



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНКЫНЫН

ЧЕНЕМДИК АКТЫЛАРЫ

№ 5/2016

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары

Редакциялык коллегия:

Төрага: Сыдыков А.К.
Коллегия мүчөлөрү: Темиров К.А.
Жаныбекова Ч.А.
Садыкова Н.О.
Жооптуу катчы: Куанбек кызы Н.

Басылманын мазмунуна тиешелүү маселелер боюнча маалымат алуу үчүн:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
Юридикалык башкармалыгына:
телефон: (996 312) 61 10 38 телефону
факс: (996 312) 61 10 59 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Басылманы таркатуу маселеси боюнча:

Бишкек шаары, Чүй проспекти, 168, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
басылмалары бөлүмүнө:
телефон: (996 312) 61 08 59 телефону
факс: (996 312) 61 09 92 факсы боюнча кайрылсаңыздар болот
<http://www.nbkr.kg>

Республиканын коммерциялык банктарын жана коомчулукту Улуттук банктын ченемдик документтери жана банктын иши жөнүндөгү расмий маалыматтар менен камсыз кылуу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын кеңири жайылтуу үчүн Улуттук банктын ченемдик актыларын расмий жарыялоо бул басылманын негизги максаты болуп саналат.

Басылма айына бир жолу кыргыз жана орус тилдеринде жарыяланып турат.

Уюштуруучусу - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы.

Басылма Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде каттоодон өткөн жана 1998-жылдын 5-октябрында 321-номердеги күбөлүктү алган.

Жоопкерчилиги чектелген коом «М-Махита» тарабынан даярдалган жана басылып чыгарылган.

Бишкек шаары, Горький көчөсү, 48/1-6.

2016-жылдын 24-октябрында басууга кол коюлган.

2016-жылдын 28-октябрында басылган.

100 нускада чыгарылат.

© Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2016-жыл.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксатысыз басылманы кайсы формада, кайсы каражаттар менен болбосун көчүрүп басууга жана таркатууга жол берилбейт. Кайра басууда жана андан шилтеме келтирүүдө «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актылары» басылмасына таянуу зарыл.

Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики

Редакционная коллегия:

Председатель: Сыдыков А.К.
Члены коллегии: Темиров К.А.
Жаныбекова Ч.А.
Садыкова Н.О.
Ответственный секретарь: Куанбек кызы Н.

По вопросам, связанным с содержанием публикаций, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Юридическое управление:
телефон: (996 312) 61 10 38
факс: (996 312) 61 10 59
<http://www.nbkr.kg>

По вопросам, связанным с распространением публикаций Национального банка Кыргызской Республики, обращайтесь по адресу:

г. Бишкек, пр. Чуй, 168, Национальный банк Кыргызской Республики,
Отдел публикаций Национального банка:
телефон: (996 312) 61 08 59
факс: (996 312) 61 09 92
<http://www.nbkr.kg>

Целью издания журнала является официальная публикация нормативных актов Национального банка для обеспечения коммерческих банков и общественности нормативными документами Национального банка и официальной информацией о деятельности Национального банка, а также проведение пропаганды банковского законодательства Кыргызской Республики.

Предположительная периодичность издания журнала - один раз в месяц на кыргызском и русском языках.

Учредитель: Национальный банк Кыргызской Республики.

Издание зарегистрировано Министерством юстиции Кыргызской Республики, свидетельство о регистрации СМИ № 321 от 5.10.1998 года.

Подготовлено к печати и отпечатано ОсОО «Maxima».

г. Бишкек, ул. Горького, 48/1-6

Подписано в печать 24-октября 2016 года.

Отпечатано 28-октября 2016 года.

Тираж 100 экз.

© Национальный банк Кыргызской Республики, 2016 год.

Настоящее издание не подлежит воспроизведению и распространению в любой форме и любыми средствами без разрешения Национального банка Кыргызской Республики. При перепечатке и переводе выдержек ссылка на издание «Нормативные акты Национального банка Кыргызской Республики» обязательна.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башка басылмалары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчету

Басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (Улуттук банктын) өткөн жыл үчүн отчету болуп саналат. Ал өзүндө республиканын экономикалык өнүгүшү жана акча-кредит саясаты, финансылык отчеттуулук, Улуттук банк жөнүндө жалпы маалыматтарды, статистикалык тиркемелерди камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бюллетени

Бул ай сайын чыгарылуучу маалыматтык басылма Кыргыз Республикасынын негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрү, экономика секторлору боюнча статистикалык маалыматтарды камтыйт. Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарык көрөт.

Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми

Басылмада тышкы секторду өнүктүрүү тенденциялары жана төлөм балансы, тышкы соода, эл аралык камдар, тышкы карыз жана Кыргыз Республикасынын инвестициялык позициялары боюнча маалыматтар чагылдырылат. Чейрек сайын – январь, май, июль, октябрь айларында кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланып турат.

Акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасында инфляция боюнча баяндама)

Кеңири коомчулукка акча-кредит саясатынын максаттары жана натыйжаларына тиешелүү мезгил-мезгили менен маалымат берип туруу бул басылманын максаты болуп саналат. Басылмада тышкы чөйрөнүн өнүгүшүнө жана өлкө ичиндеги макроэкономикалык жагдайгатаалдап-иликтөөлөр, инфляцияга таасир эткен факторлор жана анын динамикасы тууралуу маалыматтар, инфляциялык болжолдоолор, Кыргыз Республикасынын экономикасынын реалдуу жана тышкы секторлорунда түптөлгөн жагдай, ошондой эле соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөр менен иш алып баруунун өнүгүү багыттары камтылат.

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндө отчет

Бул отчет финансылык туруктуулукка таасир этүүчү тышкы жана ички экономикалык факторлор боюнча Улуттук банктын жалпы баа берүүсүн, банктардын жана башка финансылык ортомчулук институттарынын абалын, ошондой эле Кыргызстандын финансы рынокторунун күндөлүк абалын жана финансы секторунун туруктуулугун талдап-иликтөөнү чагылдырат. Жарым жылдык негизде кыргыз, орус жана англис тилдеринде жарыяланат.

Другие издания Национального банка Кыргызской Республики

Годовой отчет Национального банка Кыргызской Республики

Данная публикация является отчетом Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) за прошедший год. Содержит краткую информацию об экономическом развитии республики и денежно-кредитной политике, финансовую отчетность НБКР, общие сведения о НБКР, статистические приложения. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Бюллетень Национального банка Кыргызской Республики

Это ежемесячное информационное издание содержит статистические сведения по основным макроэкономическим показателям и секторам экономики Кыргызской Республики. Выпускается на трех языках: кыргызском, русском и английском.

Платежный баланс Кыргызской Республики

«Платежный баланс Кыргызской Республики» отражает тенденции развития внешнего сектора и данные по платежному балансу, внешней торговле, международным резервам, внешнему долгу и международной инвестиционной позиции Кыргызской Республики. Публикуется ежеквартально в январе, мае, июле, октябре на кыргызском, русском и английском языках.

Отчет о денежно-кредитной политике (Обзор инфляции в Кыргызской Республике)

Целью издания является регулярное информирование общественности об основных направлениях деятельности в области денежно-кредитной политики. Издание содержит анализ развития внешней среды и макроэкономической ситуации в стране, информацию о динамике и факторах инфляции, прогнозы инфляции, развития реального и внешнего секторов экономики Кыргызской Республики, а также стран-основных торговых партнеров.

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики

Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики отражает общую оценку Национального банка относительно внешнеэкономических и внутриэкономических факторов, влияющих на финансовую стабильность, состояния банков, других институтов финансового посредничества, а также анализ текущего состояния финансовых рынков и устойчивости финансового сектора Кыргызстана. Публикуется два раза в год, на кыргызском, русском и английском языках.

МАЗМУНУ:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-мартындагы № 14/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 29-мартында Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 8
2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 «Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 8-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 9
3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/3 «Улуттук банк Башкармасынын 2005 жылдын 19 мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 8-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 34
4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу токтому (2016-жылдын 12-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 36
5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 14-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 68
6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/3 «Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 14-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 74
7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/4 «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4» «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтому (2016-жылдын 22-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 78
8. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/5» Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому (2016-жылдын 14-апрелинде Улуттук банктын сайтында расмий жарыяланган)..... 108

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики» от 28 марта 2016 года №14/1 (опубликовано на сайте Национального банка 29 марта 2016 года).....	138
2. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7» от 30 марта 2016 года №15/2 (опубликовано на сайте Национального банка 8 апреля 2016 года).....	139
3. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики» от 19 марта 2005 года №6/2» от 30 марта 2016 года №15/3 (опубликовано на сайте Национального банка 8 апреля 2016 года).....	165
4. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республикиот 30 марта 2016 года №15/6 (опубликовано на сайте Национального банка 12 апреля 2016 года).....	167
5. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики от 11 апреля 2016 г. №17/2 (опубликовано на сайте Национального банка 14 апреля 2016 года).....	198
6. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республикиот 11 апреля 2016 г. №17/3 (опубликовано на сайте Национального банка 14 апреля 2016 года).....	204
7. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. №51/4 от 11 апреля 2016 г. №17/4 (опубликовано на сайте Национального банка 22 апреля 2016 года).....	208
8. Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5»от 11 апреля 2016 г. №17/5 (опубликовано на сайте Национального банка 14 апреля 2016 года).....	242

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 28-мартындагы № 14/1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 19 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени жылдык 8,00 пайыз өлчөмүндө белгиленсин.
2. Токтом 2016-жылдын 29-мартынан тартып күчүнө кирет.
3. Экономика башкармалыгы токтом кабыл алынган күндөн кийинки жумуш күнү ичинде эсептик чен өлчөмү жөнүндө маалыматтын Улуттук банктын расмий веб-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын.
4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Н.Жениш мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-мартындагы №15/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 “Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы № 5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин (кошо тиркелет).

2. Токтом расмий жарыялангандан кийинки он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– токтом Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыялансын;

– токтом расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/2
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 “Банк ишин
лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу”
токтомуна толуктоолор жана өзгөртүүлөр**

Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобонун:

– 6.4-пунктунан тышкары бүтүндөй текстиндеги “отуз күн” жана “отуз календардык күн” деген сөздөр тиешелүү жөндөмдө “бир ай” дегенге, ал эми “алтымыш күн” жана “алтымыш календардык күн” деген сөздөр “эки ай” дегенге алмаштырылсын;

– 1.14-пункт төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«Уюштуруучулар (акционерлер) Улуттук банктын талабы боюнча банк жана анын уюштуруучулары (акционерлери) менен жалпы кызыкчылыкка ээ жактар жөнүндө жогоруда көрсөтүлгөн маалыматты сунуштоого милдеттүү.»;

– 1.16-пунктундагы “аманат” деген сөз “жана көчмө” деген сөздөр менен толукталсын;

– 1.20-пунктунун:

14-пунктчасындагы “компания үчүн” деген сөздөр алынып салынсын;

15-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«15) банктын туунду же көз каранды компанияларынын негизги ишине байланыштуу консультациялык жана маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо.»;

– 2.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 3.4-пунктунун 16-пунктчасынын а) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«а) банк дуушарланышы мүмкүн болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү жол-жоболору;»;

– 4.5-пунктунун биринчи абзацындагы “Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн, Башкарманын төрагасынын, кредит ишине жооп берген төраганын орун басарынын (орун басарларынын), Аудит боюнча комитеттин төрагасынын, башкарма мүчөлөрүнүн, башкы бухгалтердин, кредит менен иш алып барган бөлүмдүн жетекчисинин жана ички аудит кызматынын жетекчисинин” деген сөздөр “ушул жобонун 13.1-пунктунда көрсөтүлгөн” дегенге алмаштырылсын;

– 4.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 5.8-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«5.8. Минималдуу уставдык капитал түзүлгөндөн кийинки бир ай ичинде Улуттук банк банктын уставдык капиталынын түзүлүшүн текшерет.

Банктын уставдык капитал өлчөмүнүн көбөйтүлүшүн текшерүү Улуттук банктын комплекстүү жана максаттуу текшерүүлөрүнүн алкагында жүргүзүлүшү мүмкүн.»;

– 5.10-пунктунун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

“Банктын бардык катышуучуларынын (акционерлеринин) юридикалык иштерине жана банкты түзүүдө уставдык капиталды калыптандыруу, андан ары уставдык капитал өлчөмүн (төлөм документтерин, уставдык капитал өлчөмүн өзгөртүүгө байланыштуу чечимдерин жана башка документтердин көчүрмөлөрүн кошо алганда) жана банк акционерлеринин курамын өзгөртүү боюнча баштапкы документтердин көчүрмөлөрүнө банк атайы номенклатуралык номер ыйгаруу менен өзүнчө көктөмөдө сактоого жана алар туруктуу сактоо мөөнөтүнө ээ болууга тийиш. Банк бул көктөмөлөрдүн талаптагыдай түзүлүшүн жана сакталышын камсыз кылган жооптуу адамды аныкташы зарыл”;

экинчи абзацтагы “бир пайыз” деген сөздөр “беш пайыз” дегенге алмаштырылсын;

бешинчи абзацтагы “бир жана андан жогору пайыз” деген сөздөр “беш жана андан жогору пайыз” дегенге алмаштырылсын;

алтынчы абзац төмөнкү редакцияда берилсин:

«Улуттук банк түпкү бенефициарды аныктоо максатында, банктын уставдык капиталынын акцияларынын беш пайызынан жогорусуна ээ акционерлерден документтерди сунуштоону талап кылууга укуктуу.»;

- 6.4-пунктун:

биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«6.4. Банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия, ушул жобонун 5.8-пункту аткарылгандан кийин, ошондой эле өтүнүч менен кайрылган жак Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын канааттандырган жана төмөнкү шарттардын аткарылгандыгын тастыктаган документтерди сунуштаган шартта Улуттук банк тарабынан отуз календардык күн ичинде берилет.»;

- 9-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«9) баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, өтүнүч менен кайрылган жактын акцияларынын эмиссиясы мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документтин болушу.»;

- 11-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«11) лицензия үчүн мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө төлөгөндүгү жөнүндө документинин болушу.»

төмөнкү мазмундагы 12-пунктча менен толукталсын:

«12) ушул жобонун 7-главасында белгиленген, лицензия берүүдөн баш тартуу жана банкты ачууга алдын ала берилген уруксатты кайтарып алуу үчүн негиздердин болбошу.»;

- 7.1-пунктунун 6-пунктчасындагы “такталбаган” деген сөз “жана толук эмес” деген сөздөр менен толукталсын;

- 7.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«7.3. Эгерде алдын ала уруксат берилгенден кийинки алты ай ичинде ушул жобонун 6-главасынын 6.4-пунктунда белгиленген шарттар аткарылбаса же сунушталган документтер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик

укуктук актыларынын талаптарына жооп бербесе, Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартууга укуктуу.»;

– 8.4-пункт төмөнкү мазмундагы 6, 7-пунктчалар менен толукталсын:

«6) “ислам терезеси” аркылуу ислам каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия (кошумча лицензия) (34,35-тиркемелер);

«7) электрондук акча чыгаруу боюнча операцияларды жүргүзүү укугуна лицензия (кошумча лицензия, лицензияны берүү тартиби Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы №27/8 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө” жободо жөнгө салынган.»;

– 8.5-пункттагы “жөнүндө документтерди сунуштоодо” деген сөздөр алынып салынсын;

– 8.6-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 8.7-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8.7. Банктык лицензиялар жана ага карата чектөө баракчалары банктын Директорлор кеңешинин төрагасына же банк Башкармасынын төрагасына же болбосо сунушталган ишеним катка ылайык ыйгарым укуктуу адамга берилет.»;

– 8.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 8.12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8.12. Банкты кайра өзгөртүп түзүүдө, анын аталышы же калктуу пункт өзгөргөндүгүнө байланыштуу ал жайгашкан дарек өзгөргөн учурда, ошондой эле банк жайгашкан калктуу пункттун аталышы өзгөртүлгөн шартта, лицензия алмаштырылууга (кайра тариздетилүүгө) тийиш. Лицензияны алмаштыруу үчүн банк көрсөтүлгөн маалыматтарды тастыктаган тиешелүү документтерди кошо тиркөө менен банктык лицензияны алмаштыруу (кайрадан тариздөө) жөнүндө өтүнүч катты (өтүнүчтү) сунуштайт.»;

– 8.14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8.14. Улуттук банк Берилген банктык лицензиялардын реестрин жүргүзөт.»;

– 8.15-пункттагы “ар бир” деген сөз алынып салынсын;

– 8.16-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«8.16. Мыйзамдарда белгиленген өлчөмдө лицензия үчүн төлөнгөндүгүн тастыктаган документтер сунушталгандан кийинки беш жумуш күнү ичинде Улуттук банк лицензияны алмаштырууну жүзөгө ашырат.»;

– 9.5-пункттун 1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) болжолдонгон операцияларды жүргүзүүгө байланыштуу бардык тобокелдиктерди аныктоо, ага баа берүү, мониторинг жана контролдук жүргүзүү.»;

– 10.11-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 10.12-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 10.13-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 10.14-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 10.15-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 10.16-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 11.2-пунктунун 4-пунктчасынын «б» пунктчасындагы “салык органдарынын” жана “, мамлекеттик салык кызматынын органдары тарабынан күбөлөндүрүлгөн, же” деген сөздөр алынып салынсын;

– 13.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

“13.6. Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, банк Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтер иштен бошотулган шартта же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда банк чечим кабыл алган учурдан тартып бир жумуш күнү ичинде себебин көрсөтүү менен Улуттук банкка ал тууралуу маалымдоого милдеттүү.

Ушул главанын 13.1-пунктунда көрсөтүлгөн калган кызмат адамдары иштен бошотулган шартта же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда – үч жумуш күнү ичинде.

Банктык операцияларды жүзөгө ашырууга түздөн-түз катышкан башка кызматкерлер эмгек мыйзамын бузууга жол бергендигинен улам банктын демилгеси боюнча иштен бошотулган учурда, банк чечим кабыл алынган учурдан тартып он жумуш күнү ичинде анын себебин көрсөтүү менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү.”;

– 14.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«14.1. Директорлор кеңешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, Аудит боюнча комитеттин төрагасынын кызматына талапкерлер төмөнкү минималдуу талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы он жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде эки жылдык иш тажрыйбасы болууга;

2) талапка жооп бербеген иш аброюн тастыктаган фактылар болбоого;

3) корпоративдик башкаруу, Улуттук банктын негизги ченемдик документтерин кошо алганда, банк мыйзамдары жагында билимге ээ болууга;

4) банктын бизнес-планын жана анын өнүктүрүү стратегиясын билүүгө;

5) жобонун ушул бөлүгүнүн 16-главасынын шарттарына кирбөөгө.

Мында, Директорлор кеңешинин көпчүлүк мүчөлөрү акыркы он жыл ичинде банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарда кеминде эки жылдык иш стажына ээ болууга тийиш.

Ушул жобонун максаттарында жетекчи кызмат орду дегенден улам, иш чөйрөсү ушул жобонун 1.11-пунктуна туура келген финансы-кредит мекемесинин жана/же компаниянын жана/же финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү жөнгө салуу чөйрөсүндөгү уюмдардын түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчисинен төмөн болбогон кызмат ордун түшүнүү зарыл. Мында, коопсуздук маселелерин жөнгө салууга жана чарбалык ишти жүзөгө ашырууга байланыштуу жогоруда аталган уюмдардын/компаниялардын бөлүмдөрүндө иштеген учурлар иш стажына кошулбайт.»;

– 15.1-пунктунун 2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«2) төмөнкү бош турган кызмат ордуна талапкерлигин коюу үчүн акыркы беш жыл ичинде төмөнкүдөй иш стажы болууга тийиш:

а) банк башкармасынын төрагасы, (банк-резидент эместин филиалынын жетекчиси) – банк жана/же финансы системасында кеминде беш жыл, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда – кеминде эки жыл;

б) төраганын орун басарлары, башкарманын мүчөлөрү – банк жана/же финансы системасында кеминде эки жыл;

в) ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтер – банк, финансы системасында жана/же ушул жобонун 1.11-пунктунда көрсөтүлгөн иштерге аудит жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө кеминде үч жыл;

г) банктын кредиттик ишине, ислам принциптери боюнча каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескөөгө, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооптуу түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилери, “ислам терезесинин” жетекчиси жана тобокелдик-менеджери – банк жана/же финансы системасында кеминде бир жыл.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, аудитордук уюмда банктын ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтер кызмат ордунда айкалышта иштөөгө жол берилбейт.»;

– 16.5-пункттагы “банк банктык мыйзамдарды сактабаган шартта” деген сөздөр “ушул жобонун 16.1-пунктунда көрсөтүлгөн” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 17.1-пункттун:

биринчи абзацындагы “Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы” деген сөздөр “Улуттук банк” дегенге алмаштырылсын;

– 4-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 17.10-пункттагы “алар жеткире иштеп чыгууга кайра жөнөтүлөт” деген сөздөр “жеткире иштеп чыгуу жана сын-пикирлерди четтетүү зарылчылыгы тууралуу кат жөнөтүлөт” деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 17.11-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«17.11. Кыргыз Республикасынын резидентинин талапкерлигин макулдашуу жөнүндө чечим документтер макулдашууга берилген күндөн тартып бир ай ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын резидент эмесинин талапкерлигин кароо учурунда – эки ай ичинде кабыл алынат.»;

– 17.12-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 19.3-пункттун:

8-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;

төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын:

«Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери төмөнкү талаптарга жооп берүүгө тийиш:

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому болууга;

2) акыркы он жыл ичинде банктарда жана/же башка финансы-кредит мекемелеринде кеминде эки жылдык иш стажына ээ болууга.»;

– 19.4-пункттун 4) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

«4) филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери тууралуу маалымат (7-тиркеме);»;

– 19.11-пункттагы “филиалдын жетекчисинин, башкы бухгалтердин белгиленген форма боюнча толтурулган анкетасын (17-тиркеме (сунуш-көрсөтмөнү берүүсүз))” деген сөздөр “белгиленген форма боюнча филиалдын жетекчиси, башкы бухгалтери тууралуу маалыматтар (7-тиркеме).” дегенге алмаштырылсын;

– 20.3-пункттагы:

“Улуттук банктын Тышкы көзөмөл башкармалыгы” деген сөздөр “Улуттук банк” дегенге алмаштырылсын;

– 21.2-пункттагы:

“Банктын өкүлчүлүгү” деген сөздөр “Кыргыз Республикасынын банк-резидентинин өкүлчүлүгү” дегенге алмаштырылсын;

– 3-пунктча күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 21.3-пунктунун:

10-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 21.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

“21.4. Кыргыз Республикасынын банк-резидентинен ушул жобонун 21.2-пунктунда каралган документтерди алган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде жана банк-резидент эместен ушул жобонун 21.3-пунктунда каралган документтерди алган күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банк өкүлчүлүктү мыйзамдарда белгиленген тартипте каттоодон өткөртүү үчүн өтүнүч менен кайрылган банкка кат жөнөтөт.”;

– 21.8-пункттагы “жана жаңы жетекчинин кадрларды эсепке алуу боюнча өздүк баракчасын сунуштоо” деген сөздөр “21, 22-тиркемеге

ылайык, жетекчи тууралуу маалыматты көрсөтүү менен” дегенге алмаштырылсын;

– 21.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«21.9. Улуттук банк төмөнкү себептер боюнча чет өлкө банкынын өкүлчүлүгүн ачууга уруксат берүүдөн баш тартууга укуктуу:

1) сунушталган документтер белгиленген талаптарга жооп бербесе;

2) банк оффшордук аймактарда, ошондой эле жеңилдик берилген салык режимин сунуштаган жана (же) банктык көзөмөл органдарына маалыматтардын ачып көрсөтүлүшү жана (же) берилиши каралбаган мамлекеттерде же аймактарда катталган болсо;

3) банк отчеттук күнгө карата күндөлүк чыгымдарга дуушар болсо.»;

– 22.9-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«22.9. Каттоодон өткөндүгү тууралуу катты алганга чейин аманат кассасы операцияларды жүргүзүүгө укугу жок.»;

– 22.10-пунктунун 6-пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 22.13-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«22.13. Аманат кассасынын дареги өзгөргөн учурда банк ыйгарым укуктуу органдын аманат кассасынын жайлары белгиленген техникалык чыңдоо талаптарына ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусун алган күндөн тартып кеминде үч жумуш күнү ичинде ушул жобонун 22.10-пунктунун 2, 7-пунктчаларында каралган документтерди жана банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын аманат кассасынын дарегин өзгөртүү чечиминин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү.»;

– 22.19-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 22.20-пункттагы экинчи сүйлөм алынып салынсын;

– 24.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«24.6. Банктын өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилген уставынын жаңы редакциясы банктык мыйзамдарда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийин күчүнө кирет»;

– 25.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«25.1. Уставдын жаңы редакциясын макулдашуу үчүн банк акционерлердин жалпы жыйынында тиешелүү чечим кабыл

алынгандан кийинки бир айдын ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтөт:

1) уставдын жаңы редакциясын кароого алуу жөнүндө өтүнүч кат;

2) акционерлердин жалпы жыйынында уставдын жаңы редакциясын кабыл алуу (бекитүү) чечими камтылган, банк тарабынан талапка ылайык күбөлөндүрүлгөн протоколу же анын көчүрмөсүн (2 нускада);

3) 24-тиркемеге ылайык белгиленген формада уставга киргизилүүчү өзгөртүүлөрдүн тексти (2 нускада);

4) уставдын жаңы редакциясын (2 нускада).»;

– 25.2-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«25.2 Улуттук банк жыйырма беш календардык күн ичинде сунушталган документтерди кароого алат жана эгерде алар ушул жобонун талаптарына туура келсе, банктын уставынын жаңы редакциясын кабыл алууга макул экендиги тууралуу катты юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтөт, ага банктын уставынын жаңы редакциясынын эки нускасы тиркелет, ал эми уставдык капитал өлчөмүн көбөйтүүдө баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга каттын көчүрмөсүн жөнөтөт.»;

– 25.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«25.3. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин банк Улуттук банкка жети жумуш күнү ичинде төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү:

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсү;

– 26.3-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«26.3. Банк Уставга уставдык капитал боюнча өзгөртүүлөрдү киргизген учурда, Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштайт:

1) уставдын жаңы редакциясын макулдашуу жөнүндө өтүнүч кат;

2) банктын акционерлеринин жалпы жыйынында капитал өлчөмүн өзгөртүү жана уставдын жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө чечими камтылган протоколу же анын көчүрмөсү (2-нускада);

3) уставдын жаңы редакциясы (2 нускада);

4) акционерлердин тизмеси (4 жана 5-тиркеме);

5) мурдагы эмиссиянын (чыгарылыштын) акцияларын чыгаруу жыйынтыгынын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү (2 нускада).»;

– 26.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«26.6. Мыйзамда белгиленген тартипте мамлекеттик кайра каттоодон өткөндөн кийинки жети жумуш күн ичинде банк Улуттук банкка төмөнкү документтерди сунуштайт:

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

2) акциялардын чыгарылышын мамлекеттик каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салуу боюнча ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү;

3) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсү.»;

– 26.7-пункттагы:

“таануу жана жыйынтыгы жөнүндө отчетту каттоо” деген сөздөр “таануу жана жыйынтыгын каттоо” дегенге алмаштырылсын;

1-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин:

«1) акциялар чыгарылышы жыйынтыгы каттоодон өткөндүгүн тастыктаган жана банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн баалуу кагаздар рыногун жөнгө салган ыйгарым укуктуу орган тарабынан берилген документтин көчүрмөсү.»;

– 27.4-пункттагы:

- 1-пунктчадагы “уставга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду, же” деген сөздөр алынып салынсын;

- 3-пунктчадагы “уставга банктын фирмалык аталышын өзгөртүүгө тиешелүү өзгөртүүлөрдүн текстин (24-тиркеме), же” деген сөздөр алынып салынсын;

- 27.6-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«27.6.Лицензияны алмаштырууну жүзөгө ашыруу үчүн банк мамлекеттик каттоодон өткөртүлгөн күндөн кийинки жети жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкүлөрдү сунуштоого милдеттүү:

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;

2) уставдын юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мамлекеттик кайра каттоодон өткөндүгү жөнүндө белги коюлган жаңы редакциясынын нотариалдык жактан тастыкталган көчүрмөсүн;

3) жаңы фирмалык аталышы көрсөтүлгөн банктык лицензияны алмаштырууга өтүнүч катты.»;

- 27.10-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

- 28-1.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«28-1.1. “Юридикалык жактарды, филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө» мыйзамына ылайык банктын филиалын кайра каттоо үчүн негиз болуп саналган банктын филиалы жөнүндө жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөр жана толуктоолор Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш.

Филиал жөнүндө жобого киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду макулдашуу үчүн банк Директорлор кеңеши тарабынан тиешелүү чечим кабыл алынгандан кийинки беш жумуш күнү ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтөт:

1) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын кароого өтүнүч катты;

2) Директорлор кеңешинин жыйынында филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын кабыл алуу чечими камтылган, банк тарабынан

талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн протоколду же анын көчүрмөсүн (2 нускада);

3) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясын (2 нускада).»;

– 28-1.4-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«28-1.4. Филиалды мамлекеттик кайра каттоодон өткөргөндөн кийинки беш жумуш күнү ичинде банк Улуттук банкка төмөнкүлөрдү берүүгө милдеттүү:

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик каттоодон/кайра каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүктүн талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

2) филиал жөнүндө жобонун жаңы редакциясынын банк тарабынан талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.»;

– 29.1-пункт төмөнкү абзац менен толукталсын:

«Бул жободо банктарды мажбурлоо менен кайра өзгөртүп түзүү жол-жобосу каралган эмес.»;

– 34.2-пункттагы:

“Кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө келишимдин долбоорун” деген сөздөр “Директорлор кеңеши жана акционерлердин жалпы жыйыны тарабынан бекитилген,” деген сөздөр менен толукталсын;

– 34.4-пункттагы биринчи сүйлөм алынып салынсын;

– 34.9-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын;

– 34.15-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«34.15. Юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда банкты өзгөртүп түзүү фактысын мамлекеттик кайра каттоодон өткөртүүгө макулдук берүү чечими Улуттук банк тарабынан жобонун 34.14-пунктунда белгиленген, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына жооп берген документтердин толук топтому сунушталгандан кийинки 25 календардык күн ичинде кабыл алынат.»;

– 35.1-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«35.1. Акциялар Кыргыз Республикасынын “Акционердик коом жөнүндө” мыйзамында белгиленген тартипте алмаштырылат.»;

- IX бөлүктүн аталышынын:

биринчи сүйлөмүндөгү “Кайра өзгөртүп түзүү” деген сөздөр “Кайра каттоо” дегенге алмаштырылсын; “жана микрокредиттик компанияларды (МКК)” деген сөздөр алынып салынсын;

- IX бөлүктүн текстиндеги “МКК”, “жана МКК”, “/МКК” жана “же МКК” деген сөздөр алынып салынсын;

- 40, 41-главалардын текстиндеги “кайра өзгөртүп түзүү” деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдө “кайра каттоо” дегенге алмаштырылсын;

- 40-главанын аталышындагы “кайра өзгөртүп түзүлүүгө ниеттенген” деген сөздөр “кайра каттоодон өтүүдө” дегенге алмаштырылсын;

- 40.1-пунктунун:

- биринчи абзацтагы “кайра өзгөртүп түзүлүүчү” деген сөздөр “кайра каттоодон өтүүчү” дегенге алмаштырылсын;

- 3-пунктчадагы “беш жыл” деген сөздөр “он жыл жана акыркы беш жыл ичинде лицензиянын негизинде депозиттерди тартуу операцияларын жүргүзгөн” деген сөздөр менен толукталсын;

- жобого карата эскертүүлөр алынып салынсын;

- 7-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«7-тиркеме

Банктын филиалынын жетекчиси/башкы
бухгалтери тууралуу маалымат

1	Аты-жөнү	
2	Туулган күнү жана жери	
3	Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, аяктаган жылы, диплом боюнча адистиги)	
4	Акыркы он жыл ичинде иштеген жери (компаниянын аталышы, ишке орношкон жана иштен бошонгон күндү көрсөтүү менен ээлеген кызмат орду)	
5	Кошумча маалымат	

»;

- 12-тиркемедеги:

- 2-пункттагы “чет өлкө валютасындагы” деген сөздөр “баалуу металлдар менен” дегенге алмаштырылсын;

- 17-тиркемедеги 14-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

«14. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же болбосо кызмат адамы болгон компанияга карата:

- административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок)_____

- дисциплинардык чара колдонулса (ооба/жок) _____

- мыйзамдарга ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/жок)_____.

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган күнөөлөрдү жана дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди, жыйынтыктарды көрсөтүңүз: _____.”;

- 18-тиркеменин:

кириш сөзү төмөнкү редакцияда берилсин:

“Банкка олуттуу катышкан же контролдукту жүзөгө ашырган акционерлер (жеке адамдар) тарабынан толтурулат”;

1.12-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:

“1.12. Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) болгон компанияга карата:

- административдик укук бузууларга жол берүү жөнүндө айыптоолор болсо, анын ичинде мындай иш токтотулган болсо же күнөө алынып салынган учурда (ооба/жок)_____

- дисциплинардык чара колдонулса (ооба/жок) _____

- мыйзамдарга ылайык, кылмыш ишине жол бергендиги жөнүндө айыпталса, анын ичинде кылмыш иши токтотулса, актоо өкүмү

чыгарылса жана кылмыш жоопкерчилигинен бошотулган болсо (ооба/ жок)_____.

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан колдонулган күнөөлөрдү жана дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди, жыйынтыктарды көрсөтүңүз (анын ичинде токтотулган иш, алынып салынган күнөө, актоо өкүмү чыгарылса же кылмыш иши боюнча жоопкерчиликтен бошотулган учурларда): ____”;

- 21-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«21-тиркеме
Улуттук банктын лицензиясынын негизинде иш
алып барган банк тарабынан толтурулат
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө БИЛДИРМЕ

(мекеменин фирмалык бланкында)

Ушул аркылуу, _____
(өкүлчүлүктү ачып жаткан банктын толук
аталышы жана лицензиясынын номери)

(* караңыз) (өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)

максатында,

_____ (чечим кабыл алынган
күн көрсөтүлөт)

(өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) тууралуу чечим кабыл алган банктын
башкаруу органынын аталышы)

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүк ачуу (жабуу) чечими кабыл алынгандыгын билдирет: _____

(өкүлчүлүктүн почта дареги, телефону, факсы көрсөтүлөт)

Өкүлчүлүктүн жетекчиси тууралуу маалымат:

Аты-жөнү	
Туулган күнү жана жери	
Паспорттук маалыматтары	
Жарандыгы	
Жашаган жери (паспорт боюнча)	
Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, бүтүргөн жылы, диплом боюнча адистиги)	

Тиркеме ____ барактан турат.

Өкүлчүлүк ачуу (жабуу) жөнүндө чечим кабыл алган банктын органынын жетекчиси (кол тамгасы) аты-жөнү

Мөөрү

Эскертүү:

(*)- Бул маалыматтар өкүлчүлүктү ачып жаткан учурда келтирилет.»;

- 22-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«22-тиркеме
Чет өлкө банкы тарабынан толтурулат
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы

**Банктын өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө
ӨТҮНҮЧ КАТЫ**

(мекеменин фирмалык бланкында)

Ушул аркылуу _____

(өкүлчүлүктү ачып жаткан банктын толук аталышы жана лицензиясынын номери)

_____ максатында,
(өкүлчүлүктү ачуу максаты көрсөтүлөт)

_____ чечими боюнча
(өкүлчүлүктү ачуу тууралуу чечим кабыл алган банктын башкаруу органынын аталышы) _____

_____ өкүлчүлүктү түзүүгө уруксат берүүңүздү өтүнөт.

_____ (банктын аталышы) _____
(чечим кабыл алынган күн көрсөтүлөт)

төмөнкү дарек боюнча өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) ниетин билдирет:

_____ (өкүлчүлүктүн почта дареги, телефону, факсы)

Өкүлчүлүктүн жетекчиси тууралуу маалымат:

Аты-жөнү	
Туулган күнү жана жери	
Паспорттук маалыматтары	
Жарандыгы	
Жашаган жери (паспорт боюнча)	
Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, аяктаган жылы, диплом боюнча адистиги)	

Тиркеме ____ барактан турат.

Өкүлчүлүктү ачуу (жабуу) жөнүндө чечим кабыл алган банктын органынын жетекчиси, (кол тамгасы) аты-жөнү

Мөөрү

Эскертүү:

(*)- Бул маалыматтар өкүлчүлүктү ачып жаткан учурда келтирилет.»;

- 23-тиркемедеги “операциялар тизмеси көрсөтүлөт” деген сөздөр төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын:

«. Аманат кассасы ислам принциптеринин негизинде кредиттерди сунуштоодо /каржылоо боюнча операцияларды жүзөгө ашырууда банктын ислам принциптери боюнча кредиттик саясаты/каржылоо саясаты бекитилген күн жана номери, ошондой эле кредиттөөнү жүзөгө ашырган жооптуу кызматкердин кредиттөө жагында иш

стажы/курстардан же такшалуудан өткөндүгү тууралуу маалымат көрсөтүлөт.»;

- 25-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

«25-тиркеме

(банктын аталышы)

(эгерде эсеп филиалда ачылган болсо, филиалдын аталышы)

дареги _____

тел.: _____

факс _____

_____(банктын аталышы)
_____(аты-жөнү) акча каражаттары тууралуу
төмөнкү маалыматтары менен _____(эсепти ачуу күнү)
тартып, биздин банкта ачылган № _____ эсептин ээси экендигин
тастыктайт:

1) _____ күнүнө карата эсеп боюнча калдыгы _____
(сумма)

2) акыркы жыл ичинде орточо баланс _____ (сумма)

3) эсеп түрү

Банктын кызмат адамынын аты-жөнү _____

Банктын кызмат адамынын кол тамгасы _____

Күнү _____»;

- 27-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:

“27-тиркеме

Күнү

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы

БИЛДИРМЕ

Ушул аркылуу _____ (өтүнүч менен кайрылган банктын аталышы) Кыргыз Республикасынын аймагында _____ шаарында (филиалдын жайгашкан жерин кошумча көрсөтүү) филиал ачууга уруксат берүү өтүнүчү менен кайрылат.

Бул билдирмеге төмөнкүлөр тиркелет:

1. ____ барактан турган анкета.

2. _____

тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт) тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет.

3. _____

тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт) тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет.

4. _____

тарабынан (финансылык отчеттун аныктыгын тастыктаган көз карандысыз аудитордук компаниянын аталышы көрсөтүлөт) тастыкталган ____-жыл үчүн финансылык отчет.

5. Өтүнүч менен кайрылган банктын ыйгарым укуктуу органынын Кыргыз Республикасынын аймагында филиалды ачуу жөнүндө чечими.

6. Өтүнүч менен кайрылган банктын уюштуруу документтеринин талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү.

7. Өтүнүч менен кайрылган банктын талаптагыдай күбөлөндүрүлгөн банктык операцияларды жүргүзүү укугуна лицензиясынын көчүрмөсү.

8. Банк, анын түзүмү, жетекчилери (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын мүчөлөрүнүн), башкарма мүчөлөрү (аткаруу органынын),

акционерлер (ээлик кылуучулар) тууралуу жалпы маалымат. (Эгерде банк топтун бир бөлүгү болуп саналса - топ жөнүндө жана топко кирген компаниялар жөнүндө маалыматтар, топко кирген компаниялардын негизги иши тууралуу маалыматтар, ошондой эле финансылык абалы жөнүндө маалыматтар).

9. Филиалдын алгачкы үч жылга каралган ишин жана банктын филиалын түзүүгө экономикалык негиздеме камтылган бизнес-планы.

10. Аларды жүргүзүүгө филиал ыйгарым укуктуу болгон банктык операциялардын тизмесин кошо алганда, банктын филиалы жөнүндө жобо жана өтүнүч менен кайрылган банк тарабынан филиалды шайкеш көзөмөлдөөнү камсыз кылган жол-жоболор (чет өлкө банкынын башкы кеңсеси).

11. Банктык көзөмөл органынын _____ (түзүлгөн (катталган) өлкөнүн) өтүнүч менен кайрылган банктын банктык операцияларды жүргүзүүгө лицензияга ээ экендиги жана Кыргыз Республикасынын аймагында филиал ачууга укуктуу экендиги жөнүндө кат жүзүндөгү тастыктамасы.

12. Банктын филиалында иштеген кызмат адамдардын Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келүүсүн тастыктаган маалымат.

13. Филиал жайгашуучу имарат банктын кассалык түйүндөрүнө жана имараттарына карата коюлуучу техникалык жактан чыңдоо жана коопсуздук талаптарына ылайык келүүсү жөнүндө документтер.

14. _____ (башка тиркелүүчү документтерди көрсөтүңүз).

Көрсөтүлгөн маалыматтар анык экендигин тастыктайбыз.

Ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы, мөөрү”

– төмөнкү мазмундагы 34-тиркеме менен толукталсын:

«34-тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ

“Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна
N___/3 ЛИЦЕНЗИЯ

(юридикалык жактын толук аталышы)

(юридикалык жактын кыскартылган аталышы)

(жайгашкан жери)

1. Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча төмөндө келтирилген банк операцияларын улуттук валютада жана чет өлкө валютасында (чет өлкө валютасында банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы болгон шартта) жүзөгө ашыруу укугуна ээ:

- 1.1. «Мудароба» бүтүмдөрү;
- 1.2. «Шарика/Мушарака» бүтүмдөрү;
- 1.3. «Мурабаха» бүтүмдөрү;
- 1.4. «Иджара жана Иджара Мунтахийя Биттамлик» бүтүмдөрү;
- 1.5. «Кард Хасан» бүтүмдөрү;
- 1.6. «Истиснаа жана катар Истиснаа» бүтүмдөрү;
- 1.7. «Гарантиялар» бүтүмдөрү;
- 1.8. «Салам» бүтүмдөрү;
- 1.9. «Документардык аккредитив» бүтүмдөрү;
- 1.10. Ишеним боюнча жана гарантияланган сактоо бүтүмдөрү;
- 1.11. Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын эсептерин ачуу жана жүргүзүү;
- 1.12. Корреспонденттик мамилелерди өз алдынча түптөө;
- 1.13. Кардардын жана банк-корреспонденттердин тапшырмасы боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө;

1.14. Төлөм карттарын кошо алганда, төлөм документтерин (чектер, башка документтер) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо.

2. “Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүүгө чектөө баракчасы ушул лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

Бул лицензия ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.

Банк коммерциялык банктардын лицензияларынын реестрине киргизилген (жылы, айы, күнү).

Бланктын сериясы _____ № _____

Төраганын орун басары/Башкарма мүчөсү»;

– төмөнкү мазмундагы 35-тиркеме менен толукталсын:

«35-тиркеме

“Ислам терезеси” аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларын жүргүзүү укугуна (жылы, айы, күнү) берилген N ____/3 лицензияга карата
ЧЕКТӨӨ БАРАКЧАСЫ

(юридикалык жактын толук аталышы)

Банктык операциянын катар номери	Чектөөлөр белгиленсе	Чектөө белгиленген күн	Эскертүү
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	----------

- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 1.4.
- 1.5.
- 1.6.
- 1.7.
- 1.8.
- 1.9.
- 1.10.
- 1.11.
- 1.12.
- 1.13.
- 1.14.
- 1.15.

Бланктын сериясы _____ N _____

Төраганын орун басары/Башкарма мүчөсү».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/3

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7, 43 беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасы 2005-жылдын 19-мартындагы № 6/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча Комитети жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча Комитети жөнүндө» жобонун:

1.3-пункту төмөнкү реакцияда берилсин:

«1.3. Көзөмөл боюнча комитеттин жеке курамы Улуттук банктын буйругу менен бекитилет.

Комитеттин курамына Улуттук банктын Төрагасынын орун басары/ Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү (Комитеттин Төрагасы), Улуттук банк Башкармасынын бир мүчөсү, Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери – Тышкы көзөмөл башкармалыгынын, Инспектирлөө башкармалыгынын, Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгынын, Акча-кредиттик операциялар башкармалыгынын начальниктери, Юридика башкармалыгынын бөлүм начальниги кирет.

Комитеттин курамына Улуттук банктын Төрагасынын буйругуна ылайык кеңеш берүүчү укугунда башка кызматкерлер да кириши мүмкүн.

Комитеттин төрагасы жана/же башка мүчөлөрү жок учурда Улуттук банктын буйругуна ылайык, алардын милдетин аткарган башка кызматкерлер комитеттин отурумуна катышат.».

2. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 30-мартындагы №1516

«Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон катары таанылсын:

– 2015-жылдын 12-майындагы № 27/8 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу;

– 2015-жылдын 2-ноябрындагы № 65/2 «Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы № 27/8 «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө».

3. Төлөм системасынын банк – электрондук акча эмитенти менен «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун талаптарына ылайык келишим түзбөгөн операторлору электрондук акчага байланыштуу ишин 2016-жылдын 1-июнунан тартып токтотушсун.

4. Юридика башкармалыгы:

– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Документ менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсин.

7. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен иштеп жаткан коммерциялык банктарды, төлөм системасынын операторлорун жана эл аралык электрондук акча системасын тааныштырсин.

8. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6
токтомуна карата тиркеме

«Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобо

1-глава. Жалпы жоболор

1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө», «Кыргыз Республикасында лицензиялык-уруксат берүү системасы жөнүндө», «Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары – Улуттук банк) ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.

2. Жободо коммерциялык банктар (мындан ары – банк) тарабынан электрондук акчаны чыгаруу, аларды жайылтуу жана нак акчага айландыруу, Кыргыз Республикасынын аймагында электрондук акчаны пайдалануу менен төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо тартиби, ошондой эле эл аралык электрондук акча системасына карата талаптар аныкталган.

3. Бул жободо банктарга, операторлорго, агенттерге, субагенттерге, ошондой эле эл аралык электрондук акча системаларына, алардын агенттерине жана субагенттерине карата талаптар аныкталган.

4. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктарга электрондук акчаны чыгарууга лицензия берүү укугуна ээ жалгыз лицензиар болуп саналат.

5. Банктар, операторлор, агенттер, субагенттер, эл аралык электрондук акча системалары, алардын агенттери жана субагенттери Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого

каршы аракеттенүү боюнча талаптарды так сактоого жана аткарууга тийиш.

2-глава. Терминдер жана аныктамалар

6. Ушул жобонун максатында төмөнкү терминдер жана аныктамалар колдонулган:

Электрондук акча акцептанты – бул, агент же электрондук акча чыгарган эмитент-коммерциялык банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, электрондук акча менен операциялар ишке ашырылгандыгын тастыктаган документтерди тариздөө менен товарлар же кызмат көрсөтүүлөргө төлөө үчүн электрондук акчаны кабыл алган юридикалык жак же жеке ишкер.

Электрондук акча агенти (дистрибьютор) – бул, юридикалык жак же жеке ишкер, резидент, ал электрондук акча чыгарган банк менен түзүлгөн агенттик келишимдин негизинде, электрондук акчаны нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштырууну (ордун жабууну), ушул жобонун шарттарына ылайык электрондук акчаны жайылтууну ишке ашырат.

Эл аралык электрондук акча системасынын агенти – бул, өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жүзөгө ашырган жана эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти менен келишимдик мамилеге ээ банк-резидент.

Аутентификация – бул, идентификатордун (ПИН-код, логин ж.б.) дал келүүсүн текшерүү аркылуу ошол адамдын аныктыгын такташтыруу процесси.

Эсептешүүлөрдө электрондук акчаны пайдалануу - программалык-техникалык каражаттарды пайдалануу менен сунушталган товарлар жана/же кызмат көрсөтүүлөр үчүн эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууда ээлик кылуучу акцептантка электрондук акчаны өткөрүп берүүсү. Акча каражаттарынын жылышы улуттук валютада жана нак акчаны пайдалануусуз, электрондук акча ээсинин эсебинен акцептанттын эсебине чегерүү аркылуу ишке ашырылган шартта, электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү нак эмес болуп саналат.

Электрондук капчыктын идентификациялык номери – системада алгач каттоодон өтүү учурунда ыйгарылган кайталангыс

(уникалдуу) электрондук капчык номери. Электрондук капчыктын идентификациялык номери боюнча электрондук акча ээси өз капчыгындагы акча каражаттарынын жылышы жана калдыктары жөнүндө маалыматты алууга, ошондой эле зарыл учурларда капчыкты блокировкалоо мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Идентификацияланган электрондук капчык – Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык идентификациялоо жана верификациялоо процессинен өткөн электрондук капчык ээси.

Эл аралык электрондук акча – Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары резидент эместер тарабынан чыгарылган (эммитирленген) электрондук акча.

Нак акча каражаттары – банкнот жана монета түрүндөгү чет өлкө валютасы жана улуттук валюта акча белгилери.

Электрондук акча менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү системасынын оператору (мындан ары - оператор) – бул, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык иш алып барган төлөм системасынын оператору, резидент, ал электрондук акча менен операцияларды жүзөгө ашыруу үчүн атайы программалык камсыздоону, аппараттык жана түйүндүк жабдууларды орнотууну жана/же техникалык жактан колдоого алууну камсыз кылат, ошондой эле банк менен түзүлгөн келишимдин негизинде процессингди жүзөгө ашырат.

Айландыруу – электрондук акча ээсинин банка, операторго, агентке, субагентке, эл аралык электрондук акча системасынын субагентине сунуштаган электрондук акчаны/эл аралык электрондук акчаны, аларда сакталган электрондук акча/эл аралык электрондук акча калдыгынан ашпаган суммада нак же нак эмес акчага алмаштыруу операциясы. Айландыруу банктын аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.

Электрондук акча процессинги – эсептешүү системасынын катышуучулары ортосунда түзүлгөн тиешелүү келишимдерге ылайык, өзүндө электрондук акчаларды пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар тууралуу маалыматтарды топтоону, иштеп чыгууну жана аларды катышуучуларга жөнөтүүнү камтыган иш.

Эсептешүү банкы – электрондук акчаны пайдалануу менен төлөм системасынын катышуучулары ортосунда өз ара эсептешүүнү жүзөгө ашырган банк.

Электрондук акчаны жайылтуу – банктын, агенттин, субагенттин, эл аралык электрондук акча системасынын агентинин (субагентинин) электрондук акчаны/ эл аралык электрондук акчаны андан ары пайдалануусу үчүн ээлик кылуучуларга берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрү.

Электрондук акчаларды эсепке алуу боюнча банктык эсеп – бул, банк тарабынан ачылган эсеп, ал чыгарылган электрондук акча боюнча акча каражаттар суммасын чегерүү жана электрондук акчанын ордун жабуу үчүн аларды эсептен алып салуу операцияларын ишке ашырууда гана пайдаланылат. Бул эсептеги калдык бардык чыгарылган электрондук акча боюнча милдеттенмелердин жалпы суммасына барабар. Бул эсептен акча каражаттарын эсептеп алып салууга чек коюлат жана алар ар башка электрондук системаларда жайгашкан каражаттарды бир электрондук капчыктан экинчисине которууну кошо алганда, электрондук акчанын ордун жабуу үчүн акцептанттардын дарегине гана жүзөгө ашырылат.

Электрондук акча системасында каттоодон өтүү – банктын, оператордун, эл аралык электрондук акча системасынын жол-жоболоруна ылайык, кардардын өзүнө тиешелүү маалыматтарды киргизүүсү менен милдеттүү аутентификациялоо аркылуу системада каттоодон өтүүсү.

Электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү системасы (электрондук акча системасы) – электрондук акчанын жүгүртүлүшүн камсыз кылган чогуу алгандагы банктык жана башка институттар, аппараттык-техникалык каражаттар, эрежелер жана жол-жоболор.

Субагент/эл аралык электрондук акча субагенти – бул, агент/ эл аралык электрондук акча агенти менен электрондук акчаны/эл аралык электрондук акчаны жайылтуу жана ордун жабуу боюнча операцияларды жүзөгө ашырууга субагенттик келишим түзгөн юридикалык жак же жеке ишкер.

Пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган жабдуу – бул, электрондук капчык ээсинин электрондук акчаны пайдалануу менен төлөмдөрдү жүзөгө ашыруусу үчүн электрондук капчыктан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган инструмент (персоналдык, планшеттик компьютер, уюлдук телефон же башка жабдуу).

Электрондук акча системасынын катышуучулары – бул банк, агент, оператор, акцептант, электрондук акча ээси, эсептешүү банкы, субагент/эл аралык электрондук акча субагенти.

Электрондук акча эмиссиясы (мындан ары – чыгаруу) – аларга мындан ары да ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн сунуштоо менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу банктын өз электрондук акчаларын жүгүртүүгө чыгаруу иши.

Электрондук акча – программалык-техникалык жабдууда электрондук түрдө сакталган (алдын ала төлөнгөн карттар, виртуалдуу алдын ала төлөнгөн карттар жана электрондук капчык электрондук акча инструменти болуп саналат) жана акцептанттар уюмунун жана электрондук акча эмитенти–уюмунун товарлар/кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм каражаты катары кабыл алынган акча наркы.

Электрондук капчык – анда электрондук акча суммасы жана алардын ээлик кылуучуларга таандык экендиги жөнүндө маалымат камтылган программалык камсыздоо же башка программалык-техникалык жабдуу түрүндөгү электрондук акча сакталуучу жабдуу.

Эл аралык электрондук акча эмитенти – Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары эмиссияны ишке ашырган, түзүлгөн өлкөнүн мыйзам талаптарынын алкагында ишкердигин жүргүзгөн юридикалык жак.

Электрондук акча эмитенти (мындан ары - банк) – бул, электрондук акча чыгарууну жүзөгө ашырган, Улуттук банктын электрондук акча чыгарууга лицензиясына ээ, ошондой эле электрондук акчаны нак акчага айландырууга электрондук акча ээси тарабынан сунушталган акчаны айландыруу боюнча шартсыз жана кайтарымыз милдеттенмелерди өзүнө алган коммерциялык банк.

3-глава. Электрондук акчаны пайдалануу менен кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо тартиби

7. Кыргыз Республикасынын аймагында чыгарылган электрондук акча улуттук валютада туюндурулууга тийиш. Кыргыз Республикасынын аймагында башка валютада туюндурулган электрондук акчаны чыгарууга тыюу салынат.

8. Электрондук акчаны пайдалануу менен акцептанттардан кызмат көрсөтүүлөрдү жана товарларды сатып алуу операцияларын ишке ашырууга, нак акча каражаттарын алууга, электрондук акчаларды бир электрондук капчыктан экинчисине которууга жана банктык эсепке электрондук акчаны которуу аркылуу алардын ордун жабууга болот.

9. Электрондук капчык нак же нак эмес акча каражаттары, ошондой эле банктык операцияларды жана акча которууларды пайдалануу менен толукталышы мүмкүн.

10. Банк, агент акцептанттардын товарлары жана кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөмдөрдүн төлөнүшүн камсыз кылуу үчүн электрондук акчаны кабыл алуу келишимин түзөт, электрондук акчаны пайдалануу менен сунушталуучу кызматтардын тизмегин белгилейт. Тараптардын укуктары жана жоопкерчиликтери, ошондой эле алар ортосунда өз ара эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби келишимде белгиленет.

11. Банк, оператор ошол коммерциялык уюм менен келишим түзгөн учурда жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптары сакталган шартта, ошол коммерциялык уюмдар үчүн гана идентификацияланган электрондук капчыкка эмгек акы төлөмдөрүн которууга жол берилет.

12. Ушул жобонун нормаларынын алкагында төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө юридикалык жак менен электрондук акчаны пайдалануу укугу каралган келишим түзүлгөн шартта, электрондук капчык ички буйруктар, буйруулар жана ишеним каттар аркылуу тиешелүү түрдө таризделген уюштуруу документтерине ылайык ошол электрондук капчыкты пайдалануу укугуна ээ ыйгарым укуктуу адам көрсөтүлгөн шартта юридикалык жакка катталат.

13. Банк, оператор электрондук акча ээсин милдеттүү түрдө аутентификациялоо аркылуу электрондук акча системасында каттоодон өткөрүүдө анын коопсуздугун камсыз кылуу чараларын көрүүгө тийиш.

14. Катталган ар бир электрондук капчык электрондук акча системасында идентификациялык номерге ээ болууга тийиш.

15. Электрондук акча менен ишке ашырылган кайсыл болбосун операция Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, анын ичинде төлөнгөндүгү жөнүндө чек же аны тастыктаган кандай болбосун башка документ, смс-билдирүү, электрондук капчык

эсинин электрондук дарегине жөнөтүлгөн, анда бардык реквизиттер камтылган билдирме менен тастыкталууга тийиш.

§ 1. Электрондук акча чыгарган банкка карата коюлуучу негизги талаптар

16. Кыргыз Республикасында электрондук акча эмитентинен болуп, электрондук акча чыгарган жана ордун жабуу үчүн электрондук акча ээси сунуштаган акчанын ордун жабуу боюнча шартсыз жана кайтарымсыз милдеттенмелерди өзүнө алган банк саналат.

17. Банк электрондук акчаларды чыгарууну жана аларды иштеп чыгууну (процессинг) жүзөгө ашыруу үчүн кошумча лицензияга ээ болууга тийиш.

18. Банк электрондук акчаны чыгаруу, жайылтуу, иштеп чыгуу жана ордун жабуу ишин жөнгө салган эрежелерди иштеп чыгат.

19. Банк электрондук акча операторунун милдетин өз алдынча аткарат жана электрондук акча процессингин жүзөгө ашырат же болбосо оператор менен электрондук акчаны пайдалануу аркылуу эсептешүүлөрдү жүргүзүү системасынын жана ушул жобонун талаптарына, эрежелерине ылайык процессинг милдетин аткаруу келишимин түзөт.

20. Банк менен оператор ортосунда түзүлгөн келишимде төмөнкүдөй милдеттүү шарттар камтылууга тийиш:

- оператор банкта анын өлчөмү тараптар ортосунда түзүлгөн келишимде аныкталган камсыздандыруу депозитин ачууга же тараптар ортосунда түзүлгөн келишимде каралган шарттарда мүмкүн болуучу тобокелдиктердин жана жоготуулардын ордун жабууга каралган кам катары банктык гарантия болууга тийиш;

- тараптардын ишкердигинин токтотулушуна (лицензияны кайтарып алуу, банкроттук ж.б.), системада орун алган штаттан тышкаркы жагдайларга, ошондой эле форс-мажордук жагдайларга байланыштуу милдеттенмелерди аткаруу боюнча шарттары жана жоопкерчиликтери;

- электрондук акча системасынан пайдалануу милдеттерин жана укуктарын бөлүштүрүү;

– системада, ага карата кине коюулар боюнча иш алып баруу шарттары жана тараптардын жоопкерчиликти.

21. Банк өз маалымат системасынын үзгүлтүксүз ишин жана транзакцияларды жүргүзүүдө коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ички эрежелерди жана жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш. Электрондук акчаларды пайдалануу менен эсептешүү системасында колдонулган программалык жана техникалык каражаттар Улуттук банктын маалымат коопсуздугун камсыз кылуу талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

22. Банк электрондук акча ээлери жана аларды пайдалануу менен жүзөгө ашырылган операциялар тууралуу маалыматтардын сакталышын жана купуялуулугун камсыз кылууга милдеттүү. Электрондук акча ээлери жана алардын электрондук акча боюнча ишке ашырылган операциялары тууралуу маалымат Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана сунушталышы мүмкүн.

§ 2. Операторго карата коюлуучу негизги талаптар

23. Оператор өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банк тарабынан берилген лицензиянын негизинде жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырат.

24. Электрондук акча менен операциялар боюнча процессинг милдетин аткаруу үчүн оператор банк менен келишим түзүүгө тийиш.

25. Эгерде оператор бир нече банк менен келишим түзгөн болсо, анда ал өз маалымат системасында ар бир банк боюнча өзүнчө электрондук капчык эсебин жүргүзүүгө тийиш.

26. Оператор электрондук акча ээлери жана аларды пайдалануу менен жүзөгө ашырылган операциялар тууралуу маалыматтардын сакталышын жана купуялуулугун камсыз кылууга милдеттүү. Электрондук акча ээлери жана алардын электрондук акча менен ишке ашырган операциялары тууралуу маалымат үчүнчү жактарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык гана сунушталат.

27. Оператор электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган транзакциялардын коопсуздугу жана ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартат.

28. Оператор өз маалымат системасынын үзгүлтүксүз ишин жана төлөмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн ички эрежелерди жана жол-жоболорду иштеп чыгууга тийиш.

29. Оператор өз маалымат системасында электрондук капчык үчүн лимиттерди белгилөөгө, ошондой эле банк менен түзүлгөн келишим шарттарына, ушул жобого жана Улуттук банктын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык электрондук акчаны эсепке алуу шарттарын аткарууга тийиш.

§3. Электрондук акча үчүн белгиленген лимиттер

30. Эгерде кардар банктын, оператордун жол-жоболоруна ылайык системада аралыктан катталган болсо, анын электрондук капчыгы идентификацияланбаган болуп саналат. Идентификацияланбаган электрондук капчыктагы калдык 150 (жүз элүү) эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш.

31. Идентификацияланбаган электрондук капчык аркылуу төмөнкү операцияларды ишке ашырууга тыюу салынат:

- идентификацияланбаган электрондук капчыктарга акча каражаттарын которууга;
- нак акчага айландырууга.

32. Каттоодон өткөн жактардын транзакцияларынын жалпы суммасы ай ичинде бир электрондук капчык боюнча 300 (үч жүз) эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш.

33. Эгерде жабдуудагы электрондук акча суммасы 150 (жүз элүү) эсептик көрсөткүчтөн жогору болсо, банк, агент Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте электрондук акча ээсин – жеке адамды идентификациялоо жана верификациялоо жол-жобосун жүргүзүүгө милдеттүү.

34. Банк агенттерин, акцептанттарын кошо алганда, өзүнүн бардык электрондук капчык ээлери үчүн электрондук акча менен операциялар боюнча тобокелдиктерге жол бербөө максатында, электрондук капчык ээлеринин категорияларына жараша лимит өлчөмүн өз алдынча белгилөөгө тийиш. Лимиттер өлчөмү электрондук капчык ээлеринин категорияларына жараша банктын ички жол-жоболорунда аныкталат.

35. Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык толук идентификациялоо жана верификациялоо жол-жобосунан өтүүгө тийиш.

36. Жеке ишкерлер жана юридикалык жактар үчүн бир электрондук акчаны пайдалануу менен 1 (бир) операциянын максималдуу өлчөмү 3000 (үч миң) эсептик көрсөткүчтөн ашпоого тийиш. Бул суммадан жогору операциялар ошол жеке ишкерлердин жана юридикалык жактардын банктык эсептери аркылуу өтүүгө тийиш.

§4. Электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган операцияларды (төлөмдөрдү) эсепке алуу тартиби

37. Электрондук акчаны пайдалануу менен операциялар электрондук акча системасынын катышуучулары тарабынан банктын, оператордун электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүү системасында ички эрежелерге жана катышуучулар ортосунда түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы келбеген келишим шарттарына ылайык жүзөгө ашырылат.

38. Электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар боюнча акча каражаттарды эсепке алуу, банктын бардык чыгарылган электрондук акчаны эсепке алуу үчүн каралган электрондук акча эсебин жүргүзүү боюнча өзүнчө банктык эсепте ишке ашырылат.

39. Электрондук акча системасында чыгарылган электрондук акча көлөмү жана суммасы банктын бухгалтердик балансында, демек электрондук акчаны эсепке алуу боюнча банктык эсепте чагылдырылган көлөмгө жана суммага дал келүүгө тийиш.

40. Оператор банкка электрондук капчык ээлери жана айкын убакыт ыргагында ишке ашырылган транзакциялар жөнүндө маалыматтан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн сунуштоого милдеттүү.

41. Банктын, агенттин, оператордун чарба жүргүзүү же башка ишкердик боюнча акча каражаттарын жана өз ара эсептешүүлөрүн, ошондой эле электрондук акчаны кабыл алуу жана тейлөө учурунда алынган кандай болбосун комиссиялык төлөм түрлөрүн эсепке алуу, банкта ачылган, электрондук акчаны эсепке алуу боюнча банктык эсептен айырмаланган өзүнчө эсепте жүзөгө ашырылат.

42. Банк, оператор чейрек сайын, отчеттук чейректен кийинки айдын 15 кечиктирбестен, ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген формага ылайык, электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган операциялар жөнүндө бардык зарыл отчеттордун Улуттук банкка берилип турушун камсыз кылууга тийиш.

43. Улуттук банк туруктуу негизде сунушталуучу отчеттордун негизинде, ошондой эле инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүдө электрондук акча менен эсептешүүлөр системасынын эрежелеринин жана ушул жобонун талаптарынын сакталышына контролдукту жүзөгө ашырат.

§ 5. Агенттер жана электрондук акчаны жайылтуу

44. Банк агент менен электрондук акчаны пайдалануу аркылуу белгилүү бир кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоого агенттик келишим түзүшү мүмкүн. Банк электрондук акча агенттерине карата критерийлерди өз алдынча иштеп чыгууга, ошондой эле банктын ички жол-жоболорунда электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылуучу операциялар тизмегин белгилөөгө тийиш.

45. Банк агенттик келишимдин алкагында банктын атынан иш алып барган өз агенттеринин иш-аракеттери/аракеттенбей коюусу үчүн өз ээлик кылуучулары алдында агенттик келишимдин алкагында жана анын чегинде жоопкерчилик тартат.

46. Агент банктын макулдугу боюнча электрондук акчаны жайылтуу үчүн субагент менен тиешелүү келишим түзүшү мүмкүн. Агент, субагенттик келишимдин алкагында банктын, агенттин атынан иш алып барган өз субагенттеринин иш-аракеттери/аракеттенбей коюусу үчүн келишимдин чегинде жана ага ылайык банк алдында жоопкерчилик тартат.

47. Агент ар бир банк менен агенттик келишим түзгөн шартта, бир нече банкка кызматтарын сунушташы мүмкүн.

48. Банк агенттин аталышын, айкын дарегин, инсандыгын тастыктаган тиешелүү документтерди жана юридикалык статусун, операциялар тизмегин көрсөтүү менен өз агенттери боюнча маалымат базасын жүргүзүүгө жана аны инспектордук текшерүүлөрдүн

жүрүшүндө же Улуттук банкка талап кылынган шартта сунуштоого тийиш.

49. Банк электрондук акчаны жайылтуу үчүн агенттерди тартуу боюнча төмөнкүдөй документтерге ээ болууга тийиш:

1) агент менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү, анда агенттин Улуттук банктын талабы боюнча маалыматты сунуштоо жана ага өз жайларынан, системасынан жана жазууларынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу милдеттенмелери каралууга тийиш;

2) электрондук акчаны пайдалануу менен кызматтарды көрсөтүү жана өз агенттери аркылуу алардын ордун жабуу саясаты, жол-жобосу, анын ичинде терроризмге жана акчанын изин жашырууга бөгөт коюу чаралары боюнча саясат, жол-жобо, ошондой эле тиешелүү жоболор жана колдонмолор;

3) тобокелдиктерди кыскартуу үчүн пайдаланылган контролдук чараларын кошо алганда, электрондук акча менен кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу тобокелдиктерге баа берүү жана агенттер аркылуу алардын ордун жабуу документтери;

4) агенттерди окутууда пайдаланылуучу колдонмолор жана кандай болбосун материалдар;

5) Улуттук банктын талабы боюнча зарыл болгон башка маалыматтарды сунуштоо.

50. Электрондук акчаны пайдалануу аркылуу кызматтарды сунуштаган агент менен иш алып барууда банк төмөнкү маалыматтарды көрсөтүү менен анын эсебин жүргүзүүгө/жазууларды чагылдырууга тийиш:

- юридикалык жактын же жеке ишкердин аталышы;
- тиешелүү мамлекеттик органдарда каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документ;
- агенттин айкын жайгашкан/юридикалык дареги, телефон номерлери.

51. Электрондук акчаны пайдалануу аркылуу кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган агент менен иш алып барууда банк төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

1) өз агентин тиешелүү негизде окутууга, анын ичинде кардарларга кызмат көрсөтүүлөрдүн коопсуз жана натыйжалуу сунушталышын

камсыз кылуу боюнча саясатты, эрежелерди жана операциялык колдонмону агентке же акцептантка берүүгө;

2) түзүлгөн агенттик келишимдин алкагында өз агенттеринин ишине контролдукту жүзөгө ашырууга;

3) ар бир агент тарабынан ишке ашырылган операциялардын санын, көлөмүн жана өлчөмүн эсепке алууга.

52. Электрондук акча банк, агент жана субагент тарабынан жайылтылышы мүмкүн.

53. Электрондук акчаны жайылтууда банк, агент, субагент электрондук капчык ээсин тараптардын укуктары жана милдеттери, алар тарабынан жайылтылып жаткан электрондук акчанын өзгөчөлүктөрү жана ээсинен электрондук акча үчүн төлөм алынганга чейин сунушталган кызмат көрсөтүүлөргө карата белгиленген тарифтер менен тааныштырууга тийиш.

54. Электрондук акчаны жайылтуу үчүн агент ага банк тарабынан өткөрүлүп берилген, номинал суммасына барабар болгон акча каражаттарын банкка чегерет/банктык гарантияларды сунуштайт. Агентке берилүүчү сый акы өлчөмү жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө ыкмасы банк менен агент ортосунда түзүлгөн келишимде каралат.

55. Банк, агент жана субагент ортосунда бардык өз ара эсептешүүлөр алардын банктык эсептешүү эсептери жана/же электрондук капчыктары аркылуу жүзөгө ашырылууга тийиш.

§ 6. Электрондук акчанын ордун жабуу тартиби

56. Банк, чыгарылган электрондук акчаны нак акча каражаттарына алмаштыруу же болбосо анын банктык эсебине нак эмес каражаттарды которуу аркылуу электрондук акча ээсине алардын ордун жабууга милдеттүү.

57. Электрондук акчаны нак акчага айландыруу банк тарабынан сыяктуу эле, банк менен агенттик келишим түзгөн агент, субагент тарабынан да жүргүзүлүшү мүмкүн.

58. Юридикалык жактардын 500 (беш жүз) эсептик көрсөткүчтөн жогору суммадагы электрондук акчасын нак акчага айландыруу ошол

акча каражаттарын юридикалык жактардын банктык эсептерине которуу аркылуу гана жүзөгө ашырылат.

59. Электрондук акчаны нак акчага айландырууда сунушталуучу акча каражаттардын суммасы айландырууга сунушталган электрондук акчанын суммасына дал келүүгө тийиш. Мында банк агенттик келишимде белгиленген өлчөмдө жана тартипте агентке сый акы төлөйт.

§7. Электрондук акча менен операцияларды (транзакцияларды) жүргүзүүгө санкция колдонуу

60. Электрондук акча ээси мындай транзакцияны жүргүзүүгө өз макулдугун берген шартта гана электрондук акча менен жүргүзүлгөн операция (транзакция) санкцияланган катары эсептелинет. Электрондук акча менен транзакцияларды жүргүзүүгө макулдук, банк, оператор, агент, субагент жана электрондук акча ээси ортосунда макулдашылган формада сунушталат. Мындай макулдашуу жок учурда, транзакция санкцияланбаган катары эсептелинет.

61. Акцептант тарабынан электрондук акча менен транзакцияларды жүргүзүүгө алынган тапшырма электрондук акча ээси берген тапшырма сыяктуу эле күчкө ээ жана банктын, оператордун коопсуздук боюнча жол-жоболорунда белгиленген тартипте банк, оператор, электрондук акча ээси тарабынан текшерилүүгө тийиш.

62. Эгерде транзакцияларды жүргүзүү тапшырмасы коопсуздук талаптарына ылайык берилип, бирок мында электрондук акча системасы транзакцияларды туура эмес жүргүзсө, белгиленген лимиттен ашса, транзакцияларды жүргүзүү тапшырмасын кайталаса же башка туура эмес иштерге жол берсе, эрежелерде төмөнкүлөр каралууга тийиш:

1) эгерде электрондук акча ээси төмөнкүлөрдү тастыктай алса:

– өзү же анын атынан иш алып барган адам коопсуздук талаптарын сактаган болсо;

– эгерде транзакциялар боюнча акцептант ушул жол-жоболорду сактаган болсо да каталар аныкталышы мүмкүн болсо, анда электрондук акча ээси ушул пункттун тиешелүү пунктчаларда көрсөтүлгөн тапшырма боюнча төлөм төлөөгө тийиш эмес;

2) эгерде транзакция туура эмес тапшырманын негизинде ишке ашырылган болсо, анда электрондук акчаны алуучу же акцептант төлөнгөн сумманы тапшырманы жөнөткөн адамга кайтарып берүүгө тийиш;

3) эгерде транзакция жаңылыш ишке ашырылса, анда электрондук акча ээси транзакция суммасынан ашык берилген сумманы алуучудан өндүрүп алууга укуктуу.

63. Банк милдеттүү түрдө электрондук акча ээсине кандай болбосун чыгымдар, кыянаттык менен пайдалануу, уурдоолор же электрондук акчалардан же башка электрондук жабдуулардан санкциясыз пайдалануу же болбосо андан пайдалануу кодунун бузулгандыгы жөнүндө натыйжалуу жана ыңгайлуу маалымдоо каражаттарын сунуштоого тийиш.

64. Банк ээлик кылуучу тарабынан билдирүүлөрдүн, анын ичинде телефон аркылуу кандай болбосун чыгымдар, электрондук акчанын же башка электрондук жабдуулардын туура эмес колдонулгандыгы, уурдалгандыгы, санкциясыз колдонулгандыгы же болбосо пайдалануу кодунун бузууга жол берилиши жөнүндө билдирүүлөрдү алгандыгын тастыктоо жол-жоболорунун аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү.

65. Банк/оператор электрондук акча ээлери алдында төмөнкүлөр үчүн жоопкерчилик тартат:

1) эгерде банк, оператор ушул бөлүктө көрсөтүлгөн электрондук акча системасында орун алган үзгүлтүктөр жөнүндө ээлик кылуучуга билдирүү талабын аткарган болсо, электрондук акча ээсинин тапшырмасына ылайык кабыл алынган транзакцияларды жүргүзүү учурунда электрондук акча системасынын иштебей калышынан келип чыккан чыгымдар үчүн;

2) эсептөөдө же бухгалтердик эсепке алууда жол берилген каталар үчүн.

66. Банк, оператор транзакцияны жүргүзүү учурунда кандай болбосун жеткиликтүү каражаттар аркылуу электрондук акча менен транзакцияларды жүргүзүү системасын же жабдууну пайдалануу мүмкүн эмес экендиги тууралуу электрондук акча ээсине дароо маалымдоого милдеттүү.

67. Банк, оператор транзакцияны жүргүзүү учурунда системада мурда аныкталбаган кандай болбосун үзгүлтүктөр жана

транзакцияларды жүргүзүү учурунда келип чыккан проблемалар жөнүндө электрондук акча ээсине билдирүүгө милдеттүү.

68. Банк транзакцияны жүргүзүү учурунда электрондук акча ээсине техникалык үзгүлтүктөр жөнүндө алдын ала билдирген болсо, ал контролдой албаган форс-мажордук жагдайлардан же башка жагдайлардан улам электрондук акча каражаттарын которуу ишке ашырылбаса, анда банк электрондук акча ээси алдында жоопкерчилик тартпайт.

4-глава. Эл аралык электрондук акча системаларынын агентине, эмитентине жана эл аралык электрондук акча системаларына карата талаптар

69. Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык электрондук акчаны пайдалануу менен кызматтарды сунуштоо үчүн эл аралык электрондук акча системасы/ эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти Улуттук банкта каттоодон өтүүгө тийиш. Улуттук банкта каттоодон өтүүсүз эл аралык электрондук акча системасына/ эл аралык электрондук акча системасынын эмитентине Кыргыз Республикасынын аймагында ишкердикти жүргүзүүгө тыюу салынат.

70. Каттоодон өтүү үчүн эл аралык электрондук акча системасы эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти Улуттук банкка каттоодон өтүүгө өтүнүч катты жана төмөнкүлөрдү камтыган документтер топтомун сунуштоого тийиш:

- эл аралык электрондук акча системасынын/эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин аталышы;

- юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- эл аралык электрондук акча системасынын/ эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүнүн, ошондой эле ал түзүлгөн өлкөнүн ушул ишкердик түрүн жөнгө салган ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген, эл аралык электрондук акча системасынын каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүктүн, эл аралык электрондук акча эмиссиясы/чыгаруу,

процессинг жана тейлөө боюнча ишкердикти жүргүзүү укугуна лицензиянын/сертификаттын көчүрмөсүн;

– эл аралык электрондук акча системасынын агенти менен түзүлгөн типтүү келишимди;

– эл аралык электрондук акча системасынын/ эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин иштөө эрежелерин же Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы келбеген, эмитент түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдары боюнча эл аралык электрондук акча менен операцияларды жөнгө салган башка документти. Мындан тышкары, эрежелерде бардык акча жана маалымат агымдарынын жалпы схемасы камтылууга, электрондук акчаны пайдаланууда финансылык жана техникалык тобокелдиктерге контролдуктун уюштурулушу баяндалууга тийиш.

71. Зарыл учурда, Улуттук банктын талабы боюнча айрым документтер электрондук формада берилиши зарыл.

72. Эл аралык электрондук акча системасын/эл аралык электрондук акча системасынын эмитентин каттоодон өткөртүүгө өтүнүч катты кароо мөөнөтү 15 календардык күндү түзөт. Эгерде сунушталган документтер Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга жооп бербесе, документтерди кароо мөөнөтү Улуттук банктын талаптарын канааттандырган документтер сунушталган күндөн тартып эсептелет. Документтер белгиленген талаптарга жооп бербесе жана документтер топтому толук сунушталбаса, аларды жеткире иштеп чыгуу үчүн кайтарылып берилет. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти 10 календардык күн ичинде сын-пикирлерди эске алуу менен жеткире иштелип чыккан документтерди Улуттук банкка сунуштоого тийиш. Документтер экиден көп жолу ушул жобонун талаптарын канааттандыруусуз же болбосо толук эмес көлөмдө тапшырылса, Улуттук банк эл аралык электрондук акча системасын/эл аралык электрондук акча системасынын эмитентин каттоодон өткөртүүдөн баш тартууга укуктуу.

73. Каттоодон өткөртүү чечими кабыл алынган шартта Улуттук банк эл аралык электрондук акча системасына/эл аралык электрондук акча системасынын эмитентине каттоо номерин ыйгарып, Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык электрондук акча системалары/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти ресстрине ал тууралуу маалыматты чагылдырат жана чечим кабыл

алынгандан кийинки 7 календардык күндөн кечиктирбестен ага каттоодон өткөндүгү тууралуу катты жөнөтөт. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти реестрин жүргүзүү тартиби Улуттук банк тарабынан белгиленет.

74. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти аны каттоо учурунда көрсөтүлгөн маалыматтардын өзгөргөндүгү тууралуу 3 жумуш күнү ичинде Улуттук банкка ал тууралуу кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү. Улуттук банк сунушталган маалыматтардын негизинде үч жумуш күнү ичинде эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти реестрине тиешелүү маалыматты киргизет.

75. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти тарабынан Улуттук банкка сунушталган документтер кайтарылып берилбейт.

76. Эл аралык электрондук акча системасы/эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти каттоо жол-жобосунан өткөндөн кийин өз сайтына кошо алганда, системадагы документтерден (эрежелер, колдонуудагы тарифтер, типтүү келишимдер, катышууга талаптар, отчеттор ж.б.) туруктуу негизде пайдалануу мүмкүнчүлүгүн Улуттук банкка сунуштоого тийиш.

77. Эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти, эл аралык электрондук акча системасынын агенттери алдында финансылык милдеттенмелер гарантиясын камсыздоо максатында, төмөнкү шарттардын кеминде бирин аткарууну камсыз кылууга тийиш:

1) эл аралык электрондук акча системасынын агенти тарабынан көрсөтүлгөн корреспонденттик эсепте бардык ишке ашырылган операциялар боюнча (макулдашуу боюнча ай ичинде/чейрек ичинде/жыл ичинде) орточо күндүк жүгүртүүнүн ордун жапкан көлөмдөгү милдеттүү камсыздандыруу депозитин жайгаштырууга тийиш. Эгерде эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти милдеттенмелерди аткарбаса же талаптагыдай аткарбаса, камсыздандыруу депозитиндеги каражаттар ошол милдеттенмелер боюнча талаптарды канааттандыруу үчүн эл аралык электрондук акча системасынын агенти тарабынан пайдаланылат. Эгерде эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин же эл аралык электрондук акча системасынын агентинин демилгеси боюнча келишим токтотулган шартта, камсыздандыруу депозитиндеги

каражаттар келишимдик мамилелерде каралган тартипте жана мөөнөттөрдө эл аралык электрондук акча системасынын эмитентине кайтарылып берилет;

2) инвестициялык деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингге – Standard & Poor's (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «BBB» категориясынан, же Moody's Investors Service (АКШ) боюнча «Ваа» категориясынан, же Fitch-IBCA (АКШ) боюнча «BBB» категориясынан төмөн болбогон, же болбосо улуттук рейтингдик агенттиктин жогоруда аталган эл аралык рейтингдик агенттиктердин рейтингине барабар рейтингге ээ болгон, ошондой эле резидент эместин банкы жайгашып турган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарында аккредитацияланган жана ошол өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган рейтингге ээ банктан гарантия сунуштоого тийиш.

Банктык гарантия ошондой эле, банк операцияларын жүргүзүү лицензиясына ээ эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти болуп саналган банк тарабынан да сунушталышы мүмкүн. Мында, гарантия берип жаткан банк инвестициялык деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингге – Standard & Poor's (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «BBB» категориясынан, же Moody's Investors Service (АКШ) боюнча «Ваа» категориясынан, же Fitch-IBCA (АКШ) боюнча «BBB» категориясынан төмөн болбогон, же болбосо улуттук рейтингдик агенттиктин жогоруда аталган эл аралык рейтингдик агенттиктердин рейтингине барабар рейтингге ээ болгон, резидент эместин уюму жайгашып турган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарында аккредитацияланган жана анын рейтинги ошол өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган рейтингге ээ болууга тийиш. Эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти банк-гаранттын кредиттик рейтингдерин тастыктаган документтерди Улуттук банкка сунуштоого милдеттүү. Гарантия сунуштаган банктын, гаранттын рейтинги төмөндөгөн шартта (алгач белгиленген инвестициялык деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингден төмөн болсо) эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти 30 календардык күн ичинде гарантияны алмаштырууга же болбосо ушул пункттун 1 же 3-пунктчаларынын чегинде камсыздоону сунуштоого тийиш.

Эгерде эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти инвестициялык деңгээлдеги эл аралык кредиттик рейтингге – Standard

& Poor's (АКШ) рейтингдик агенттиги тарабынан ыйгарылган «BBB» категориясынан, же Moody's Investors Service (АКШ) боюнча «Ваа» категориясынан, же Fitch-IBCA (АКШ) боюнча «BBB» категориясынан төмөн болбогон, же болбосо улуттук рейтингдик агенттиктин жогоруда аталган эл аралык рейтингдик агенттиктердин рейтингине барабар рейтингге ээ болгон, резидент эместин уюму жайгашып турган өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарында аккредитацияланган жана анын рейтинги ошол өлкөнүн борбордук (улуттук) банкы тарабынан таанылган рейтингге ээ болгон шартта, эл аралык электрондук акча системасынын агенти (эгерде ал эл аралык электрондук акча эмитенти менен иш алып барууда бардык мүнөздүү тобокелдиктерге баа берсе) банктык гарантияны талап кылбоого укуктуу. Эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти тиешелүү деңгээлдеги кредиттик рейтингге ээ экендигин тастыктаган документтерди Улуттук банкка сунуштоого тийиш. Эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин рейтинги төмөндөгөн шартта (инвестициялык деңгээлдеги кредиттик рейтингдин баштапкы деңгээлинен төмөн болсо), эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти 30 календардык күн ичинде гарантияны алмаштырууга же болбосо ушул пункттун 1 же 3-пунктчаларынын чегинде камсыздоону сунуштоого тийиш;

3) эгерде эл аралык электрондук акча системасынын агенти жана эл аралык электрондук акча системасынын эмитенти ортосунда түзүлгөн эки тараптуу келишимдерде өз ара алгылыктуу шарттарда башкасы каралбаса, анда эл аралык электрондук акча системасынын агенти пайда алуучу болуп саналган, Кыргыз Республикасынын камсыздандыруу компаниялары менен тиешелүү келишим түзүү аркылуу республика аймагында эл аралык электрондук акча системасы аркылуу ишке ашырылган эл аралык электрондук акчанын камсыздандырылышын камсыз кылууга тийиш. Камсыздандыруу келишими ар бир эл аралык электрондук акча системасынын агенти менен өз-өзүнчө түзүлүп, анда камсыздандыруу учуру келип жеткен учурда эл аралык электрондук акча системасынын эмитентинин финансылык милдеттенмелеринин ордун жабуу үчүн жетиштүү болгон пайдага ээ болуучуга төлөнүп берилүүчү камсыздандыруу суммасы каралууга тийиш.

78. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти эл аралык электрондук акчанын ордун жабуу жана толуктоо боюнча кызматтарды сунушташы мүмкүн.

79. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти электрондук акчаны нак акчага айландыруу жана толуктоо милдеттерин аткаруу үчүн субагенттер менен келишим түзүшү мүмкүн. Юридикалык жактар же жеке ишкерлер субагент катары иш алып барышы мүмкүн.

80. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти Кыргыз Республикасынын аймагында ушул жобонун 3-главасынын §3 ылайык иш алып барган эл аралык электрондук капчык үчүн белгиленген лимит боюнча талаптарды аткарууга тийиш.

81. Эл аралык электрондук акчанын ордун жабуу анын ээсинин тандоосу боюнча чет өлкө валютасында же улуттук валютада жүргүзүлүшү мүмкүн. Улуттук валютада ордун жабууда конвертация эл аралык электрондук акча системасынын агентинин операция ишке ашырылган күнгө карата курсу боюнча ишке ашырылат.

82. Эл аралык электрондук акча ээсинен келип түшкөн акча каражаттар, эл аралык электрондук акча менен ишке ашырылган операцияларды эсепке алуу үчүн каралган өзүнчө банктык эсепте эске алынат.

83. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, аталган система менен иш алып баруу боюнча иштелип чыккан жана бекитилген ички эрежелерге жана жол-жоболорго ээ болууга тийиш.

84. Эл аралык электрондук акча системасынын агенти отчеттук чейректен кийинки айдын 15 чейин ушул жобого карата 1-тиркемеде белгиленген формада Улуттук банкка отчет сунуштайт.

5-глава. Электрондук акчаны пайдалануу учурунда тобокелдиктерди тескөө

85. Электрондук акчаны пайдалануу менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү системасы анын ишин жөнгө салган ички эрежелер, электрондук акчаны колдонуу жол-жоболору жана келишимдик мамилелер менен камсыз болууга тийиш. Электрондук акча системасы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, коопсуздукту

камсыз кылууда тобокелдикке жол бербөө, ага бөгөт коюу жана аныктоо үчүн техникалык, уюштуруу, технологиялык коопсуздуктун тиешелүү механизмдери менен камсыздалууга тийиш.

86. Электрондук акча системасы, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык терроризм жана экстремизм иштерине катыштыгы бар адамдар тизмесине кирген адамдар тарабынан жүзөгө ашырылган же аларга тиешелүү операцияларды токтотуу жана электрондук капчыктарды блокко коюу, шектүү транзакцияларды (операцияларды) аныктоо жана алдамчылык иш аракеттерден коргонуу механизмдерине ээ болуусу зарыл.

87. Электрондук акча системасы, Улуттук банктын талаптарына ылайык Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк жүргүзүүнүн, банктык көзөмөлдөөнүн жана акча-кредит саясатынын чегинде электрондук акча формасындагы акча жүгүртүү жөнүндө зарыл статистикалык жана маалыматтык отчетторду түзүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга тийиш.

88. Электрондук акча системасы, аларды колдонуу учурунда акцептанттын жана электрондук акча ээлеринин чыгымдарын кыскартуу үчүн маалыматтарды берүүнүн өңчөйлөштүрүлгөн стандарттарды жана төлөмдөр форматын колдонуу менен электрондук акча катышуучуларынын өз ара иш алып барган системасы (акча каражаттарынын жылышын эсепке алуу боюнча ички система) менен натыйжалуу интеграциялануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу мүмкүн.

89. Электрондук акча системасы электрондук акчаны пайдаланууда катышуучулар үчүн натыйжалуу, электрондук акча ээлери үчүн баасы жеткиликтүү жана колдонууда ыңгайлуу болууга, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укугун коргоо талаптарына ылайык келүүгө тийиш.

90. Электрондук акча системасында операциялык тобокелдиктерди тескөө төмөнкү негизги принциптерди ишке ашырууга негизделиши зарыл:

1) системанын ишинде ички контролдук жана аудит жүргүзүү жол-жобосунун болушу, системанын иши жана ишке ашырылган транзакциялар жөнүндө маалыматтарды электрондук түрдө сактоо;

2) кызматтык нускоолорго ылайык, жүктөлгөн жоопкерчиликти аткаруу боюнча талаптарга ылайык келген квалификациялуу персоналдын болушу;

3) маалыматтардын өз убагында иштелип чыгышын, ар бир транзакция боюнча маалыматтардын эсепке алынышын жана сакталышын, ошондой эле маалыматтардын системада сакталышын жана корголушун камсыз кылган маалымат системасынын болушу;

4) кеминде электрондук акча системасынын системалуу маанилүү модулдары үчүн иш үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу боюнча пландын болушу.

6-глава. Банкка электрондук акча чыгарууга лицензия берүү тартиби

91. Лицензия алуу үчүн коммерциялык банк Улуттук банкка расмий жана/же мамлекеттик тилдерде төмөнкү документтерди эки нускада сунуштоого тийиш:

1) ишкердикти жүзөгө ашыруу үчүн лицензия берүүгө өтүнүч катты;

2) документтерди сунуштоо учурунда бюджет алдында карыздын жоктугу жөнүндө салык органдарынан маалымкат;

3) электрондук акчаны жайылтуу боюнча агент менен түзүлгөн типтүү агенттик келишимдин көчүрмөсү – эки нускада;

4) оператор менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (эгерде эмитент оператор менен иш алып барган болсо) – эки нускада;

5) электрондук акча боюнча калдыктарды жана анын жүгүртүлүшү жөнүндө маалыматтар базасын күн сайын жаңыртып туруу жана сактоо, аны алуу үчүн программалык камсыздоону орнотуу боюнча актынын көчүрмөсү – эки нускада;

6) электрондук акча менен чараларды жүзөгө ашыруу боюнча маркетингдик план, болжолдуу экономикалык эсептер камтылган бизнес-план – эки нускада;

7) Башкарманын Төрагасы/Директорлор кеңеши тарабынан кол коюлган (мындан ары - жетекчи) электрондук акча системасынын иштөө эрежелеринде төмөнкүдөй жоболор камтылууга тийиш:

– банк, оператор, агент жана акцептант ортосунда операцияларды жүзөгө ашыруу тартиби жөнүндө, анда бардык акча жана маалыматтык агымдардын жалпы схемасы камтылууга тийиш;

– электрондук акчаны пайдалануу учурунда финансылык жана техникалык тобокелдиктерге контролдукту уюштуруу жөнүндө;

– электрондук акчаны пайдалануу учурунда маалыматтык ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү укугун чектөө, маалыматты коргоо жана коопсуздук системасы жөнүндө – эки нускада;

8) Улуттук банк өтүнүч кат ээсинин болжолдуу ишкердигин ар тараптуу, толук жана так түшүнүүсү үчүн сунуштоону туура көргөн башка документтер жана электрондук акчаларды чыгаруу материалдары.

9) лицензияны кароого алуу жана берүү үчүн төлөм ишке ашырылгандыгын тастыктаган документ.

10) лицензия алууга берилген ишеним кат.

92. Улуттук банк өтүнүч катты жана документти алган күндөн тартып алтымыш күндөн кечиктирилбеген мөөнөт ичинде өтүнүч кат ээсинин документтерин карап чыгат жана лицензияны берүү же берүүдөн баш тартуу чечимин кабыл алат. Лицензияга (2-тиркеме) Улуттук банктын Төрагасынын буйругу менен ыйгарым укук чегерилген адамдын кол тамгасы коюлат.

93. Эгерде документтер толук эмес көлөмдө сунушталса же болбосо алар ушул жободо белгиленген талаптарга ылайык келбесе, анда өтүнүч катты жана документтерди кароо мөөнөтү ушул жобонун талаптарын канааттандырган бардык документтер кайрадан кабыл алынган күндөн тартып башталат, алар 20 календардык күн ичинде сунушталууга тийиш.

94. Лицензия төмөнкү операциялардын түрлөрүн гана жүзөгө ашырууга берилет:

1) электрондук акчаны чыгаруу, жайылтуу жана нак акчага айландыруу;

2) электрондук акча ээлеринен интернетти, уюлдук жана башка байланыш каражаттарын колдонуу менен банкка берилүүчү товарлар/ кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөөлөрдү жүзөгө ашыруу тапшырмаларын кабыл алуу;

3) электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган транзакцияларды иштеп чыгуу (процессинг);

4) келишим түзүлгөн акцептанттар менен кардарлардын атынан жана алардын тапшырмасы боюнча системада иштелип чыккан төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруу.

95. Лицензияны берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тариздетилген лицензияны алууга ишеним кат жана ыйгарым укуктуу адамдын же болбосо жетекчинин инсандыгын тастыктаган документи болгон шартта жүзөгө ашырылат. Лицензия мөөнөтсүз болуп эсептелинет. Лицензия ажыратып алынгыс болуп саналат жана аларды үчүнчү жактарга берүүгө тыюу салынат. Бул пункттун талаптарын бузуу лицензиянын кайтарылып алынышына алып келет.

96. Коммерциялык банктарга лицензияны берүү жөнүндө маалымат, каттоо журналы боюнча катар номерди ыйгаруу менен Улуттук банк тарабынан берилген лицензияларды эсепке алуу реестрине киргизилет. Колдонуудагы лицензиялар боюнча реестр Улуттук банктын сайтында жайгаштырылат.

97. Лицензия бланктары алардын колдонулушу боюнча так отчет берилүүчү документ болуп саналат. Лицензиянын бланктары Улуттук банк тарабынан эсепке алынат.

98. Эгерде лицензиянын түп нускасы жоголсо, ошондой эле лицензия бланкы жараксыз болуп калса банк үч күндүк мөөнөт ичинде лицензиянын дубликатын алууга өтүнүч кат сунуштоого милдеттүү. Ал өтүнүч катта жоголуп кеткен (жараксыз) бланктын бардык реквизиттери жана анын жоголгондугунун (жараксыз болуп калышынын) себептери көрсөтүлүүгө тийиш. Дубликат Улуттук банктагы документтердин негизинде берилет. Берилген лицензияда «Дубликат» деген белги болууга тийиш, ал эми лицензияларды эсепке алуу реестрин жүргүзүү китебиндеги лицензиянын түп нускасы жөнүндө жазуунун жанында дубликат берилгендиги жөнүндө маалымат чагылдырылат. Эгерде банк лицензиянын жоголгон нускасын тапкан болсо, ал «Дубликат» деген белгиси менен лицензияны Улуттук банкка тапшырууга милдеттүү.

99. Эгерде уставга анын аталышы жана жайгашкан жери боюнча өзгөртүүлөр киргизилсе, анда банк ушул жобонун талаптарына ылайык жаңы лицензия алуу үчүн белгиленген өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийинки 10 жумуш күн ичинде Улуттук банкка тиешелүү тастыктоочу документтерди берүүсү зарыл.

100. Лицензия төмөнкү учурларда берилбейт:

1) өтүнүч кат ээси документтерде туура эмес маалыматтарды чагылдырса же болбосо ушул жободо көрсөтүлгөн документтер сунушталбаса. Өтүнүч кат ээси бул кемчиликтерди четтеткенден кийин ал жалпы негизде кароого алынат;

2) мыйзам аркылуу бул категориянын субъекттери үчүн лицензияда көрсөтүлгөн ишкердиктин ушул түрүн жүзөгө ашырууга тыюу салынса/ уруксат берилбесе;

3) өтүнүч кат ээси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык келбесе;

4) өтүнүч кат ээсинин уставы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келбесе;

5) өтүнүч кат ээсине карата аталган ишкердикти жүргүзүүгө тыюу салган соттун чечими болсо;

6) лицензия үчүн төлөнбөсө;

7) лицензия алууга ыйгарым укуктуу адамда ишеним кат же тиешелүү ыйгарым укук чегерилгендигин тастыктаган башка документ жок болсо.

Эгерде банк атайы режимде турган болсо, Улуттук банк лицензия берүүдөн баш тартышы мүмкүн.

101. Лицензия берүүдөн баш тартылган учурда өтүнүч кат ээсине жазуу жүзүндө жүйөлүү себептер көрсөтүлгөн жооп берилет, мында кароого сунушталган документтердин бир нускасы кайтарылып берилбейт. Лицензияны берүүдөн баш тартуу чечимине белгиленген тартипте даттануу менен кайрылууга жол берилет.

102. Кыргыз Республикасынын аймагында башка субъекттер Улуттук банктын тиешелүү лицензиясыз электрондук акча системасын уюштуруу же аны пайдалануу укугуна ээ эмес. Улуттук банктын лицензия берүү боюнча ыйгарым укуктарында лицензиянын аракетин токтотуу жана аны кайтарып алуу да камтылат.

103. Эгерде банк/оператор тарабынан ушул жободо жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптардын бузууга жол берилиши аныкталган болсо, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына ылайык ал банкка/операторго карата таасир этүү чаралары колдонулат.

7-глава. Корутунду жоболор

104. Электрондук акча чыгарууну жана/же эл аралык электрондук акчаны жайылтууну жүзөгө ашырган банктар Улуттук банкка алар тарабынан чыгарылган жана тейлөөгө алынган электрондук акча, ошондой эле акча каражаттарынын жылышы жөнүндө маалыматты Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленген мөөнөттө жана формада сунуштайт.

105. Электрондук акча менен иш алып барган банк, агент жана оператор келишим шарттарынын, операцияларды жүргүзүү коопсуздугунун жана электрондук акчаны колдонуу эрежелеринин сакталышына контролдукту жүзөгө ашырууга милдеттүү.

106. Электрондук акча менен иш алып барган банк, агент жана оператор тиешелүү системанын эрежелеринде белгиленген параметрлер боюнча алар тарабынан жүзөгө ашырылган операцияларга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле операциялардын туура эмес жана жаңылыш ишке ашырылышын токтотууга жана/же ага бөгөт коюу жагында иш-чараларды жүргүзүүгө милдеттүү.

**«Кыргыз Республикасында электрондук
акча жөнүндө» жобого карата
1-тиркеме**

(банктын, оператордун аталышы)
электрондук акчаны чыгаруу жана аны жүгүртүүгө
байланыштуу ишкердиги тууралуу
_____ -жылдын _____ чейреги үчүн отчету

Жеке адамдар

Продуктун аталышы	Оператору	Пайдалануучулардын саны (электрондук капчыктардын саны)	Отчеттук мезгилдин акырына карата электрондук акчанын көлөмү	Бир электрондук капчыктан акча каражаттарын которуу		Электрондук акчаны акчага айландыруу		Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө		Электрондук капчыктарды толтуруу	
				Транзакция саны	Транзакция көлөмү	Транзакция саны	Транзакция көлөмү	Транзакция саны	Транзакция көлөмү	Транзакция саны	Транзакция көлөмү
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E-money											
Жыйынтыгында											

Байланышуучу адам _____
(аты-жөнү, телефон номери)

Башкарманын төрагасы _____
(кол тамгасы) (аты-жөнү)

M.O.

(банктын, оператордун аталышы)
 электрондук акчаны чыгаруу жана аны жүгүртүүгө
 байланыштуу ишкердиги тууралуу
 _____-жылдын _____ чейреги үчүн отчету

Юридикалык жактар жана жеке ишкерлер

Продуктун аталышы	Оператору		Пайдалануучулардын саны (электрондук капчыктардын саны)	Отчеттук мезгилдин акырына карата электрондук акчанын көлөмү	Бир электрондук капчыктан акча каражаттарын которуу		Электрондук акчаны накта айландыруу		Товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө		Электрондук капчыктарды толтуруу	
	Оператордун саны	Агенттердин саны			Транзакция саны	Транзакция көлөмү	Транзакция саны	Транзакция көлөмү	Транзакция саны	Транзакция көлөмү	Транзакция саны	Транзакция көлөмү
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E-money												
Жыйынтыгында												

Байланышуучу адам _____
 (аты-жөнү, телефон номери)

Башкарманын төрагасы _____
 (кол тамгасы) (аты-жөнү)

М.О.

«Кыргыз Республикасында
электрондук акча жөнүндө»
жобого карата 2-тиркеме

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ
Электрондук акчаны чыгаруу укугуна
N ___ ЛИЦЕНЗИЯ

(коммерциялык банктын толук аталышы)

(коммерциялык банктын кыскартылган аталышы)

берилген.

Бул лицензия Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык электрондук акчаны чыгарууга, анын ичинде:

- электрондук акчаны жайылтууга жана нак акчага айландырууга;
- электрондук акча ээлеринен интернет, уюлдук жана башка байланыш каражаттарын пайдалануу менен банктын товарлар/кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөөнү жүргүзүүгө тапшырмаларды кабыл алууга;
- электрондук акчаны пайдалануу менен ишке ашырылган транзакцияларды иштеп чыгууга (процессинг);
- келишим түзүлгөн акцептанттар менен электрондук акча ээлеринин атынан жана алардын тапшырмасы боюнча системада иштелип чыккан төлөмдөр боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө укук берет.

Лицензияны колдонуу мөөнөтү чектелбейт.

Лицензиянын көчүрмөлөрү анык эмес болуп саналат.

Бул лицензия ага кол койгон учурдан тартып күчүнө кирет.

(күнү, айы, жылы) каттоодон өткөн.

Бланктын N _____ сериясы _____

(Улуттук банктын кызмат адамы) (кол тамгасы) (аты-жөнү)

М.О.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:

– 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелери жөнүндө”;

– 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жана “Микрофинансылык компаниясынын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жоболорду бекитүү тууралуу”.

2. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

3. Юридика башкармалыгы:

– токтомдун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, микрофинансылык уюмдарды, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т. Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/2
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын
айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду
жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө**

1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралындагы №4/2 “Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелери жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салуу эрежелеринин:

7.8.1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин:

“7.8.1. Микрокредиттик агенттик тарабынан ошол эле бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна берилген кредиттин жана лизингдин чогуу алгандагы максималдуу өлчөмү 500 миң сомдон ашпаган өлчөмдө аныкталууга тийиш.

Мында ошол эле бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна 100 миң сомдон ашпаган өлчөмдө берилген микрокредиттер МКАнын жалпы кредит портфелинин 20 же андан көбүрөөк пайызын түзүүгө тийиш.”;

– төмөнкү редакциядагы 7.8.2-пунктча менен толукталсын:

“7.8.2. Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасындагы микрофинансылык уюмдар жөнүндө” мыйзамынын 2-беренесинин максаттарын эске алуу менен МКАнын ошол эле бир карыз алуучуга же байланыштуу адамдар тобуна ушул эрежелердин 7.8.1-пунктчасында белгиленген микрокредиттин максималдуу өлчөмүнөн жогору өлчөмдө берилүүчү микрокредитти жана лизингди төмөнкү максаттарга МКАнын өздүк капиталынын 2 пайызынан ашпаган өлчөмдө сунуштоого жол берилет:

а) бизнести (ишкердик ишин уюштуруу үчүн негизги жана жүгүртүү каражаттарын сатып алуу) же жаңы ишкердик багытын түзүү;

б) төмөнкү маселелердин бири аткарылган учурда, иштеп жаткан бизнести/ишкердикти кеңейтүүгө жана өнүктүрүүгө:

- технологияны жаңыртууга багытталган жаңы технологияларды ишке киргизүү, инновациялык жабдууларды жана техниканы ишке киргизүү;
- бизнес-процесстерди автоматташтыруу;
- кошумча жумуш орундарын түзүү;
- өндүрүштүн масштабын кеңейтүү.

Ушул пункттун биринчи абзацында көрсөтүлгөн микрокредиттерди жана лизингдерди берүүдө микрокредиттик агенттик төмөнкү шарттарды аткарууга тийиш:

1) микрокредиттик агенттикте продукттун белгилүү бир түрүн жана сунушталып жаткан каржылоонун максаттуу пайдаланылышына мониторинг жүргүзүү тартибин аныктоо менен микрокаржылоо максаттарына жана милдеттерине ылайык иштелип чыккан каржылоо саясатынын болушу;

2) Кредиттик маалымат бюросунан өтүнүч ээсинин кредиттик таржымалы, анын ичинде өтүнүч ээси тарабынан буга чейин алынган, бирок мөөнөтүндө төлөнбөгөн, ошондой эле өтүнүч ээсинин кайсы бир башка кредиттер боюнча кепилдик берүүчү катары катышкандыгы же катышпагандыгы тууралуу маалыматтын болушу;

3) өтүнүч ээсинин төлөө жөндөмдүүлүгүн тастыктаган документтин болушу (өтүнүч ээсинин киреше алып келүүчү активдерге ээлик кылуу укугу, иштеген жеринен эмгек акысы тууралуу маалымат, патент, күбөлүк ж.б), ошондой эле өтүнүч ээсинин төлөөгө жөндөмдүүлүгүнө баа берилип, ал микрокредиттик агенттиктин кредиттик саясатына жана/же башка ички документтерине ылайык, жооптуу кредит менен иш алып барган адисинин же кызматкеринин корутундусу менен тастыкталышы зарыл;

4) өтүнүч ээси кредит алууга бизнес-планды сунуштоого тийиш, бул бизнес-планда тиешелүү эсептөөлөр жана болжолдоолор менен бирге кредитти пайдалануу максаттары көрсөтүлүүгө тийиш.

Мында, МКАнын кредит портфелинде жогоруда көрсөтүлгөн кредиттердин үлүшү 70 же андан көп пайызды ээлесе, анда 7.8.1-пунктта көрсөтүлгөн чектөөлөр бул МКАга таркатылбайт.

Эгерде МКАнын кредит портфелинде жогоруда көрсөтүлгөн кредиттердин үлүшү 70 пайыздан азды түзсө, 100 миң сомго чейинки өлчөмдөгү микрокредиттер МКАнын жалпы кредит портфелинин 20 же андан көбүрөөк пайызын түзүүгө тийиш.”.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/3 “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобону жана “Микрофинансылык компаниясынын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун:

– 2-тиркемесинин:

“Финансылык абал жөнүндө регулятивдик отчет” деп аталган 1-бөлүгүнүн “Б. Милдеттенмелер” бөлүкчөсүндөгү 17-статья төмөнкү редакцияда берилсин:

“17 Алынган кредиттер жана насыялар:

- а) Кыргыз Республикасынын банктарынан
- б) Кыргыз Республикасынын башка финансы-кредит мекемелеринен
- в) эл аралык финансылык уюмдардан жана донорлордон
- г) эл аралык финансы-кредит мекемелеринен
- д) мамлекеттик бийлик органдарынан
- е) уюштуруучулардан (акционерлерден) – жеке адамдардан
- ж) уюштуруучулардан (акционерлерден) – юридикалык жактардан
- з) башка юридикалык жактардан.”;

2) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген “Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобонун:

– 2-тиркемесинин:

“Чогуу алгандагы киреше жөнүндө отчет” деген 2-бөлүгүнүн:

“В. Кредит портфелин тармактар жана региондор боюнча бөлүштүрүү” деген бөлүкчөсүндөгү “Республика боюнча”, “Бишкек боюнча”, “Чүй областы боюнча”, “Ысык-Көл областы боюнча”, “Талас

областы боюнча”, “Нарын областы боюнча”, “Жалал-Абад областы боюнча”, “Ош областы боюнча”, “Баткен областы боюнча” таблицанын “Жеке адамдар (керектөө кредиттери)” жана “анын ичинде, факторинг операциялары” деген саптар төмөнкү мазмундагы саптар менен толукталсын:

“Финансы-кредит мекемелерине кредиттер анын ичинде, факторинг операциялары.”

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/3

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган толуктоолор жана өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин:

– 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө» нускоо тууралуу»;

– 2004-жылдын 4-февралындагы № 2/2 «Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу».

2. Юридика башкармалыгы:

– бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

3. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, адистештирилген финансы-кредит мекемеси -«Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, микрофинансылык уюмдарды, кредиттик союздарды, алмашуу

бюролорун, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кредиттик союздар ассоциациясын, Микрофинансылык уюмдар ассоциациясын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж.Джусупов мырзага жүктөлсүн.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/3
токтомуна карата тиркеме

Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолор жана өзгөртүүлөр

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы № 49/9 «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө» нускоо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) кароого алуу жөнүндө» нускоонун:

– 1-пунктундагы «363» деген сандар «, 505-17, 505-18, 505-19, 505-20» сандары менен толукталсын;

– 2-пунктунун:

1-пунктчасындагы «357-362» деген сандар «, 505-17–505-20» сандар менен толукталсын;

4-пунктчадагы «357-363» деген сандар «, 505-17–505-20» сандар менен толукталсын.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралындагы № 2/2 «Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин:

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Жеринде барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө» нускоонун:

– 1.9-пункту төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын:

«- Коммерциялык банктардын ишинде орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоого багытталган көзөмөлдүк, коммерциялык банктардын иш коопсуздугун жана туруктуулугун камсыз кылуу максатында, алардын иш тажрыйбасында кездешкен негизги тобокелдиктерди аныктоо үчүн каралган көзөмөлдөө ыкмасы болуп

саналат, демек, көзөмөлдүк коммерциялык банк ошол тобокелдиктерди кандай жөнгө салып жаткандыгына баа берүүгө багытталат.»;

– 3.3-пункттун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин:

«Улуттук банктын саясатына ылайык, ар бир банктын ишине комплекстүү текшерүүлөр банктын жалпы абалына рейтингдик системанын (CAMELS) компоненттери боюнча баа берүү үчүн жүргүзүлөт. Мындан тышкары, Улуттук банк көзөмөлдөө максатында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоого багытталган инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү чечимин да кабыл алышы мүмкүн. Жеринде барып комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча отчетто, төмөнкү маселелерди кошо алганда (бирок алар менен гана чектелбестен) төмөнкүлөр камтылат:»;

– төмөнкү мазмундагы 4.9-пункт менен толукталсын:

«4.9. Текшерүүнүн жүрүшүндө текшерип жаткандар банктын кызматкерлери менен биргеликте кардардын ишкердигине мониторинг жүргүзүү максатында, кардар иштеп жаткан жерге, ошондой эле күрөөлүк мүлк жайгашкан жерге барышы мүмкүн.»;

– 10.3-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин:

«Зарылчылык келип чыккан учурда Улуттук банктын Төрагасынын орун басары/Башкарманын мүчөсү төмөндө келтирилген шарттардын бири орун алган болсо, жолугушууларга катышуусу мүмкүн:

– банктын жыйынтык рейтингини начарлап кетсе;».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/4

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө» мыйзамынын 7, 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн.

3. Юридика башкармалыгы:

– Улуттук статистика комитетинде каттоодон өткөндөн кийин токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы

китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн grosстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын.

7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги
№ 17/4 токтомуна
тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм
жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун
бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр:

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун:

– «Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр» 1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
10000000	МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
11000000	Салыктык кирешелер
11100000	Кирешеге жана пайдага салык
11110000	Кирешеге жана пайдага салык
11111000	Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы
11111100	Салык агенти төлөөчү киреше салыгы
11111200	Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы
11112000	Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык
11112100	Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык
11113000	Пайдага салык
11113100	Пайдага салык
11113200	Пайыздарга салык
11113300	Алтын өндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11120000	Атайын режимдер боюнча салыктар
11121000	Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр
11121100	Чакан ишкердик субъекттери үчүн бирдиктүү салык
11122000	Патенттин негизинде салык
11122100	Милдеттүү патенттин негизинде салык
11122200	Ыктыярдуу патенттин негизинде салык
11130000	Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар
11131000	Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
11131100	Кумтөрдүн дүң кирешесине салык
11300000	Менчикке салык
11310000	Мүлккө салык
11311000	Кыймылсыз мүлккө салык
11311100	Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык
11311200	2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык
11311300	3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык
11312000	Кыймылдуу мүлккө салык
11312100	Транспорттук каражаттарга салык
11312110	Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык
11312120	Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык
11320000	Жер салыгы
11321000	Жер салыгы
11321100	Короо жанындагы жана дачалык жер участкакторун пайдалануу үчүн жер салыгы
11321200	Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы
11321300	Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы
11400000	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар
11410000	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар
11411000	Кошумча нарк салыгы (КНС)
11411100	Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС
11411200	ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС
11411300	ЕАЭС ке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11411400	Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС
11412000	Сатуудан салык
11412100	Сатуудан салык
11420000	Акциз салыгы
11421000	Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы
11421100	Алкохолдук продукция
11421110	Этил спирти
11421120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11421130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11421140	Шараптар
11421150	Коньяктар
11421160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11421170	Идишке куюлган пиво
11421180	Идишке куюлбаган пиво
11421190	Шарап материалдары
11421200	Тамеки буюмдары
11421210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11421220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11421230	Сигаралар жана сигариллалар
11421290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11421300	Мунай продуктулары
11421310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11421320	Реактивдүү отун
11421330	Дизель отуну
11421340	Мазут
11421350	Май жана газ конденсаты
11421360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11421400	Башка акциздик товарлар
11421410	Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар
11421420	Башка акциздик товарлар
11422000	ЕАЭСке кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
11422100	Алкохолдук продукция
11422110	Этил спирти
11422120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11422130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11422140	Шараптар
11422150	Коньяктар
11422160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11422170	Идишке куюлган пиво
11422180	Идишке куюлбаган пиво
11422190	Шарап материалдары
11422200	Тамеки буюмдары
11422210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11422220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11422230	Сигаралар жана сигариллалар
11422290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11422300	Мунай продуктулары
11422310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11422320	Реактивдүү отун
11422330	Дизель отуну
11422340	Мазут
11422350	Май жана газ конденсаты
11422360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11422400	Башка акциздик товарлар
11422410	Башка акциздик товарлар
11423000	ЕАЭСке мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
11423100	Алкохолдук продукция
11423110	Этил спирти
11423120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11423130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11423140	Шараптар
11423150	Коньяктар
11423160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11423170	Идишке куюлган пиво
11423180	Идишке куюлбаган пиво
11423190	Шарап материалдары
11423200	Тамеки буюмдары
11423210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11423220	Чыпкасыз тамеки чылымдары

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11423230	Сигаралар жана сигариллалар
11423290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11423300	Мунай продуктулары
11423310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11423320	Реактивдүү отун
11423330	Дизель отуну
11423340	Мазут
11423350	Май жана газ конденсаты
11423360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары
11423400	Башка акциздик товарлар
11423410	Алтын, платина жана күмүштөн зергер буюмдар
11423420	Башка акциздик товарлар
11424000	Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы
11424100	Алкоголдук продукция
11424110	Этил спирти
11424120	Арак жана ликер-арак ичимдиктери
11424130	Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар
11424140	Шараптар
11424150	Коньяктар
11424160	Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап
11424170	Идишке куюлган пиво
11424180	Идишке куюлбаган пиво
11424190	Шарап материалдары
11424200	Тамеки буюмдары
11424210	Чыпкалуу тамеки чылымдары
11424220	Чыпкасыз тамеки чылымдары
11424230	Сигаралар жана сигариллалар
11424290	Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар
11424300	Мунай продуктулары
11424310	Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер
11424320	Реактивдүү отун
11424330	Дизель отуну
11424340	Мазут
11424350	Май жана газ конденсаты
11424360	Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11424400	Башка акциздик товарлар
11424410	Башка акциздик товарлар
11440000	Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык
11441000	Бонустар
11441100	Күйүүчү пайдалуу кендер
11441110	Мунай
11441120	Күйүүчү газдар
11441130	Көмүр
11441190	Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
11441200	Металл пайдалуу кендер
11441210	Асыл металлдар
11441220	Сымап
11441230	Сурьма
11441240	Калай, вольфрам
11441290	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
11441300	Металл эмес пайдалуу кендер
11441310	Беттегич таштар
11441320	Курулуш куму
11441330	Гипс
11441340	Акиташ, курулуш ташы
11441350	Түстүү таштар (самоцветы)
11441390	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
11441400	Жер алдындагы суулар
11441410	Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар
11441420	Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар
11441430	Жылытуу үчүн ысык суулар
11441440	Ичүүчү жана техникалык суулар
11442000	Роялти
11442100	Күйүүчү пайдалуу кендер
11442110	Мунай
11442120	Күйүүчү газ
11442130	Көмүр
11442190	Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер
11442200	Металл пайдалуу кендер
11442210	Асыл металлдар
11442220	Сымап
11442230	Сурьма

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11442240	Калай, вольфрам
11442290	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар
11442300	Металл эмес пайдалуу кендер
11442310	Беттегич таштар
11442320	Курулуш куму
11442330	Гипс
11442340	Акиташ, курулуш ташы
11442350	Түстүү таштар (самоцветы)
11442390	Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер
11442400	Жер алдындагы суулар
11442410	Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар
11442420	Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар
11442430	Жылытуу үчүн ысык суулар
11442440	Ичүүчү жана техникалык суулар
11442490	Дагы башка жер астындагы суулар
11500000	Эл аралык соода жана тышкы опреация үчүн салыктар
11510000	Бажы төлөмдөрү
11511000	Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү
11511100	Кыргыз Республикасы ЕАЭС ге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11511200	ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11511300	Кыргыз Республикасын ЕАЭСке кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11511400	ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары
11511500	Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча бажылык төлөмдөр
11511600	Бажылык жыйынды төлөм
11512000	Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү
11512100	Экспорттук бажы алымы
11512200	Экспорттук мезгилдик бажы алымы
11513000	Бажылык жыйымдар
11513100	Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым
11513200	Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар
11514000	Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр
11514100	Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11515000	ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары токтотулган
11515100	Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11515200	Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11515300	Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11515400	Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516000	ЕАЭСке башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516100	Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516200	Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516300	Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516400	Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11516500	Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары
11517000	Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517100	Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517200	Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517300	Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517400	Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11517500	Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11518000	Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11518100	Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма
11520000	Ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521000	ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521100	Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521200	Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521300	Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11521400	Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары
11522000	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522100	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522200	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522300	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11522400	Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар
11523000	ЕАЭСтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523100	Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523200	Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
11523300	Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11523400	Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты
11524000	Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524100	Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524200	Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524300	Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11524400	Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар
11600000	Дагы башка салыктар жана жыйымдар
11610000	Дагы башка салыктар жана жыйымдар
11611000	Дагы башка салыктар жана жыйымдар
11611100	Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары
11611200	Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары
12000000	Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр
12100000	Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр
12110000	Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
12110100	Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
12110200	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна негизги карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
12110300	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна мөөнөтү узартылган карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
12110400	Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна өтүүчү карыз боюнча кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү
12120000	Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү
12120100	Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү
12120200	Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин негизги карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)
12120300	Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин мөөнөтү узартылган боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
12120400	Жумуш берүүчүлөрдүн жана кызматкерлердин өтүүчү карыз боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)
12130000	Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
12130100	Жеке эмгек ишмердигин жүргүзгөндөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
12130200	Полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон башка)
12130300	Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча полюс боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү
12130400	Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонддон тышкары)
12130500	Дыйкан жана фермер чарбасынын камсыздандыруу төлөмдөрү (Мамлекеттик топтоо пенсиялык фонд боюнча)
12140000	Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү
12140100	Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү
12150000	Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
12150100	Айылдык товар өндүрүүчүлөрдөн камсыздандыруу төгүмдөрү
12200000	Социалдык муктаждыкка дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
12210000	Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
12210100	Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
12220000	Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
12220100	Жумуш берүүчүлөрдүн камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү
12230000	Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
12230100	Дагы башка төгүмдөр/чегерүүлөр
12300000	Социалдык фонддун башка кирешелери
12310000	Социалдык фонддун башка кирешелери
12310100	Социалдык фонддун башка кирешелери
12310200	Капиталдаштырылуучу суммалар боюнча төлөө
12310300	Регресс доолор боюнча төлөө
12310400	Берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар
12320000	Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар
12320100	Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар
13000000	Алынган расмий трансферттер
13100000	Чет өлкөдөн алынган трансферттер
13110000	Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн
13111000	Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
13111100	Учурдагы
13111200	Капиталдык
13120000	Эл аралык уюмдардан
13121000	Эл аралык уюмдардан
13121100	Учурдагы
13121200	Капиталдык
13300000	Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери
13310000	Жергиликтүү бюджеттерге гранттар
13311000	Жергиликтүү бюджеттерге гранттар
13311100	Категориялык гранттар
13311200	Теңөөчү гранттар
13320000	Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
13321000	Өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
13321100	Айлык акыны жогорулатууга өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
13321200	1-4 класстардын окуучуларынын тамактануусуна өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
13321300	Республикалык бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү дагы башка каражаттар
13321400	Жергиликтүү бюджеттен өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
13321500	Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
14000000	Салыктык эмес кирешелер
14100000	Менчиктен жана пайыздардан кирешелер
14110000	Пайыздар
14111000	Депозиттер боюнча пайыздар
14111100	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында турган Өкмөттүн депозиттери боюнча пайыздар
14112000	Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
14112100	Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар
14120000	Дивиденддер жана пайда
14121000	Дивиденддер
14121100	Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер
14122000	Пайда
14122100	Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы
14122200	Мамлекеттик ишканалардын пайдасы
14150000	Ижара акысы

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
14151000	Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы
14151100	Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн акы
14151200	Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы
14152000	Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы
14152100	Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы
14152200	Жайыт ижарасы үчүн акы
14152300	Айыл четиндеги жайыттардын ижарасы үчүн акы
14152400	Интенсивдүү пайдалануудагы зонадагы жайыт ижарасы үчүн акы
14152500	Алыскы жайыт ижарасы үчүн акы
14152600	Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы
14152700	Токой ресурстарын пайдалануу акысы
14152800	Суу ресурстарын пайдалануу акысы
14152900	Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр
14153000	Мүлк ижарасы үчүн акы
14153100	Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы
14153200	Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы
14153900	Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы
14154000	Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы
14154100	Радиочастоттук полос тилкелерин колдонуу укугун өткөзүүдөгү түшүүлөр
14200000	Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер
14220000	Административдик жыйымдар жана төлөмдөр
14221000	Төлөмдөр
14221100	Лицензия берүү акысы
14221200	Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы
14221300	Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн акы
14221400	Транспорт каражаттарын каттоо жана кайра каттоо акысы
14221500	Альтернативдүү кызмат өтөө жана чакыруу мобилизациялык резерв үчүн акы
14221600	Байланыш тармактарын өнүктүрүү үчүн акы
14221700	Радио жыштык спектрин жана/же номиналдарын берүү, таңдоо, узартуу жана колдонуу үчүн акы
14221900	Дагы башка төлөмдөр

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
14222000	Мамлекеттик алымдар
14222100	Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым
14222200	Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым
14222300	Сот органдары алуучу мамлекеттик алым
14222400	Дагы башка мамлекеттик алымдар
14222500	Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым
14223000	Бир жолку декларациялык төлөм
14223100	Бир жолку декларациялык төлөм
14224000	Жыйымдар
14224100	Жол жүрүүгө катышкан айдоочуларга жана автоматотранспортко кирүү укугуна берилген жыйымдар
14224200	Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым
14224300	Автотранспорту токтотуу үчүн жыйым
14224900	Дагы башка жыйымдар
14230000	Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр
14231000	Медициналык кызмат көрсөтүүлөр
14231100	Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы
14231200	Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы
14231300	Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы
14231400	Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы
14231500	Саламаттык сактоо чөйрөсүндө кызмат көрсөтүү үчүн кош төлөм
14231600	Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы
14231700	Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы
14231800	Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык)
14231900	Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы
14232000	Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр
14232100	Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ)
14232200	Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирилөөнү жүргүзүү акысы
14232300	Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
14232400	Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы
14232500	Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы
14232600	ЖОЖго чейин, ЖОЖдон кийин жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы
14232700	Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы
14232800	Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы
14232900	Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы
14233000	Социалдык кызмат көрсөтүүлөр
14233100	Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы
14233200	Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн акы
14233300	Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы
14233400	Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы
14233500	Ден-соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чыңдоо үчүн санатордук-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы
14233600	Протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы
14233900	Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы
14234000	Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары
14234100	Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы
14234200	Тез жана контракттык кызматтын аскер милдеттүүлөрүнө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүүгө акы
14234300	Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы
14234400	Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин дубликатын берүү акысы
14234500	Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы
14234600	Сертификаттарды берүү акысы
14234700	Мамлекеттик каттоо акысы
14234900	Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
14235000	Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр
14235100	Баалуу металлдардан зергер жана башка тиричилик буюмдарын пробирлөө жана эн тамгалоо акысы
14235200	Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы
14235300	Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы
14235400	Тестирилөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы
14235500	Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы
14235600	Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы
14235900	Классификацияланбаган изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы
14236000	Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү
14236100	Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты көрсөтүү акысы
14236200	Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү акысы
14236300	Маалыматты издөө, тандоо жана берүүнү жүргүзүү акысы
14236400	Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы
14236500	Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы
14236600	Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы
14236900	Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы
14237000	Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу
14237100	Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы
14237200	Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу
14237300	Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы
14237400	Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы
14237500	Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы
14237600	Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы
14237700	Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы
14237900	Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы
14238000	Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү
14238100	Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы
14238200	Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы
14238300	Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
14238400	Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы
14238500	Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы
14238600	Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы
14238700	Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы
14238900	Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы
14239000	Дагы башка түшүүлөр
14239100	Менчиктештирүүдө сатуудан жогорку баалардан алынган чегерүүлөр
14239200	Мамматрезервди брондон чыгаруудан алынган чегерүүлөр
14239300	Мурда берилген бюджеттик ссудалардан чегерүүлөр
14239400	Мамлекеттик жана муниципалдык уюмдардын келишимдин негизинде ведомстволор аралык кызмат көрсөтүүлөргө төлөө акысы
14239500	Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр
14239900	Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык дагы башка түшүүлөр
14300000	Айыптар, санкциялар, конфискациялар
14310000	Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар
14311000	Административдик айыптар, санкциялар, конфискациялар
14311100	Административдик айыптар
14311200	Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
14311300	Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр
14311400	Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр
14311500	Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу акысы
14311600	Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы
14320000	Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар
14321000	Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар, санкциялар, конфискациялар
14321100	Негизги карыз боюнча айыптык санкциялар
14321200	Узартылган карыз боюнча айыптык санкциялар
14321300	Өтүүчү карыз боюнча айыптык санкциялар
14400000	Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар
14410000	Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар
14411000	Учурдагы

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
14411100	Учурдагы жардам
14412000	Капиталдык
14412100	Капиталдык жардам
14500000	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14510000	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511000	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511100	Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер
14511200	Дагы башка салыктык эмес кирешелер
14511300	Курстук пайда/чыгым
14511400	Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр

»;

– «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» 2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин:

«

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
20000000	МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР
21000000	Кызматкерлердин эмгек акысы
21100000	Маяна
21110000	Маяна
21111000	Туруктуу кызматкерлердин маянасы
21111100	Негизги маяна
21111200	Үстөк акы
21111300	Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар
21112000	Убактылуу кызматкерлердин маянасы
21112100	Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер
21200000	Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү
21210000	Социалдык фондго төгүмдөр
21211000	Социалдык фондго төгүмдөр
21211100	Пенсиялык фондго төгүмдөр
21211200	Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
22000000	Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
22100000	Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу
22110000	Кызматтык кыдырууларга чыгашалар
22111000	Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары
22111100	Транспорттук чыгашалар
22111200	Мейманкана чыгашасы
22111300	Суткалык чыгаша
22112000	Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар
22112100	Транспорттук чыгашалар
22112200	Мейманкана чыгашасы
22112300	Суткалык чыгаша
22120000	Байланыш кызматын көрсөтүү
22122000	Байланыш кызматын көрсөтүү
22122100	Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш
22122200	Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү
22122300	Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү
22122400	Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү
22122500	Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы
22122900	Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү
22130000	Ижара акысы
22131000	Ижара акысы
22131100	Имараттардын жана жайлардын ижарасы
22131200	Жабдуулар жана шаймандар ижарасы
22131300	Транспорт каражаттарынын ижарасы
22131900	Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы
22140000	Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
22141000	Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр
22141100	Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
22141200	Запастык бөлүктөрдү алуу
22141300	Транспорт каражаттарын тейлөө
22141900	Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү
22150000	Дагы башка товардарды жана кызмат көрсөтүүнү алуу
22151000	Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу
22151100	Юридикалык кызмат көрсөтүү
22151200	Консультант кызматын көрсөтүү
22151400	Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары
22152000	Мулк абалын күтүү кызматы
22152100	Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы
22152200	Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо
22152900	Имарат, жайларды жана мүлктөрдү күтүүнүн дагы башка кызматтары
22153000	Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу
22153100	Мамлекеттик кызматчыларды окутуу
22153200	Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу
22154000	Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар
22154100	Өкүлчүлүк чыгашалары
22154200	Бланктарды, медальдарды, значокторду даярдоо үчүн чыгымдар
22154300	Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы
22154900	Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү
22160000	Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында
22161000	Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында
22161100	Бирдиктуу статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында
22170000	Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу
22171000	Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
22171100	Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу
22171200	Инсулин жана инсулиндүү препараттарды алуу
22171300	Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препараттарды алуу
22172000	Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар
22172100	Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар
22180000	Тамак-аш азыктарын алуу
22181000	Тамак-аш азыктарын алуу
22181100	Тамак-аш азыктарын алуу
22181200	Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо
22181300	Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга жем алуу
22200000	Товарларды жана кызматтарды сатып алуу
22210000	Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211000	Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211100	Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211200	Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22211300	Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар
22220000	Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу
22221000	Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу
22221100	Камсыз кылууларды алуу
22221200	Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу
22230000	Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
22231000	Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
22231100	Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо
22240000	Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
22241000	Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу
22241100	Таш көмүрдү сатып алуу
22241200	Отундун башка түрлөрүн алуу
22250000	Күзөт кызматтарын сатып алуу
22251000	Күзөт кызматтарын сатып алуу
22251100	Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу
22251900	Башка күзөт кызматтарын сатып алуу
22260000	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар
22261000	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар
22261100	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары
22261200	Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары
22261300	Улуттук банктын, коммерциялык банктардын, финансы-кредиттик мекемелердин башка кызматтары
22261400	Казына системасын тейлөө боюнча акционердик-коммерциялык банктардын кызматтары
22300000	Коммуналдык кызматтар
22310000	Коммуналдык кызматтар
22311000	Коммуналдык кызматтар
22311100	Сууга акы
22311200	Электр энергиясына акы
22311300	Жылуулук энергиясына акы
22311400	Газга акы
22350000	Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
22351000	Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы
22351100	Лифтти колдонуу үчүн акы
22351200	Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы
24000000	Пайыздар
24100000	Резидент эместерге пайыздар
24110000	Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
24111000	Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
24111100	Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө
24200000	Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар
24210000	Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211000	Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211100	Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24211200	Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө
24220000	Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24221000	Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24221100	Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө
24300000	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар
24310000	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө
24311000	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө
24311100	Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө
25000000	Субсидиялар
25100000	Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25110000	Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
25111000	Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25111100	Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25120000	Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25121000	Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25121100	Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар
25200000	Менчик ишканаларга субсидиялар
25210000	Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар
25211000	Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар
25211100	Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар
25220000	Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
25221000	Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
25221100	Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар
26000000	Гранттар
26100000	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө гранттар
26110000	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26111000	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26111100	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар
26120000	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26121000	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26121100	Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө капиталдык гранттар
26200000	Эл аралык уюмдарга гранттар
26210000	Эл аралык уюмдарга учурдагы гранттар
26211000	КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр
26211100	Эл аралык уюмдарга төгүмдөр
26211200	КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр
26211900	Дагы башка кайтарымызсыз которуулар
26220000	Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26221000	Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
26221100	Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар
26300000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар
26310000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар
26311000	Жергиликтүү бюджеттерге гранттар
26311100	Категориялык гранттар
26311200	Теңештирүү гранттары
26312000	Өз ара эсептешүүлөр боюнча берилүүчү каражаттар
26312100	Республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
26312200	Жергиликтүү бюджеттен республикалык бюджетке өз ара эсептешүүлөр боюнча өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
26312400	Жергиликтүү бюджеттердин деңгээлдери ортосунда өткөрүлүп берилүүчү каражаттар
26313000	Субвенциялар
26313100	Социалдык фондго субвенциялар
26320000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
26321000	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
26321100	Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар
27000000	Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр
27100000	Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27110000	Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27111000	Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул
27111100	Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү
27111200	Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы
27111300	Аскер кызматчыларына пенсиялар
27111400	Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майыптардын энелерине пенсиялар
27111500	Калктын айрым категорияларына пенсиялар

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
27111600	Бийик тоолуу шартта жана жетүүгө кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик пенсиясы
27112000	Аскер кызматчыларын мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу
27112100	Аскер кызматчылары курман болгон, майыптык алган учурда аларды мамлекеттик милдеттүү өздүк камсыздандыруу
27113000	Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр
27113100	Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр
27113200	Иште жаракат алганы үчүн компенсациялык төлөөлөр
27113300	Чернобыль АЭСда авариянын кесепеттерин жоюунун катышуучуларына компенсациялык төлөмдөр
27114000	Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча үстөк акы
27114100	Майыптар пенсиясына үстөк акы
27114200	Өзгөчө эмгек сиңиргендиги үчүн пенсияга үстөк акы
27115000	Калкты медициналык камсыздандыруу
27115100	16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу
27115200	Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу
27115300	Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу
27200000	Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27210000	Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27211000	Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул
27211100	Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул
27211200	Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул
27211300	Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул
27211400	Жумушсуздук боюнча жөлөк пул
27211500	Калкка социалдык төлөөлөр
27211600	Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр
27212000	Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр
27212100	Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул
27212200	Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
27212300	Сөөк коюуга желөк пул төлөө
27213000	Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
27213100	Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер
27214000	Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар
27214100	Кесиптик окутууга чыгашалар
27214200	Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар
27214300	Чакан кредиттөөгө чыгашалар
27214400	Жумуш орунуна чек
27215000	Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар
27215100	Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар
27216000	Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
27216100	Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам
28000000	Башка чыгашалар
28200000	Дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28210000	Стипендиялар
28211000	Стипендиялар
28211100	Стипендиялар
28220000	Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28221000	Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28221100	Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар
28230000	Соттун чечимдерин аткаруу
28231000	Соттун чечимдерин аткаруу
28231100	Соттун чечимдерин аткаруу
28231200	Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар
28240000	Резервдик фонддор
28241000	Резервдик фонддор

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
28241100	Резервдик фонддор

»;

- «Бюджеттик эмес мекемелердин жана жеке адамдардын товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр, активдер жана милдеттенмелери үчүн төлөөлөр» 4-бөлүмүнүн 4214000 «Башка кызмат көрсөтүүлөр» тобу төмөнкү редакцияда берилсин:

«

Төлөмдүн коду	Төлөм багытынын аталышы
42151000	Башка кызмат көрсөтүүлөр
42151110	Юридикалык кызмат көрсөтүүлөр
42151210	Башка консультациялык кызмат көрсөтүүлөрү
42151310	Коргоо кызмат көрсөтүүлөр
42151410	Маалымат технологиялары жагында кызмат көрсөтүүлөр
42151510	Банктык кызмат көрсөтүүлөр
42151610	Аудитордук кызмат көрсөтүүлөр
42151710	Бухгалтердик кызмат көрсөтүүлөр
42151800	Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү
42151810	Камсыздандыруу жана пенсия боюнча кызмат көрсөтүүлөрү
42151820	Өмүрдү камсыздандыруудан тышкары, камсыздандыруу боюнча ордун толтуруп берүүлөр
42151900	Контракт боюнча көрсөтүлгөн башка кызматтар
42151910	Курулуш жумуштары
42151920	Жол курулуш жумуштары
42151930	Турак үйлөрдү, имараттарды жана курулмаларды куруу
42151940	Кен чыккан жерлерди геологиялык изилдөө
42151950	Жарнама айланасындагы жана рыноктун түзүлүшүн билүү кызматтары
42151960	Гонорар
42151990	Башка категорияларга кирбей калгандар

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТОКТОМ

Бишкек ш., Үметалиев көч., 101
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5

Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө” мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө” токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.

2. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 28-декабрындагы № 41/7 “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жана Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер жөнүндө маалыматтар формасын бекитүү тууралуу” жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” токтомунун 2-4-пункттары күчүн жоготкон катары таанылсын.

3. Төлөм системалары башкармалыгы отчеттук мезгилден кийинки чейректин алгачкы айынын 20сына чейин, чейрек сайын Улуттук банктын веб-сайтында республиканын коммерциялык банктарынын кызмат көрсөтүүлөрүнө өткөн чейректин акырына карата белгиленген тарифтер боюнча жыйынтык маалыматты башкармалык тарабынан иштелип чыккан формада жайгаштырып турсун.

4. Юридика башкармалыгы:

– токтондун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;

– расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтонду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.

5. Токтом расмий жарыялангандан үч ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтон менен Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүн жана республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын.

7. Токтондун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж. Орозбаевага ыйгарылсын.

Төрага

Т. Абдыгулов

Кыргыз Республикасынын
Улуттук банк Башкармасынын
2016-жылдын 11-апрелиндеги № 17/5
токтомуна карата тиркеме

**Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын
2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик
укуктук актылары жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөр**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жободо:

- 4.3-пунктта «19-21» чейинки цифралар алынып салынсын;
- 1-тиркемеде

23 жана 25-пункттар төмөнкү редакцияда берилсин:

«

№	Бөлүк	Аталышы	Мезгил-дүүлүгү	Берүү мөөнөтү	Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме
23	19-бөлүк	Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтер			
		А. Банктардын башкы кеңселериндеги жана региондордогу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтер	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	Эгерде банктын башкы кеңсесинде жана региондордо тарифтер бирдей болсо, анда бирдиктүү отчет түзүлүп, региондор боюнча тарифтер отчетто көрсөтүлбөйт.
		А-1. "Акча которуулардын локалдык системасы" кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	

№	Бөлүк	Аталышы	Мезгил-дүүлүгү	Берүү мөөнөтү	Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме
23	19-бөлүк	А-2. “Акча которуулардын эл аралык системалары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		А-3. “Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системасы” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		А-4. «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карттары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		А-5. “Эл аралык төлөм карттар” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		А-6. «I. Маалымат үчүн» чечмелөө	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		В. Башкы кеңселердеги жана региондордогу кредиттердин түрлөрү боюнча пайыздык чендер	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Г. 1-тиркеме “Аталышы жана региондор боюнча филиалдардын саны”	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	

№	Бөлүк	Аталышы	Мезгил-дүүлүгү	Берүү мөөнөтү	Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме
25	21-бөлүк	Төлөмдөр жөнүндө маалымат			
		А. Кардарлардын филиалдар ичиндеги чыгыш төлөмдөрү	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Б. Банктын ичиндеги филиалдар ортосундагы төлөмдөр	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		В. Банктын филиалдар боюнча банктар аралык төлөмдөрү	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Г. Төлөм инструменттеринин түрлөрү боюнча төлөмдөр	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Г1. Электрондук төлөмдөр	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Д. Мамлекеттердин системаларынын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү акчалай которуулар	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Е. Областтар жана Бишкек шаары боюнча системалардын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү акчалай которуулар	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Ж. Өлкөлөр жана системалардын түрлөрү боюнча чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр	Чейрек сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	

№	Бөлүк	Аталышы	Мезгил-дүүлүгү	Берүү мөөнөтү	Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме
25	21-бөлүк	З. Төлөм системасындагы төлөмдөрдүн саны жана көлөмү (которуулардын) тууралуу отчет	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		И. Төлөм системасы тарабынан иштетүүгө кабыл алынбаган төлөмдөрдүн (которуулардын) саны жана көлөмү тууралуу отчет	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		К. Системадагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө отчет	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		Л. Системадагы алдамчылык транзакциялар жөнүндө отчет	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	
		М. Иш аброю жөнүндө отчет	Ай сайын	Отчеттук айдан кийинки айдын 15 чейин	

».

- 2-тиркемеде:

- 19-бөлүк төмөнкү редакцияда берилсин:

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет

Банктын аталышы : _____

Отчет берүүнүн мезгил аралыгы: _____

2-тиркеме

19-БӨЛҮК БАНКТАРДЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮЛӨРҮ*

А. Банктардын башкы кеңселериндеги жана региондордогу кызмат көрсөтүүлөр

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
1.	Эсептешүү кассалык тейлөө								
1.1.	Эсеп ачуу								
1.1.1	юридикалык жактар								
1.1.2	жеке адамдар								
1.1.3	жеке ишкерлер								
1.2.	Эсепти тейлөө								
1.2.1	Адамдар арасында эсепти тейлөө :								
1.2.1.1	юридикалык жактар								
1.2.1.2	жеке адамдар								
1.2.1.3	Жеке ишкерлер								
1.2.2	Интернет-Банкинг								
1.2.2.1	юридикалык жактарга								
1.2.2.2	жеке адамдар								
1.2.3	Мобилдик-Банкинг								
1.2.3.1	Коммерциялык уюмдар								
1.2.3.2	Бюджеттик уюмдар								
1.2.3.3	Жеке адамдар								
1.2.4	Эсептешүү-акчалай, чектик, аманаттык китепчелерди жана алардын түп нускаларын берүү								
1.2.5	Эсеп боюнча көчүрмө берүү								
1.2.6	Эсептин болушу жөнүндө маалым кат берүү								
1.2.7	Эсеп боюнча түп нусканы, көчүрмөлөрдү жана аларга тиешелүү тиркемелерди берүү								
1.2.8	Эсепти жабуу								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
1.2.9	Эсепти калыбына келтирүү								
1.2.10	Эсепти кайра тариздөө								
1.2.11	Терминал аркылуу төлөмдөрдү өткөрүү								
1.2.11.1	Эсептешүү эсебин толуктоо								
1.2.11.2	Карт боюнча эсепти толуктоо								
1.2.11.3	Кредиттин ордун жабуу (эсептешүү эсебин толуктоо)								
1.2.12	Эсептен нак акча каражатын берүү								
1.2.12.1	мурда берилген суммалардын чегинде								
1.2.12.2	мурда берилген суммалардан үстөк								
1.2.13	Эмгек акы берүү								
1.2.14	Пенсияларды жана жөлөк пулдарды берүү								
1.2.15	Нак акча каражаттарын кабыл алуу								
1.2.16	Банкнотторду кайрадан эсептеп чыгуу жана ирилештирүү боюнча комиссия								
1.2.17	Эскилиги жеткен купюраларды жаңысына алмаштыруу								
1.2.18	Аманатка издөө салуу								
1.2.19	Инкассация								
1.3 Эсептешүү эсеп боюнча нак эмес которуулар									

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
1.3.1	Банктын ичинде которуулар								
1.3.2	Башка банктын кардарларынын пайдасына								
1.3.2.1	юридикалык жактар								
1.3.2.2	жеке адамдар								
1.3.3	Шарттардын өзгөрүүсү, жокко чыгаруу, которууну кайтарып берүү								
1.3.4	Банктык тапшырмалардын көчүрмөлөрүн өткөрүп берүү								
1.3.5	Төлөм документтерин тариздөө								
1.3.6	Которуу боюнча суроо-талап								
1.3.7	Төлөмдөр боюнча тергөө жүргүзүү								
1.3.8	Гросстук төлөмдөр								
1.3.9	Клирингдик төлөмдөр								
1.3.9.1	Анын ичинде Интернет-банкнинг								
1.3.10	Түздөн-түз дебеттөө								
1.4 Валюта операциялары									
1.4.1 Нак эмес валюта менен конверсиялык операциялар									
1.4.1.1	сатып алуу								
1.4.1.2	сатуу								
1.4.2	Валюталардын конвертациясы								
1.4.3	Банкноттордун аныктыгын текшерүү								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
2 Документардык операциялар									
2.1 Аккредитивдер менен операциялар									
2.1.1	Аккредитивди берүү (ачуу)								
2.1.2	Аккредитивди алдын ала авизовкалоо								
2.1.3	Аккредитивди авизовкалоо								
2.1.4	Аккредитивдин шарттарынын өзгөрүүсүн авизовкалоо								
2.1.5	Аккредитивди тастыктоо								
2.1.6	Аккредитивдин шарттарынын өзгөрүүсү								
2.1.7	Документтерди кабыл алуу, текшерүү, иштеп чыгуу жана акцептөө үчүн комиссия								
2.1.8	Аракеттенүү мөөнөтү бүткөнгө чейин аккредитивди жокко чыгаруу								
2.1.9	Аккредитив боюнча операциялар менен байланыштуу суроо-талаптар								
2.1.10	Документтердеги дал келбестиктер үчүн комиссия								
2.1.11	Аккредитивди которуу								
2.1.12	Аккредитив боюнча төлөмдөр								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
2.1.13	Пайдаланылбаган аккредитивдер үчүн комиссия								
2.1.14	Аккредитив шарттарын пролонгациялоо								
2.2 Документардык инкассо									
2.2.1	Инкассону авизовкалоо								
2.2.2	Документтерди инкассо боюнча тариздөө								
2.2.3	Инкассо боюнча нускоолордун өзгөрүүсү								
2.2.4	Инкассо боюнча операциялар менен байланыштуу суроо-талаптар								
2.2.5	Төлөнбөгөн документтерди кайтарып берүү								
2.2.6	Сатып алуучунун же анын банкынын пайдасына документтерди индоссирлөө								
2.2.7	Төлөмдөрдү жүзөгө ашыруу максатында акчаларды которуу								
2.3 Гарантиялар									
2.3.1	Гарантияларды берүү								
2.3.2	Гарантияларды авизовкалоо								
2.3.3	Гарантияны берүү жана тастыктоо үчүн комиссия								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
2.3.4	Гарантиялар боюнча тобокелдиктер үчүн комиссия								
2.3.5	Гарантия боюнча төлөм								
2.3.6	Гарантиянын шарттарын өзгөртүү								
2.3.7	Гарантияны тастыктоо								
2.3.8	Суроо-талапты аткаруу								
2.3.9	Мөөнөтү келип жеткенче гарантияны жокко чыгаруу								
2.3.10	Тендерге катышуу үчүн гарантияларды берүү								
2.3.11	Гарантия боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү								
2.3.12	Гарантиянын мөөнөттөрүн узартуу								
2.4 Жол чектери менен операциялар									
2.4.1	Сатуу								
2.4.2	Нак акчага айландыруу								
2.4.3	Чектерди инкассалоо								
2.4.4	Кайтарылып берилген төлөнбөгөн чектер үчүн комиссия								
2.4.5	Траттын негоциясы								
2.4.6	Документтерди текшерүү үчүн комиссия								
2.4.7	Траттын акцепти								
3 Баалуу кагаздар менен операциялар									
3.1	Баалуу кагаздарды сатып алуу/сатуу								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Регион-дун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
3.2	Банкта векселдерди сактоо								
3.3	Банктын векселдери менен операциялар								
3.4	Банктын акциялары менен операциялар								
3.5	Баалуу кагаздар аукционуна катышуу үчүн документтерди иштеп чыгуу үчүн комиссия								
4 Кредиттерди берүү боюнча операциялар									
4.1	Кредитти берүү, кредиттик линияны ачууга комиссия								
4.2	Кредит алууга документтерди тариздөө								
4.3	Кредиттин мөөнөтүн узартуу үчүн комиссия								
5 Эсепти ачуусуз которуу:									
5.1 Акча которуу системалары боюнча эсеп ачуусуз которуулар									
5.1.1	Акча которуулардын локалдык системасы								
5.1.2	Акча которуулардын эл аралык системасы								
5.2 Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөрдүн системалары боюнча которуулар									
5.2.1	Чек ара аркылуу өтүүчү системалар								
6 Банктык төлөм карттарды тейлөө									
6.1	«Элкарт» улуттук төлөм системасынын карты								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.2	Эл аралык төлөм карттар								
7 «Е-Кардар» системасы боюнча тейлөө									
7.1	Системаны туташтыруу								
7.2	Touch Методу бир комплектинин наркы								
7.3	Ай сайын төлөө								
8 Электрондук акча									
8.1	Электрондук акчаны чыгаруу								
8.2	Нак акчага айландыруу (электрондук акчанын ордун жабуу)								
8.3	Электрондук капчык ортосунда которуулар								
9 Башка кызмат көрсөтүүлөр Маалымат үчүн:									
9.1	Ишеним катты берүү								
9.2	Ксерокөчүрмө кызмат көрсөтүүлөрү								
9.3	Телекс кызмат көрсөтүүлөрү								
9.4	Кол тамга үлгүлөрүнүн бланктарын берүү								
9.5	Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр								
9.6	Банктарда баалуулуктарды сактоо (банк ячейкаларында)								
9.7	Банк ячейкаларын ижарага алуу								
9.8	Брокердик кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо								

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
9.8	Иш тажрыйбасынан/ такшалуудан өтүүнү сунуштоо								
9.10	Өтүнүч катты тариздөө, аны которууга басып чыгаруу								
9.11	Ишеним катты күбөлөндүрүү, басып чыгарууну тариздөө								
9.12	Акциздик маркаларды сатуу								
9.13	Алмашуу бюролорун тейлөө								
9.14	Кардарлардын өтүнүч боюнча маалым каттарды берүү								
I	Маалымат үчүн								

*Жогорудагы маалымат жалпыга жарыялануучу катары саналат, андыктан Улуттук банктын веб-сайтында жана Жалпыга маалымдоо каражаттарында жайгаштыруу үчүн колдонулушу мүмкүн.

**Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

А-1. «Акча которуулардын локалдык системалары» кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

5. Эсепти ачуусуз которуу

5.1. Акча которуулар системасы боюнча эсепти ачуусуз которуулар

5.1.1. Акча которуулардын локалдык системалары

Акча которуулар системасынын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
			KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт

Төрага

Башкы бухгалтер

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)

А-2. “Акча которуулардын эл аралык системалары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

5. Эсепти ачуусуз которуу

5.1. Акча которуулар системалары боюнча эсеп ачуусуз которуулар

5.1.2. Акча которуулардын эл аралык системалары

Акча которуулар системасынын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
			KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

А-3. “Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системалары” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

5. Эсепти ачуусуз которуу

5.2. Чек ара аркылуу өтүүчү системалар боюнча которуулар

5.2.1. Чек ара аркылуу өтүүчү төлөмдөр системалары

Акча которуулар системасынын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
			KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

А-4. «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карты» кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

6. Банктык төлөм карттарын тейлөө

6.1. «Элкарт» улуттук төлөм системасынын карты

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Төлөм карттын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.1.1	Эсепти ачуу									
6.1.2	Карттарды берүү									
6.1.2.1	магниттик									
6.1.2.2	чип түрүндө									
6.1.3	Транзакцияны жүргүзгөндүгү үчүн комиссия									
6.1.3.1	Өзүнүн банкынын инфраструктурасында									
6.1.3.1.1	нак акча алуу									
6.1.3.1.2	төлөмдөрдү өткөрүү									
6.1.3.2	Башка банктардын инфраструктурасында									
6.1.3.2.1	нак акча алуу									
6.1.3.2.2	төлөмдөрдү өткөрүү									
6.1.3.3	Жыл ичинде тейленгендиги үчүн комиссия									
6.1.3.4	Эсепке акча каражаттарын салуу									
6.1.3.5	Нак эмес которуулар боюнча келип түшкөн каражаттарды чегерүү									
6.1.4	Карттар боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр									

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Төлөм карттын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.1.4.1	Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү									
6.1.4.2	Кошумча картты персоналдаштыруу									
6.1.4.2.1	магниттик									
6.1.4.2.2	чип түрүндө									
6.1.4.3	Жоголуп кеткен картты калыбына келтирүү									
6.1.4.3.1	магниттик									
6.1.4.3.2	чип түрүндө									
6.1.4.4	Pin-кодду алмаштыруу									
6.1.4.5	“Кара тизмеге” киргизүү									
6.1.4.6	Картты блокировкалоо									
6.1.4.7	Картты блоктон чыгаруу									
6.1.4.8	POS-терминалдарды орнотуу									
6.1.4.9	Эсеп-карттын орточо айлык калдыгына чегерилүүчү пайыздар (жылдык %)									
6.1.4.10	Овердрафттын пайыздык чени (суткалык %)									
6.1.4.11	Кине коюу маселесин кароого алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (картты кайтарып берүү, кине коюу маселесин кароо, материалдарды жана башкаларды талап кылуу үчүн комиссия)									

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

А-5. “Эл аралык төлөм карттар” кызмат көрсөтүүсүн чечмелөө

6. Банктык төлөм карттарын тейлөө

6.2. Эл аралык төлөм карттар

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Төлөм карттын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.2.1	Эсепти ачуу									
6.2.2	Карттарды берүү									
6.2.2.1	магниттик									
6.2.2.2	чип түрүндө									
6.2.3	Транзакцияны жүргүзүү үчүн комиссия									
6.2.3.1	Өзүнүн банкынын инфраструктурасында									
6.2.3.1.1	нак акча алуу									
6.2.3.1.2	төлөмдөрдү өткөрүү									
6.2.3.2	Башка банктардын инфраструктурасында									
6.2.3.2.1	нак акча алуу									
6.2.3.2.2	төлөмдөрдү өткөрүү									
6.2.3.3	Жыл ичинде тейлөө үчүн комиссия									
6.2.3.4	Эсепке акча каражаттарын салуу									
6.2.3.5	Нак эмес которуулар боюнча келип түшкөн каражаттарды чегерүү									
6.2.4	Карттар боюнча башка кызмат көрсөтүүлөр:									

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Төлөм карттын аталышы	Региондун коду	Валюта	Кызмат көрсөтүүнүн наркы**				Тарифтердин өзгөрүү себептери	Эскертүү
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.2.4.1	Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү									
6.2.4.2	Кошумча картты персоналдаштыруу									
6.2.4.2.1	магниттик									
6.2.4.2.2	чип түрүндө									
6.2.4.3	Жоголуп кеткен картты калыбына келтирүү									
6.2.4.3.1	магниттик									
6.2.4.3.2	чип түрүндө									
6.2.4.4	Pin-кодду алмаштыруу									
6.2.4.5	“Кара тизмеге” киргизүү									
6.2.4.6	Картты блокировкалоо									
6.2.4.7	Картты блоктон чыгаруу									
6.2.4.8	POS-терминалдарды орнотуу									
6.2.4.9	Эсеп-карттын орточо айлык калдыгына чегерилүүчү пайыздар (жылдык %)									
6.2.4.10	Овердрафттын пайыздык чени (суткалык %)									
6.2.4.11	Кине коюу маселесин кароого алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр (картты кайтарып берүү, кине коюу маселесин кароо, материалдарды жана башкаларды талап кылуу үчүн комиссия)									

** Кызмат көрсөтүүлөр боюнча декларациялануучу тарифтер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

А-6. «I. Маалымат үчүн» чечмелөө

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Региондун коду	Валюта	Min	Эскертүү
1 Эсептешүү эсебиндеги минималдуу калдык					
1.1	юридикалык жактар				
1.2	жеке адамдар				
2 Аманаттын минималдуу өлчөмү					
2.1	юридикалык жактар				
2.2	жеке адамдар				

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер **

1. Жеке адамдарга

жылдык пайыздарда

региондун коду	Валюта		Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер		0-1 ай		1-3 ай		3-6 ай		6-12 ай		12 айдан жогору	
					депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max

**Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

Б. Башкы кеңселердеги жана региондордогу депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык чендер **

2. Юридикалык жактарга

жылдык пайыздарда

Региондун коду	Валюта		Талап боюнча төлөнүүчү депозиттер		0-1 ай		1-3 ай		3-6 ай		6-12 ай		12 айдан жогору	
					депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер	депозиттер	кредиттер
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max

** Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

В. Башкы кеңселердеги жана региондордогу кредиттер боюнча пайыздык чендер

жылдык пайыздарда

Код	Кызмат көрсөтүүлөрдүн аталышы	Региондун коду	Валюта	жылдык пайыздарда**		Эскертүү
				min	max	
1	Эл аралык кредиттик линиялардан тышкары, кредиттер					
1.1	Ипотекалык кредитти кошо алганда, курулушка жана турак жайды сатып алууга кредиттер					
1.2	Керектөө					
1.3	Бизнести өнүктүрүүгө кредиттер					
2	Эл аралык кредиттик линиялар боюнча кредиттер					
2.1	Европанын реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын микро жана чакан каржылоо боюнча программасы					
2.1.1	Экспресс-кредиттер					
2.1.2	Микрокредиттер					
2.1.3	Чакан кредиттер					
2.2	Башка эл аралык кредиттик линиялар боюнча кредиттер (агроөнөр жай секторун, Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясын, Азия өнүктүрүү банкын, KFW ж.б өнүктүрүүгө.)					

** Декларациялануучу пайыздык чендер көрсөтүлөт

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

Г. 1-тиркеме. Региондор боюнча филиалдардын саны жана анын аталышы

Региондун коду	Кеңсенин аталышы	Филиалдардын саны
	Бишкек ш. (башкы кеңсе) Бишкек ш.	
	Чүй областы (филиалдар)	
	Ысык-Көл областы (филиалдар)	
	Талас областы (филиалдар)	
	Нарын областы (филиалдар)	
	Жалал-Абад областы (филиалдар)	
	Ош областы	
	Баткен областы (филиалдар)	

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

».

- «Төлөмдөр жөнүндө маалымат» 21-бөлүктүн “Электрондук төлөмдөр” деп аталган Г1 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

_____ мезгил үчүн “Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет”

банктын аталышы _____

21-БӨЛҮК. Төлөмдөр жөнүндө маалымат _____

Г1. “Электрондук төлөмдөр”

	Электрондук төлөмдөрдүн түрлөрү	Кардарлардын саны	Улуттук валютада		Чет өлкө валютасында		
			Транзакциялардын саны	транзакциялардын көлөмү	транзакциялардын саны	валютанын коду	транзакциялардын көлөмү
	1	2	3	4	5	6	7
1. Интернет-Банкинг							
	Бишкек ш.						
	Чүй областы						
	Баткен областы						
	Жалал-Абад областы						
	Ысык-Көл областы						
	Нарын областы						
	Ош областы						
	Талас областы						
2. Мобилдик банкинг							
	Бишкек ш.						
	Чүй областы						
	Баткен областы						
	Жалал-Абад областы						
	Ысык-Көл областы						
	Нарын областы						
	Ош областы						
	Талас областы						
3. Электрондук акча							
	Бишкек ш.						
	Чүй областы						
	Баткен областы						
	Жалал-Абад областы						
	Ысык-Көл областы						
	Нарын областы						
	Ош областы						

	Электрондук төлөмдөрдүн түрлөрү	Кардарлардын саны	Улуттук валютада		Чет өлкө валютасында		
			Транзакциялардын саны	транзакциялардын көлөмү	транзакциялардын саны	валютанын коду	транзакциялардын көлөмү
	Талас областы						
4.	Башкалар						
	Бишкек ш.						
	Чүй областы						
	Баткен областы						
	Жалал-Абад областы						
	Ысык-Көл областы						
	Нарын областы						
	Ош областы						
	Талас областы						
5.	Бардыгы болуп, төлөмдөр						
	Бишкек ш.	0	0	0	0	0	0
	Чүй областы	0	0	0	0	0	0
	Баткен областы	0	0	0	0	0	0
	Жалал-Абад областы	0	0	0	0	0	0
	Ысык-Көл областы	0	0	0	0	0	0
	Нарын областы	0	0	0	0	0	0
	Ош областы	0	0	0	0	0	0
	Талас областы	0	0	0	0	0	0
	жыйынтыгында	0	0	0	0	0	0

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

- “Төлөмдөр жөнүндө маалымат” деген 21-бөлүктүн
 “_____ төлөм системасында төлөмдөрдүн (которуулардын)

саны жана көлөмдөрү жөнүндө отчет” деп аталган 3 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

«Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет

21-БӨЛҮК. “Төлөмдөр жөнүндө маалымат”

3. “_____ төлөм системасында төлөмдөрдүн (каторуулардын) саны жана көлөмдөрү жөнүндө отчет”

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы _____

Күнү (жылы, айы) _____

Төлөм системасынын аталышы _____

Төлөм системасынын түрү _____

Төлөм системасынын операторунун аталышы _____

Валюта _____

Күндөр (жылы/күнү/ айы)	Валюта курсу	Кириш/чыгыш төлөмдөрдүн (каторуулардын) саны	Кириш/чыгыш төлөмдөрдүн (каторуулардын) көлөмү, валютанын миң бирдигинде
1	2	3	4

Бардыгы болуп, ай ичинде:

чет өлкө валютасында	кириш		
	чыгыш		
улуттук валютада	кириш		
	чыгыш		

Валюта _____

1	2	3	4

Бардыгы болуп, ай ичинде:

чет өлкө валютасында	кириш		
	чыгыш		

улуттук валютада	кириш		
	чыгыш		

Төрага _____

Башкы бухгалтер _____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.) _____

– “Төлөмдөр жөнүндө маалымат” деп аталган 21-бөлүктүн
“ _____ төлөм системасынын иш аброю жөнүндө маалымат” деген М
бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин:

« мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет

21-БӨЛҮК. Төлөмдөр жөнүндө маалымат _____

М. “ _____ төлөм системасынын иш аброю жөнүндө маалымат”

Төлөм системасынын катышуучусунун аталышы _____

Күнү: (жылы, айы,) _____

Төлөм системасынын аталышы _____

Төлөм системасынын түрү _____

Төлөм системасынын операторунун аталышы _____

Жалпыга маалымдоо каражаттары					Сот процесстери					Кайрылуулар			
Жарыяланган күнү	Жарыялоо №	Жалпыга маалымдоо каражаттарынын аталышы	Макаланын кыскача мазмуну	Макала (оң /терс)	Доочу (аты-жөнү/ кызматы)	Жоопкер (аты-жөнү/ кызматы)	Талаш-тартыш предмети	Ишти кароочу сот	Соттун чечими жөнүндө маалымат	Күнү	кириш №	Кайрылуунун кыскача мазмуну	Белгиси (оң /терс)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Төрага _____

Башкы бухгалтер_____

Аткаруучу (аты-жөнү, тел.)_____

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 28 марта 2016 года № 14/1

О размере учетной ставки Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 19 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить учетную ставку Национального банка Кыргызской Республики в размере 8,00 процента годовых.

2. Настоящее постановление вступает в действие с 29 марта 2016 года.

3. Экономическому управлению разместить информацию о размере учетной ставки на официальном веб-сайте Национального банка Кыргызской Республики в течение одного рабочего дня после принятия настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Председателя Национального банка Кыргызской Республики
Н. Жениша.

Председатель

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 марта 2016 года №15/2

О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7 дополнения и изменения (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней после официального опубликования.
3. Юридическому управлению:
 - опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
 - после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков Кыргызской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Джусупова Т.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
от 30 марта 2016 года № 15/2

**Дополнения и изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«Об утверждении Положения «О лицензировании
деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О лицензировании деятельности банков» от 2 марта 2006 года № 5/7 следующие дополнения и изменения:

в Положении «О лицензировании деятельности банков», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– по всему тексту Положения, за исключением пункта 6.4, слова «тридцать дней» и «тридцать календарных дней» заменить словами «один месяц» в соответствующих падежных формах, слова «шестидесяти дней» и «шестидесяти календарных дней» заменить словами «двух месяцев»;

– по всему тексту Положения слова «платежные карточки» заменить словами «платежные карты» в соответствующих падежных формах;

– в абзаце первом преамбулы слова «в дальнейшем» заменить словом «далее»;

– в пункте 1.1 слова «в дальнейшем» заменить словом «далее»;

– пункт 1.14 дополнить абзацем следующего содержания:

«Учредители (акционеры) обязаны представлять по требованию Национального банка вышеуказанную информацию о лицах, имеющих общие интересы с банком и его учредителями (акционерами).»;

– в пункте 1.16 после слова «сберегательных» дополнить словами «и выездных»;

– в пункте 1.20:

в подпункте 14 слова «для компании» исключить;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) оказание консультационных и информационных услуг, связанных с основной деятельностью дочерних или зависимых компаний банка.»;

– пункт 2.6 признать утратившим силу;

– подпункт а) подпункта 16 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:

«а) процедуры по выявлению, оценке, контролю и мониторингу всех возможных рисков, которым подвержен банк.»;

– в абзаце первом пункта 4.5 слова «членов Совета директоров, председателя правления, заместителя(ей) председателя правления, отвечающего(их) за кредитную деятельность, председателя Комитета по аудиту, членов правления, главного бухгалтера, руководителя кредитного отдела и руководителя службы внутреннего аудита» заменить словами «, указанные в пункте 13.1 настоящего Положения.»;

– пункт 4.6 признать утратившим силу;

– пункт 5.8 изложить в следующей редакции:

«5.8. В течение одного месяца после формирования минимального уставного капитала Национальный банк осуществляет проверку формирования уставного капитала банка.

Проверка увеличения уставного капитала банка может быть осуществлена в рамках комплексных и целевых проверок Национального банка.»;

– в пункте 5.10:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Юридические дела всех участников (акционеров) банка и копии первичных документов по формированию уставного капитала при создании банка, в дальнейшем при изменении размера уставного капитала (включая копии платежных документов, решений, касающиеся изменения размера уставного капитала, и другие документы) и состава акционеров банка должны храниться банком в отдельной папке с присвоением им отдельного номенклатурного номера и иметь постоянный срок хранения. Банк должен определить лицо, ответственное за обеспечение надлежащего формирования и хранения этих папок.»;

в абзаце втором слова «одного процента» заменить словами «пяти процентов»;

в абзаце пятом слова «одним и более процентом» заменить словами «пятью и более процентами»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Национальный банк имеет право требовать от акционеров, владеющих более пяти процентов акций уставного капитала банка, предоставления документов с целью определения конечного бенефициара.»;

– в пункте 6.4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«6.4. Лицензия на право проведения банковских операций выдается Национальным банком в течение тридцати календарных дней после выполнения п.5.8 настоящего Положения, а также при предоставлении заявителем документов, удовлетворяющих требованиям законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка и подтверждающих выполнение следующих условий:»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:

«9) наличие документа, выданного уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего государственную регистрацию эмиссии акций заявителя»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

«11) наличие документа об оплате за лицензию в размере, установленном законодательством;»;

дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) отсутствие оснований для отказа в выдаче лицензии и отзыва предварительного разрешения на открытие банка, установленные главой 7 настоящего Положения.»;

– в подпункте 6 пункта 7.1 после слова «недостоверные» дополнить словами «и неполные»;

– пункт 7.3 изложить в следующей редакции:

«7.3. Национальный банк может отказать в выдаче лицензии, если условия, перечисленные в п.6.4 главы 6 настоящего Положения, не выполняются в течение шести месяцев после выдачи предварительного разрешения или представленные документы не соответствуют требованиям законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка.»;

– пункт 8.4 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:

«6) лицензия на право проведения банковских операций по исламским принципам финансирования через «исламское окно» (дополнительная лицензия) (Приложение 34,35);

7) лицензия на право проведения операций по выпуску электронных денег (дополнительная лицензия, порядок выдачи лицензии регламентирован в Положении «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», утвержденном постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 12.05.2015 г. №27/8).»;

– в пункте 8.5 слова «предоставлении документов о» исключить;

– пункт 8.6 признать утратившим силу;

– пункт 8.7 изложить в следующей редакции:

«8.7. Банковские лицензии и листы ограничений к ним выдаются председателю Совета директоров банка или председателю правления банка либо уполномоченному лицу согласно представленной доверенности.»;

– пункт 8.11 признать утратившим силу;

– пункт 8.12 изложить в следующей редакции:

«8.12. В случае реорганизации банка, изменения его наименования или места его нахождения, связанное с изменением населенного пункта, а также в случае переименования населенного пункта, в котором расположен банк, лицензия подлежит замене (переоформлению). Для замены лицензии банк подает заявление (ходатайство) о замене (переоформлении) банковских лицензий с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.»;

– пункт 8.14 изложить в следующей редакции:

«8.14. Национальный банк ведет Реестр выданных банковских лицензий.»;

- в пункте 8.15 слово «каждой» исключить;
- пункт 8.16 изложить в следующей редакции:

«8.16. Национальным банком осуществляется замена лицензии в течение пяти рабочих дней после предоставления документов, подтверждающих оплату за лицензии в размере, установленном законодательством.»;

- подпункт 1 пункта 9.5 изложить в следующей редакции:

«1) выявление, оценку, мониторинг и контроль всех рисков, связанных с проведением предполагаемых операций;»;

- пункт 10.11 признать утратившим силу;
- пункт 10.12 признать утратившим силу;
- пункт 10.13 признать утратившим силу;
- пункт 10.14 признать утратившим силу;
- пункт 10.15 признать утратившим силу;
- пункт 10.16 признать утратившим силу;

- в подпункте «б» подпункта 4 пункта 11.2 слова «налоговых органов» и слова «, заверенная органами государственной налоговой службы, или» исключить;

- пункт 13.6 изложить в следующей редакции:

«13.6. В случае увольнения или добровольной отставки председателя и членов Совета директоров, председателя и членов Правления банка, главного бухгалтера банк обязан в течение одного рабочего дня с момента принятия решения известить об этом Национальный банк с указанием причин увольнения.»

В случае увольнения или добровольной отставки остальных должностных лиц, указанных в пункте 13.1 настоящей главы – в течение трех рабочих дней.

В случае увольнения других сотрудников банка, непосредственно участвующих в осуществлении банковских операций, по инициативе работодателя по причине нарушения сотрудником трудового законодательства, банк обязан в течение десяти рабочих дней с

момента принятия решения известить об этом Национальный банк с указанием причин увольнения»;

– пункт 14.1 изложить в следующей редакции:

«14.1. Кандидаты на должности председателя и членов Совета директоров, председателя комитета по аудиту должны отвечать следующим минимальным требованиям;

1) иметь диплом о высшем образовании и стаж работы не менее двух лет в течение последних десяти лет в области экономических, банковских, финансовых или юридических вопросов;

2) не имеются факты, свидетельствующие о ненадлежащей деловой репутации;

3) обладать знаниями в области корпоративного управления, банковского законодательства, включая основные нормативные документы Национального банка;

4) знать бизнес-план банка и стратегию его развития;

5) не подпадать под условия главы 16 настоящего раздела Положения.

При этом большинство членов Совета директоров должны иметь стаж работы не менее двух лет в течение последних десяти лет на руководящих должностях в банковской и/или финансовой системе.

Для целей настоящего Положения под руководящей должностью подразумевается должность не ниже руководителя структурного подразделения финансово-кредитного учреждения и/или компании, деятельность которой подпадает под действие пункта 1.11 настоящего Положения, и/или организации в сфере регулирования финансовых услуг. При этом в стаж работы не включается работа в подразделениях вышеуказанных организаций/компаний, связанных с регулированием вопросов безопасности и осуществлением хозяйственной деятельности.»;

– подпункт 2 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:

«2) иметь следующий стаж работы в течение последних пяти лет для кандидата на должность:

а) председателя правления банка, (руководителя филиала банка-нерезидента) - не менее пяти лет в банковской и/или финансовой системе, в том числе на руководящих должностях - не менее двух лет;

б) заместителей председателя, члены правления - не менее двух лет в банковской и/или финансовой системе;

в) руководителя службы внутреннего аудита и главного бухгалтера - не менее трех лет в банковской, финансовой системе и/или сфере услуг по проведению аудита, деятельности, указанной в пункте 1.11 настоящего Положения;

г) руководителей структурных подразделений, ответственных за кредитную деятельность, за финансирование по исламским принципам, за управление активами и пассивами, за внутренние организационные мероприятия банка по противодействию финансированию терроризма (экстремизма), легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, руководителя «исламского окна» и риск-менеджера – не менее одного года в банковской и/или финансовой системе.

Совмещение работы в аудиторской организации с должностями руководителя службы внутреннего аудита и главного бухгалтера банка не допускается.»;

- в пункте 16.5 слова «несоблюдения банком банковского законодательства» заменить словами «, указанных в пункте 16.1 настоящего Положения»;

- в пункте 17.1:

в абзаце первом слова «Управление методологии надзора и лицензирования» заменить словами «Национальный банк»;

подпункт 4 признать утратившим силу:

- в пункте 17.10 слова «они возвращаются на доработку» заменить словами «направляется письмо о необходимости доработки и устранения замечаний»;

- пункт 17.11 изложить в следующей редакции:

«17.11. Решение о согласовании кандидатуры резидента Кыргызской Республики принимается в течение одного месяца со дня предоставления документов на согласование, в случае рассмотрения кандидатуры нерезидента Кыргызской Республики – в течение двух месяцев.»;

- пункт 17.12 признать утратившим силу;

- в пункте 19.3:

подпункт 8 признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Руководитель и главный бухгалтер филиала должны отвечать следующим требованиям:

1) иметь диплом о высшем образовании;

2) иметь стаж работы в банках и/или других финансово-кредитных учреждениях не менее двух лет в течение последних десяти лет.»;

– подпункт 4) пункта 19.4 изложить в следующей редакции:

«4) сведения о руководителе и главном бухгалтере филиала (Приложение 7).»;

– в пункте 19.11 слова «анкеты руководителя, главного бухгалтера филиала по установленной форме (Приложение 17 (без предоставления рекомендаций))» заменить словами «сведения о руководителе, главном бухгалтере филиала по установленной форме (Приложение 7).»;

– в пункте 20.3:

слова «Управление внешнего надзора Национального банка» заменить словами «Национальный банк»;

– в пункте 21.2:

слова «Представительство банка» заменить словами «Представительство банка-резидента Кыргызской Республики»;

подпункт 3 признать утратившим силу;

– в пункте 21.3:

подпункт 10 признать утратившим силу;

– пункт 21.4 изложить в следующей редакции:

«21.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных п.21.2 настоящего Положения, от банка-резидента Кыргызской Республики и в течение одного месяца со дня получения от банка-нерезидента документов, предусмотренных п.21.3 настоящего Положения, Национальный банк направляет банку-заявителю письмо для регистрации представительства в установленном законодательством порядке.»;

– в пункте 21.8 слова «и представить личный листок по учету кадров нового руководителя» заменить словами «с указанием сведений о руководителе согласно Приложению 21, 22»;

- пункт 21.9 изложить в следующей редакции:

«21.9. Национальный банк вправе отказать в выдаче разрешения для открытия представительства иностранного банка по следующим причинам:

1) несоответствие представленных документов установленным требованиям;

2) банк зарегистрирован в оффшорных зонах, а также в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим, и (или) не предусматривающих раскрытие и (или) предоставление информации органам банковского надзора;

- 3) при наличии текущих убытков у банка на отчетную дату.»;

- пункт 22.9 изложить в следующей редакции:

«22.9. До получения письма о регистрации сберегательная касса не вправе проводить операции.»;

- подпункт 6 пункта 22.10 признать утратившим силу;

- пункт 22.13 изложить в следующей редакции:

«22.13. В случае изменения адреса сберегательной кассы банк обязан в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента получения заключения уполномоченного органа о соответствии помещения сберегательной кассы установленным требованиям по технической укрепленности, сообщить об этом в Национальный банк с приложением документов, предусмотренных подпунктами 2,7 пункта 22.10 настоящего Положения, и копию решения уполномоченного органа управления банка об изменении адреса сберегательной кассы, заверенную банком.»;

- пункт 22.19 признать утратившим силу;

- в пункте 22.20 второе предложение исключить;

- пункт 24.6 изложить в следующей редакции:

«24.6. Новая редакция устава банка с внесенными изменениями и дополнениями получает силу со дня государственной перерегистрации банка в порядке, установленным законодательством»;

- пункт 25.1 изложить в следующей редакции:

«25.1. Для согласования новой редакции устава банк в течение одного месяца со дня принятия общим собранием акционеров

соответствующего решения направляет в Национальный банк следующие документы:

1) ходатайство о рассмотрении новой редакции устава;

2) протокол, либо выписку из протокола общего собрания акционеров, содержащее решение о принятии (утверждении) новой редакции устава, заверенные банком надлежащим образом (2 экземпляра);

3) текст изменений, вносимых в устав, в установленной форме согласно Приложению 24 (2 экземпляра);

4) новую редакцию устава (2 экземпляра).»;

– пункт 25.2 изложить в следующей редакции:

«25.2 Национальный банк в течение двадцати пяти календарных дней рассматривает предоставленные документы и, если они соответствуют требованиям настоящего Положения, направляет письмо о согласии с новой редакцией устава банка в уполномоченный государственный орган по регистрации юридических лиц с приложением двух экземпляров новой редакции устава банка, при увеличении размера уставного капитала - копию письма в уполномоченный государственный орган по регулированию рынка ценных бумаг.»;

– пункт 25.3 изложить в следующей редакции:

«25.3. В течение семи рабочих дней со дня проведения государственной перерегистрации банк обязан предоставить Национальному банку:

1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в уполномоченном государственном органе по регистрации юридических лиц, заверенную банком надлежащим образом;

2) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного государственного органа по регистрации юридических лиц о государственной перерегистрации, удостоверенной нотариально.»;

– пункт 26.3 изложить в следующей редакции:

«26.3. В случае внесения в устав изменения относительно уставного капитала, банк представляет в Национальный банк:

1) ходатайство о согласовании новой редакции устава;

2) протокол либо выписку из протокола общего собрания акционеров банка о решении об изменении размера капитала и утверждения новой редакции устава (2 экземпляра);

3) новую редакцию устава (2 экземпляра);

4) список акционеров (Приложение 4 и 5);

5) копию документа, выданного уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего государственную регистрацию итогов выпуска акций предыдущей эмиссии (выпуска), заверенную банком надлежащим образом (2 экземпляра).»;

- пункт 26.6 изложить в следующей редакции:

«26.6. После государственной перерегистрации в установленном законодательством порядке банк в течение семи рабочих дней представляет в Национальный банк следующие документы:

1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в уполномоченном государственном органе по регистрации юридических лиц, заверенную банком надлежащим образом;

2) копию документа, выданного уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего государственную регистрацию выпуска акций, заверенную надлежащим образом;

3) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного государственного органа по регистрации юридических лиц о государственной перерегистрации, удостоверенной нотариально.»;

- в пункте 26.7:

слова «состоявшимися и регистрации отчета об итогах» заменить словами «состоявшимися и регистрации итогов»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) копия документа, выданного уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг, подтверждающего регистрацию итогов выпуска акций и заверенная банком надлежащим образом.»;

- в пункте 27.4:

в подпункте 1 слова «изменений и дополнений в устав, либо» исключить;

в подпункте 3 слова «текст изменений, вносимых в устав, касающийся изменения фирменного наименования банка (Приложение 24), либо» исключить;

– пункт 27.6 изложить в следующей редакции:

«27.6. Для осуществления замены лицензии, банк обязан в течение семи рабочих дней со дня проведения государственной перерегистрации предоставить Национальному банку:

1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в уполномоченном государственном органе по регистрации юридических лиц, заверенную банком надлежащим образом;

2) копию новой редакции устава с отметкой уполномоченного государственного органа по регистрации юридических лиц о государственной перерегистрации, удостоверенной нотариально;

3) ходатайство о замене банковских лицензий с новым фирменным наименованием.»;

– пункт 27.10 признать утратившим силу;

– пункт 28-1.1 изложить в следующей редакции:

«28-1.1. Согласованию с Национальным банком подлежат изменения и дополнения, вносимые в положение о филиале банка, которые являются основанием для перерегистрации филиала банка в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».

Для согласования изменений и дополнений, вносимых в положение о филиале, банк в течение пяти рабочих дней со дня принятия Советом директоров соответствующего решения направляет в Национальный банк следующие документы:

1) ходатайство о рассмотрении новой редакции положения о филиале;

2) протокол либо выписку из протокола заседания Совета директоров, содержащую решение о принятии новой редакции положения о филиале, заверенный банком надлежащим образом (2 экземпляра);

3) новую редакцию положения о филиале (2 экземпляра).»;

- пункт 28-1.4 изложить в следующей редакции:

«28-1.4. В течение пяти рабочих дней со дня проведения государственной перерегистрации филиала, банк обязан предоставить Национальному банку:

1) копию свидетельства о государственной перерегистрации в уполномоченном государственном органе по регистрации юридических лиц, заверенную надлежащим образом;

2) копию новой редакции положения о филиале, заверенную банком надлежащим образом.»;

- пункт 29.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«Настоящее Положение не рассматривает процедуру принудительной реорганизации банков.»;

- в пункте 34.2:

слова «Для получений» заменить словами «Для получения»;

после слов «проект договора о реорганизации» дополнить словами «, утвержденный Советом директоров и общим собранием акционеров»;

- в пункте 34.4 первое предложение исключить;
- пункт 34.9 признать утратившим силу;
- пункт 34.15 изложить в следующей редакции:

«34.15. Решение о выдаче согласия на государственную перерегистрацию в уполномоченном государственном органе по регистрации юридических лиц факта реорганизации банков принимается Национальным банком в течение 25 календарных дней с момента представления полного пакета документов, перечисленных в пункте 34.14 Положения и отвечающих требованиям законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка.»;

- пункт 35.1 изложить в следующей редакции:

«35.1. Конвертация (обмен) акций осуществляется в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики «Об акционерных обществах.»;

- в наименовании раздела IX:

в первом предложении слово «Преобразование» заменить словом «Перерегистрация»;

слова «и микрокредитной компании (МКК)» исключить;

- в разделе IX по тексту слова «МКК», «и МКК», «/МКК» и «или МКК» исключить;

- в главах 40, 41 по тексту слово «преобразование» во всех падежных формах заменить словом «перерегистрация» в соответствующих падежных формах;

- в наименовании главы 40 слова «намеревающимся преобразоваться» заменить словами «при перерегистрации»;

- в пункте 40.1:

в абзаце первом слово «преобразоваться» заменить словом «перерегистрироваться»;

в подпункте 3 слова «пяти лет» заменить словами «десяти лет и проводить операции по привлечению депозитов на основании лицензии в течение последних пяти лет»;

- примечания к Положению исключить;

- приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

Сведения о руководителе/главном бухгалтере филиала банка

1	Фамилия, имя, отчество	
2	Дата и место рождения	
3	Сведения об образовании (наименование высшего учебного заведения, год окончания, специальность по диплому)	
4	Место работы за последние десять лет (наименование компании, должность с указанием даты вступления и ухода)	
5	Дополнительные сведения	

»;

- в приложении 12:

в пункте 2 слова «в иностранной валюте» заменить словами «с драгоценными металлами»;

- пункт 14 приложения 17 изложить в следующей редакции:

«Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/или члена Совета директоров или любого другого должностного лица когда-либо, в какой-либо стране:

- выдвинуты обвинения в совершении административных правонарушений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (да/нет) _____

- применены дисциплинарные взыскания (да/нет)

- выдвинуты обвинения в совершении преступлений согласно уголовному законодательству, в том числе в случаях прекращения уголовного дела, вынесения оправдательного приговора и освобождения от уголовной ответственности (да/нет) _____

Если да, дайте описание обвинения, осуждения со стороны правоохранительного органа с указанием наименования правоохранительного органа, обвинения или дисциплинарного взыскания примененного любым государственным органом, результатов разбирательства, решения суда: _____»;

- в приложении 18:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«Заполняется акционерами (физическими лицами), осуществляющими значительное участие или контроль в банке»;

пункт 1.12. изложить в следующей редакции:

«1.12. Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/или любого другого должностного лица (члена Совета директоров, члена исполнительного органа, главного бухгалтера/ финансового менеджера и т. д.) когда-либо, в какой-либо стране:

- выдвинуты обвинения в совершении административных правонарушений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (да/нет)_____

- применены дисциплинарные взыскания (да/нет)_____

- выдвинуты обвинения в совершении преступлений согласно уголовному законодательству, в том числе в случаях прекращения уголовного дела, вынесения оправдательного приговора и освобождения от уголовной ответственности (да/нет)_____.

Если да, дайте подробное описание обвинения, осуждения со стороны правоохранительного органа с указанием наименования правоохранительного органа, обвинения или дисциплинарного взыскания примененного любым государственным органом, результатов разбирательства, решения суда (в том числе в случаях прекращения дела, снятия обвинения, вынесения оправдательного приговора или освобождения от уголовной ответственности): _____»;

- приложение 21 изложить в следующей редакции:

«Приложение 21
Заполняется банком,
действующим на основании
лицензии Национального банка
Национальный банк
Кыргызской Республики

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии (закрытии) представительства

_____ (на фирменном бланке учреждения)

Настоящим _____
_____ (полное наименование банка, открывающего
представительство и номер его лицензии) уведомляет, что в целях
(см. *) _____ (указывается
цель открытия представительства) принято решение _____
_____ (указывается орган управления банка,
принявшего решение об открытии (закрытии) представительства) от
_____ (указывается
дата принятия решения) об открытии (закрытии) представительства
по адресу _____
(указываются почтовый адрес представительства, _____
_____ телефон,
факс).

Сведения о руководителе представительства:

Ф.И.О.	
Дата и место рождения	
Паспортные данные	
Гражданство	
Место проживания (по паспорту)	
Сведения об образовании (наименование высшего учебного заведения, год окончания, специальность по диплому)	

Приложение на _____ листах.

Руководитель органа банка, принявшего решение об открытии (закрытии) представительства, (подпись) Ф. И. О.

Печать

Примечание:

- (*) - Данные сведения приводятся при открытии представительства.»;
– приложение 22 изложить в следующей редакции:

«Приложение 22
Заполняется иностранным банком
Национальный банк
Кыргызской Республики

ЗАЯВЛЕНИЕ **банка об открытии (закрытии) представительства**

(на фирменном бланке учреждения)

Настоящим _____
_____ (полное наименование банка, открывающего
представительство и номер его лицензии) просит предоставить
разрешение на создание представительства в целях (см. *) _____
_____ (указывается цель
открытия представительства). По решению _____
_____ (указывается орган управления банка, принявшего
решение об открытии представительства) от _____
_____ (указывается дата принятия решения)
_____ (наименование банка) намерен открыть
(закрыть) представительство по адресу _____
_____ (указываются почтовый адрес представительства,
телефон, факс)

Сведения о руководителе представительства:

Ф.И.О.	
Дата и место рождения	

Паспортные данные	
Гражданство	
Место проживания (по паспорту)	
Сведения об образовании (наименование высшего учебного заведения, год окончания, специальность по диплому)	

Приложение на ____ листах.

Руководитель органа банка, принявшего решение об открытии (закрытии) представительства, (подпись) Ф. И. О.

Печать

Примечание:

(*)- Данные сведения приводятся при открытии представительства.»;

– в приложении 23 после слов «указывается перечень операций» дополнить предложением следующего содержания:

«. При осуществлении сберегательной кассой операций по выдаче кредитов/финансированию по исламским принципам указываются дата и номер утвержденной кредитной политики/политики финансирования по исламским принципам банка и информация о стаже работе/ прохождении курсов или стажировок по вопросам кредитования ответственного сотрудника, осуществляющего кредитование.»;

– приложение 25 изложить в следующей редакции:

«Приложение 25

(наименование банка)

(наименование филиала, если счет открыт в филиале)

адрес _____

тел.: _____

факс _____

Банк, _____ (наименование банка) подтверждает, что _____ (Ф.И.О.) является владельцем

счета N _____, открытого в нашем банке, с _____ (дата открытия счета), со следующими данными о денежных средствах:

- 1) остаток по счету на _____ (дата) (сумма)
- 2) средний баланс за последний год _____ (сумма)
- 3) тип счета

Ф. И. О. должностного лица банка _____

Подпись должностного лица банка _____

Дата _____»;

- приложение 27 изложить в следующей редакции:

«Приложение 27

Дата

Национальный банк
Кыргызской Республики

ЗАЯВКА

Настоящим _____ (наименование банка-заявителя) обращается с просьбой предоставить согласие на открытие филиала на территории Кыргызской Республики в г. _____ (дополнительно указать месторасположение филиала).

К настоящей заявке прилагаются:

1. Анкета на ___ листах;
2. Финансовая отчетность за _____ год, подтвержденная _____ (указать наименование независимой аудиторской компании, подтвердившей достоверность финансовой отчетности)
3. Финансовая отчетность за _____ год, подтвержденная _____

_____ (указать наименование независимой аудиторской компании, подтвердившей достоверность финансовой отчетности)

4. Финансовая отчетность за _____ год, подтвержденная _____

_____ (указать наименование независимой аудиторской компании, подтвердившей достоверность финансовой отчетности)

5. Решение уполномоченного органа банка-заявителя об открытии филиала на территории Кыргызской Республики;

6. Копии учредительных документов банка заявителя, заверенные надлежащим образом;

7. Копии лицензий банка-заявителя на право проведения банковских операций, заверенные надлежащим образом;

8. Общая информация о банке, его структуре, руководителях (члены Совета директоров (наблюдательного органа), члены правления (исполнительного органа)), акционерах (владельцах). (Если банк является частью группы - сведения о группе и компаниях, входящих в группу, сведения об основной деятельности компаний, входящих в группу, а также сведения об их финансовом положении);

9. Бизнес-план филиала на первые три года деятельности и содержащий экономическое обоснование для создания филиала банка;

10. Положение о филиале банка, включая перечень банковских операций, которые филиал уполномочен проводить, и процедуры, обеспечивающие адекватный надзор за филиалом со стороны банка-заявителя (головного офиса иностранного банка);

11. Письменное подтверждение органа банковского надзора _____ (страна происхождения (регистрации) о том, что банк-заявитель обладает действующей лицензией на проведение банковской деятельности и имеет право на открытие филиала на территории Кыргызской Республики;

12. Сведения о должностных лицах филиала банка, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Национальным банком;

13. Документы о соответствии здания, где будет размещен филиал, требованиям по технической укрепленности и безопасности, предъявляемым к кассовым узлам и зданиям банка.

14. _____
(укажите другие прилагаемые документы).

Подтверждаем достоверность предоставленных сведений.

Подпись уполномоченного лица, печать»;

– дополнить приложением 34 следующего содержания:

«Приложение 34

БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕНЗИЯ N___/3

на право проведения банковских операций по исламским принципам
банковского дела и финансирования через «исламское окно»

(полное наименование юридического лица)

(сокращенное наименование юридического лица)

(местонахождение)

1. Имеет право осуществлять в национальной валюте Кыргызской Республики и иностранной валюте (при наличии лицензии на право проведения банковских операций в иностранной валюте) перечисленные ниже банковские операции по исламским принципам банковского дела и финансирования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики:

1.1. сделки «Мудароба»;

1.2. сделки «Шарика/Мушарака»;

1.3. сделки «Мурабаха»;

1.4. сделки «Иджара и Иджара Мунтахийя Биттамлик»;

1.5. сделки «Кард Хасан»;

- 1.6. сделки «Истиснаа и параллельная Истиснаа»;
- 1.7. сделки «Гарантии»;
- 1.8. сделки «Салам»;
- 1.9. сделки «Документарный аккредитив»;
- 1.10. сделки доверительного и гарантированного хранения;
- 1.11. открывать и вести счета физических и юридических лиц;
- 1.12. самостоятельно устанавливать корреспондентские отношения;
- 1.13. осуществлять расчеты по поручению клиентов и банков-корреспондентов и их кассовое обслуживание;
- 1.14. выпускать, покупать, оплачивать, принимать, хранить и подтверждать платежные документы (чеки, другие документы), включая платежные карты.

2. Неотъемлемой частью данной лицензии является лист ограничений на проведение банковских операций по исламским принципам банковского дела и финансирования через «исламское окно».

Настоящая лицензия вступает в силу с момента ее подписания.

Банк занесен в реестр лицензий коммерческих банков (дата, месяц, год).

N _____ серия бланка _____

Заместитель Председателя/Член Правления»;

– дополнить приложением 35 следующего содержания:

ЛИСТ ОГРАНИЧЕНИЙ
к лицензии N ___/З, выданной (дата, месяц, год) на право
проведения банковских операций по исламским принципам
банковского дела и финансирования через «исламское окно»

(полное наименование юридического лица)

Порядковый номер банковской операции	Наличие ограничения	Дата, с которой действует ограничение	Примечание
---	---------------------	---	------------

- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 1.4.
- 1.5.
- 1.6.
- 1.7.
- 1.8.
- 1.9.
- 1.10.
- 1.11.
- 1.12.
- 1.13.
- 1.14.
- 1.15.

N _____ серия бланка _____

Заместитель Председателя/Член Правления».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 марта 2016 года №15/3

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики» от 19 марта 2005 года № 6\2»

В соответствии со статьями 7, 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении новой редакции Положения «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики» от 19 марта 2005 года № 6\2» следующие изменения :

В Положении «О Комитете по надзору Национального банка Кыргызской Республики», утвержденном вышеуказанным постановлением:

Пункт 1.3 иложить в следующей редакции:

«1.3. Персональный состав Комитета по надзору утверждается приказом Национального банка.

В состав Комитета входят Заместитель Председателя Национального банка/член Правления Национального банка (Председатель Комитета), один член Правления Национального банка, руководители структурных подразделений Национального банка – начальник Управления внешнего надзора, начальник Управления инспектирования, начальник Управления методологии надзора

и лицензирования, начальник Управления денежно-кредитных операций, начальник отдела Юридического управления.

В состав Комитета по надзору с правом совещательного голоса могут входить работники Национального банка в соответствии с приказом Национального банка.»

В отсутствие Председателя и/или других членов Комитета в заседаниях Комитета по надзору принимают участие лица, замещающие их по должности в соответствии с приказом Национального банка.»

2. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Джусупова Т. Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 30 марта 2016 года №15/6

Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить Положение «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» (прилагается).

2. Признать утратившим силу следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики:

– «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 12 мая 2015 года №27/8;

– «О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике» от 12 мая 2015 года № 27/8» от 2 ноября 2015 года № 65/2.

3. Операторам платежных систем, не заключившим договора с банком-эмитентом электронных денег в соответствии с требованиями Положения «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике», прекратить деятельность, связанную с электронными деньгами, с 1 июня 2016 года.

4. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

6. Управлению по работе с документами довести настоящее постановление до сведения соответствующих структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка в Баткенской области.

7. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения действующих коммерческих банков, операторов платежных систем Кыргызской Республики и международных систем электронных денег.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 30 марта 2016 года № 15/6

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «О Национальном банке Кыргызской Республики», «О банках и банковской деятельности в Кыргызской Республике», «О платежной системе Кыргызской Республики», «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике», «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности» и другими нормативными правовыми актами Национального банка Кыргызской Республики (далее – Национальный банк).

2. Настоящее Положение определяет порядок выпуска электронных денег коммерческими банками (далее – банк), распространение и обналичивание (погашение), предоставление платежных услуг с использованием электронных денег на территории Кыргызской Республики.

3. Настоящее Положение устанавливает требования к банкам, операторам, агентам, субагентам, а также к международным системам электронных денег их агентам и субагентам.

4. Национальный банк является единственным лицензиаром на территории Кыргызской Республики, имеющим право выдавать лицензию коммерческим банкам на выпуск электронных денег.

5. Банки, операторы, агенты, субагенты, а также международные системы электронных денег, их агенты и субагенты должны соблюдать и выполнять требования по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или

экстремистской деятельности в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

Глава 2. Термины и определения

6. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

Акцептант электронных денег – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который в соответствии с заключенным договором с агентом или коммерческим банком-эмитентом электронных денег, принимает электронные деньги для оплаты товаров или услуг с составлением документов, подтверждающих совершение операций с электронными деньгами.

Агент (дистрибьютор) электронных денег – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, резидент, который производит погашение (обмен) электронных денег на наличные или безналичные денежные средства, распространяет электронные деньги в соответствии с условиями настоящего Положения, на основании заключенного агентского договора с банком, выпустившим электронные деньги.

Агент международных систем электронных денег – банк-резидент, осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и имеющий договорные отношения с эмитентом международных систем электронных денег.

Аутентификация – это установка подлинности лица путем проверки подлинности предъявленного идентификатора (ПИН-код, логин и др.).

Использование электронных денег в расчетах – передача держателем электронных денег акцептанту с использованием программно-технических средств при осуществлении расчета за предоставленные товары и/или услуги. Расчеты с использованием электронных денег являются безналичными, если движение денежных средств происходит в национальной валюте, без участия наличных денег, путем списания денежных средств со счета держателя электронных денег и зачисления их на счет акцептанта.

Идентификационный номер электронного кошелька – уникальный номер электронного кошелька, который присваивается при его

первоначальной регистрации в системе. По идентификационному номеру электронного кошелька держатель имеет возможность получить информацию о движении денежных средств и остатке на электронном кошельке, а также производить блокировку кошелька в случае необходимости.

Идентифицированный электронный кошелек - электронный кошелек, держатель которого прошел процесс идентификации и верификации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Международные электронные деньги – электронные деньги, выпущенные (эмитированные) нерезидентами за пределами Кыргызской Республики.

Наличные денежные средства – денежные знаки в виде банкнот и монет в иностранной и национальной валютах.

Оператор системы расчетов электронными деньгами (далее – оператор) – оператор платежной системы, резидент, действующий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, который устанавливает и/или обеспечивает техническую поддержку специального программного обеспечения, аппаратного и сетевого оборудования для осуществления операций с электронными деньгами, проводит процессинг на основании договора с банком.

Погашение – операция обмена электронных денег/международных электронных денег, предъявляемых держателем банку, оператору, агенту, субагенту/субагенту международных систем электронных денег, на наличные или безналичные денежные средства, не превышающие остаток хранимой на них суммы электронных денег/международных электронных денег. Погашение может производиться с применением периферийных устройств банка.

Процессинг электронных денег – деятельность, включающая в себя сбор, обработку и рассылку информации участникам об операциях с электронными деньгами, предусмотренных соответствующими договорами между участниками системы расчетов с использованием электронных денег.

Расчетный банк – банк, осуществляющий взаиморасчеты между участниками системы расчетов с использованием электронных денег.

Распространение электронных денег – услуга банка, агента, субагента, агента (субагента) международных систем электронных денег по предоставлению электронных денег/международных электронных денег держателям для дальнейшего их использования.

Банковский счет по учету электронных денег – счет, открытый банком, который используется только для проведения операций по зачислению суммы денежных средств по выпущенным электронным деньгам, и по списанию денежных средств для погашения электронных денег. Остаток на данном счете равен общей сумме обязательств по всем выпущенным электронным деньгам. Списание денежных средств с этого счета ограничивается и осуществляется только в адрес акцептантов, на погашение электронных денег, включая перевод средств с одного электронного кошелька на другой, находящиеся в разных системах электронных денег.

Регистрация в системе электронных денег – проведение клиентом регистрации в системе с обязательной аутентификацией, путем введения своих данных в соответствии с процедурами банка, оператора, международной системы электронных денег.

Система расчетов с использованием электронных денег (система электронных денег) – совокупность банковских и иных институтов, аппаратно-технических средств, правил и процедур, обеспечивающих обращение электронных денег.

Субагент/субагент международных электронных денег – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший субагентский договор с агентом/агентом международных электронных денег на осуществление операций по распространению и погашению электронных денег/международных электронных денег.

Устройство доступа – это инструмент (персональный компьютер, планшетный компьютер, мобильный телефон или иное устройство), обеспечивающий держателю доступ к своему электронному кошельку для осуществления платежей с использованием электронных денег.

Участники системы электронных денег – банк, агент, оператор, акцептант, держатель электронных денег, расчетный банк, субагент/субагент международных электронных денег.

Эмиссия (далее - выпуск) электронных денег – деятельность банка по выпуску собственных электронных денег в обращение в обмен на

наличные или безналичные денежные средства с предоставлением возможности их последующего погашения.

Электронные деньги – денежная стоимость, которая хранится в электронном виде на программно-техническом устройстве (предоплаченные карты, виртуальные предоплаченные карты и электронный кошелек являются инструментами (носителями) электронных денег) и принимаются в качестве средства платежа за товары/услуги организации-эмитента электронных денег и организаций акцептантов.

Электронный кошелек – хранилище электронных денег, представляющее собой программное обеспечение или иное программно-техническое устройство, в котором имеется запись о сумме электронных денег и их принадлежности держателю.

Эмитент международных электронных денег - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в рамках законодательства страны происхождения, которое проводит эмиссию за пределами территории Кыргызской Республики.

Эмитент электронных денег (далее-банк) – коммерческий банк, осуществляющий выпуск электронных денег, имеющий лицензию Национального банка на выпуск электронных денег и принимающий на себя безусловное и безотзывное обязательство по погашению электронных денег держателям, предъявляющим электронные деньги к обналичиванию.

Глава 3. Порядок предоставления услуг с использованием электронных дененг

7. Электронные деньги, выпущенные на территории Кыргызской Республики должны быть номинированы (выражены) в национальной валюте. Выпуск электронных денег, номинированных в иных валютах, на территории Кыргызской Республики запрещается.

8. С использованием электронных денег можно проводить операции по приобретению товаров и услуг у акцептантов, получать наличные денежные средства, переводить электронные деньги с одного электронного кошелька на другой, погашать электронные деньги переводом на банковский счет.

9. Пополнение электронного кошелька держателя может осуществляться наличными и безналичными денежными средствами, а также используя банковские операции и денежные переводы.

10. Банк, агент заключает с акцептантами договор о приеме электронных денег в обеспечение оплаты платежей за товары и услуги акцептантов, устанавливает перечень услуг с использованием электронных денег. Права и ответственность сторон, а также порядок осуществления взаиморасчетов между ними устанавливаются договором.

11. Выплаты по заработной плате можно переводить на идентифицированные электронные кошельки только для коммерческих организаций при условии наличия договора банка, оператора с данной коммерческой организацией и соблюдения законодательства Кыргызской Республики.

12. При заключении договора с юридическим лицом на право использования электронных денег при проведении платежей и расчетов в рамках норм настоящего Положения, электронный кошелек открывается на юридическое лицо с указанием уполномоченного лица, имеющего права распоряжения данным электронным кошельком в соответствии с учредительными документами, надлежащим образом оформленными внутренними приказами, распоряжениями или по доверенности.

13. Банк, оператор должен принять меры для обеспечения безопасности при проведении регистрации держателя в системе электронных денег, с обязательной его аутентификацией.

14. Каждый зарегистрированный электронный кошелек должен иметь идентификационный номер в системе электронных денег.

15. Любая операция по электронным деньгам должна подтверждаться, в том числе чеком об оплате или любым другим, подтверждающим оплату, документом, смс-сообщением, сообщением на электронную почту держателя электронного кошелька, содержащим все реквизиты в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

§ 1. Основные требования к банку, выпускающему электронные деньги

16. Эмитентом электронных денег в Кыргызской Республике является банк, осуществляющий выпуск электронных денег и принимающий на себя безусловное и безотзывное обязательство по погашению электронных денег держателям, предъявляющим электронные деньги к погашению.

17. Банк должен иметь дополнительную лицензию, выданную Национальным банком на осуществление выпуска электронных денег и их обработке (процессинга).

18. Банк разрабатывает правила, регулирующие выпуск, распространение, обработку и погашение электронных денег.

19. Банк исполняет функции оператора электронных денег самостоятельно и осуществляет процессинг электронных денег, или заключает договор с оператором на выполнение им функций процессинга в соответствии с требованиями и правилами системы расчетов с использованием электронных денег и настоящим Положением.

20. Договор между банком и оператором должен содержать следующие обязательные условия:

- открытие оператором страхового депозита у банка, размер которого определяется в договоре между сторонами, или наличие банковской гарантии, на условиях, определенных в договоре между ними, и рассматриваемых как резерв под возможные риски и потери;
- условия и ответственность сторон по выполнению обязательств при возникновении ситуаций, связанных с прекращением деятельности сторон (отзыв лицензии, банкротство и др.), нештатных ситуаций по работе с системой, а также форс-мажорных ситуаций;
- распределение обязанностей и прав доступа к системе электронных денег;
- условия и ответственность сторон при работе с системой, при претензионной работе.

21. Банк должен разработать внутренние правила или процедуры для обеспечения бесперебойного функционирования своей информационной системы и безопасности проведения

транзакций. Программные и технические средства, применяемые в системах расчетов с использованием электронных денег, должны соответствовать требованиям Национального банка по обеспечению информационной безопасности.

22. Банк обязан обеспечивать конфиденциальность и хранение данных о держателях электронных денег и осуществленных операциях с использованием электронных денег. Сведения о держателях электронных денег и операциях по их электронным деньгам могут предоставляться третьим лицам только в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

§ 2. Основные требования к оператору

23. Оператор осуществляет свою деятельность на основании лицензии, выдаваемой Национальным банком в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и требованиями, установленными в нормативных правовых актах Национального банка.

24. Для выполнения функций процессинга по операциям с электронными деньгами оператор должен заключить договор с банком.

25. В случае, если оператор заключает договора с несколькими банками, то оператор в своей информационной системе должен вести учет электронных кошельков по каждому банку отдельно.

26. Оператор должен обеспечивать конфиденциальность и хранение данных о держателях электронных денег и проведенных операциях с использованием электронных денег. Сведения о держателях электронных денег и операциях по их электронным деньгам могут предоставляться третьим лицам только в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

27. Оператор несет ответственность за безопасность и надежность проведения транзакций с использованием электронных денег.

28. Оператор должен разработать внутренние правила и процедуры для обеспечения бесперебойного функционирования своей информационной системы и безопасности проведения платежей.

29. Оператор должен установить в своей информационной системе лимиты для электронных кошельков, выполнять условия по учету электронных денег в соответствии с условиями договора с банком, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами Национального банка.

§ 3. Лимиты, устанавливаемые для электронных денег

30. Если клиент удаленно/дистанционно зарегистрировался в системе в соответствии с установленными процедурами банка, оператора, то его электронный кошелек считается неидентифицированным. Остаток на неидентифицированном электронном кошельке не должен превышать 150 (сто пятьдесят) расчетных показателей.

31. Для неидентифицированных электронных кошельков проведение следующих операций запрещается:

- перевод средств на неидентифицированные электронные кошельки;
- погашение (обналичивание).

32. Для лиц, прошедших регистрацию, общий объем транзакций в месяц не должен превышать 300 (триста) расчетных показателей по одному электронному кошельку.

33. Банк, агент обязан проводить процедуру идентификации и верификации держателя электронных денег - физического лица в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики, если остаток на электронном кошельке превышает 150 (сто пятьдесят) расчетных показателей.

34. Банк самостоятельно должен установить размер лимитов для всех своих держателей электронных кошельков, включая агентов, акцептантов, в зависимости от категории держателей электронных кошельков для снижения рисков по операциям с электронными деньгами. Размеры лимитов в зависимости от категории держателей электронных кошельков должны быть установлены во внутренних процедурах банка.

35. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны проходить полную процедуру идентификации и верификации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

36. Максимальный размер 1 (одной) операции с использованием электронных денег для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц не должен превышать 3 000 (три тысячи) расчетных показателей. Операции, свыше этой суммы должны проходить через банковские счета этих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

§ 4. Порядок учета операций (платежей) с использованием электронных денег

37. Проведение операций с использованием электронных денег осуществляется участниками системы электронных денег согласно внутренним правилам банка, оператора и условиями договоров между участниками, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

38. Учет денежных средств по операциям с использованием электронных денег ведется на отдельном банковском счете по учету электронных денег банка, предназначенном для учета по всем выпущенным электронным деньгам.

39. Объем и сумма выпущенных электронных денег в системе электронных денег должны соответствовать объему и сумме, которые отражаются в бухгалтерском балансе банка и, соответственно, на банковском счете по учету электронных денег.

40. Оператор обязан обеспечить банку доступ к информации о держателях, электронных кошельках и транзакциях в режиме реального времени.

41. Учет денежных средств и взаиморасчеты по хозяйственной или иной деятельности банка, агента, оператора, любые виды комиссий при приеме и обслуживании электронных денег, проводятся на отдельных счетах, отличных от банковского счета по учету электронных денег, открытого у банка.

42. Банк, оператор должен обеспечивать предоставление Национальному банку всей необходимой отчетности об операциях

с использованием электронных денег в соответствии с формой, установленной в приложении 1 к настоящему Положению на ежеквартальной основе, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

43. Национальный банк на основании регулярных отчетов, а также при инспекторских проверках осуществляет контроль за соблюдением правил системы расчетов электронными деньгами и требованиями настоящего Положения.

§ 5. Агенты и распространение электронных денег

44. Банк может заключить с агентом агентский договор на оказание определенных видов услуг с использованием электронных денег. Банк должен самостоятельно разработать критерии к агентам электронных денег, а также установить перечень возможных операций с использованием электронных денег во внутренних процедурах банка.

45. Банк несет ответственность в пределах и в соответствии с агентским договором перед своими держателями за действия/бездействия своих агентов, выступающих в рамках агентского договора от имени банка.

46. Агент для распространения электронных денег с согласия банка может заключить субагентский договор с субагентом. Агент несет ответственность перед банком в пределах и в соответствии с субагентским договором за действия/бездействия своих субагентов, выступающих в рамках субагентского договора от имени агента, банка.

47. Агент может оказывать услуги нескольким банкам при условии, что агент имеет агентский договор с каждым банком.

48. Банк должен вести базу данных своих агентов, с указанием наименования агента, фактического адреса, соответствующих документов, удостоверяющих личность и юридический статус, перечня операций и предоставлять его по запросу Национального банка или в ходе инспекторских проверок.

49. Банк должен иметь следующие документы по привлечению агентов для распространения электронных денег:

1) копию договора с агентом, который должен помимо прочего предусматривать обязательства агента по требованию Национального банка предоставлять информацию и доступ к своим помещениям, системам и записям;

2) политику и процедуры оказания услуг с использованием электронных денег и их погашение через своих агентов, в том числе политику и процедуру соблюдения мер по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности, а также соответствующие положения и руководства;

3) документ об оценке рисков, связанных с предоставлением услуг с электронными деньгами и их погашении через агентов, включая меры контроля, применяемые для снижения рисков;

4) руководство и любые материалы для агентов, используемые для обучения агентов;

5) по запросу Национального банка предоставлять другую информацию, которая может потребоваться от банка.

50. Банк, привлекающий агента для выполнения услуг с использованием электронных денег, должен вести учет/запись, содержащий следующую информацию:

- название юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий регистрацию в соответствующих государственных органах;
- фактический/юридический адрес, и номера телефонов агента.

51. Банк, привлекающий агента для оказания услуг с использованием электронных денег, обязан:

1) предоставить надлежащее обучение своему агенту, в том числе руководство для агента или акцептанта, содержащее политику, правила и операционное руководство, необходимые для обеспечения безопасного и эффективного предоставления услуг клиентам;

2) осуществлять контроль за деятельностью своих агентов, в рамках заключенного агентского договора;

3) вести учет количества, объемов и размеров операций, осуществляемых каждым агентом.

52. Распространение электронных денег может осуществляться банком, агентом и субагентом.

53. При распространении электронных денег банк, агент, субагент должен ознакомить держателя с правами и обязанностями сторон, характеристиками распространяемых ими электронных денег и тарифами на оказываемые услуги до получения оплаты за электронные деньги от держателя.

54. Для распространения электронных денег агент перечисляет банку денежные средства/предоставляет банковские гарантии, равные сумме номинала, передаваемых ему банком электронных денег. Размер вознаграждения агенту и способы оплаты за услуги предусматриваются в договоре между банком и агентом.

55. Все взаиморасчеты между банком, агентом, и субагентом должны осуществляться через их банковские расчетные счета и/или электронные кошельки.

§ 6. Порядок погашения электронных денег

56. Банк обязан погасить держателю выпущенные электронные деньги путем обмена на наличные денежные средства либо путем перечисления безналичных средств на банковский счет держателя.

57. Обналичивание электронных денег может производиться как банком, так и агентом, субагентом, заключившим агентский договор с банком.

58. Юридическим лицам погашение электронных денег на сумму свыше 500 (пятьсот) расчетных показателей, осуществляется только путем перевода денежных средств на их банковские счета.

59. При погашении электронных денег сумма выдаваемых денежных средств должна соответствовать сумме электронных денег, предъявленных к погашению. При этом банк оплачивает вознаграждение агенту в размере и порядке, установленных в агентском договоре.

§ 7. Санкционирование операций (транзакций) с электронными деньгами

60. Операция (транзакция) с электронными деньгами считается санкционированной только в том случае, если держатель дал свое согласие на проведение такой транзакции. Согласие на проведение транзакций с электронными деньгами представляется в форме, согласованной между банком, оператором, агентом, субагентом и держателем электронных денег. При отсутствии такого согласия транзакция считается несанкционированной.

61. Поручение о проведении транзакции с электронными деньгами, полученное акцептантом, имеет такую же силу, что и поручение от держателя, и должно быть проверено банком, оператором держателем электронных денег в соответствии с порядком, установленным процедурами безопасности банка, оператора.

62. Если поручение о проведении транзакции было передано в соответствии с требованиями безопасности, но при этом система электронных денег ошибочно провела транзакцию, превысила установленный допустимый лимит, продублировала поручение о проведении транзакции или совершила другие ошибочные действия, то правилами должно быть предусмотрено следующее:

1) если держатель докажет, что

– им или лицом, действующим от имени держателя, соблюдены требования безопасности;

– ошибка была бы обнаружена, если бы акцептант по транзакции также соблюдал эти процедуры, то держатель не должен платить по поручению, указанному в подпунктах настоящего пункта;

2) если транзакция проведена на основе ошибочного поручения о транзакции, то получатель электронных денег или акцептант должен вернуть уплаченную сумму отправителю поручения;

3) если проведена дублирующая транзакция, то держатель вправе взыскать с получателя сумму, которая была списана свыше суммы транзакции.

63. Банк обязан предоставить эффективные и удобные средства, с помощью которых держатель может уведомлять Банк о любых убытках, злоупотреблениях, хищении или несанкционированном

использовании электронных денег или других электронных устройств либо нарушении кода доступа.

64. Банк обязан обеспечить процедуры для подтверждения держателем получения уведомлений, в том числе по телефону, о любых убытках, ненадлежащем использовании, хищении или несанкционированном использовании электронных денег или другого электронного устройства либо нарушении безопасности кода доступа.

65. Банк/оператор несет ответственность перед держателями:

1) за убытки, вызванные отказом системы электронных денег при проведении транзакции, принятой в соответствии с поручением держателя, если банком, оператором не были соблюдены требования, изложенные в настоящем разделе по уведомлению держателя о сбое системы электронных денег;

2) за ошибки в вычислениях или бухгалтерском учете.

66. Банк, оператор обязан проинформировать держателя в момент совершения транзакции любыми средствами, которые являются достаточными, что система или оборудование для проведения транзакций с электронными деньгами не может быть использована.

67. Банк, оператор обязан в момент совершения транзакции уведомить держателя о любых возникших проблемах при проведении транзакции с электронными деньгами о любой, ранее не выявленной неисправности системы.

68. Банк не несет ответственности перед держателем, если перевод электронных средств не был осуществлен по причине или в результате форс-мажорных обстоятельств или других обстоятельств, находящихся вне его контроля, при условии, что банк в момент совершения транзакции уведомил о технической неисправности держателя.

Глава 4. Требования к эмитенту, агенту международных систем электронных денег и международным системам электронных денег

69. Международная система электронных денег/эмитент международной системы электронных денег для оказания услуг с использованием международных электронных денег на территории

Кыргызской Республики должна пройти регистрацию в Национальном банке. Деятельность международной системы электронных денег/эмитента международной системы электронных денег на территории Кыргызской Республики без наличия регистрации в Национальном банке запрещается.

70. Для прохождения регистрации международная система электронных денег/эмитент международной системы электронных денег направляет в Национальный банк заявление о регистрации и предоставляет пакет документов, включающих следующее:

- название международной системы электронных денег/наименование эмитента международной системы электронных денег;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копии свидетельства о регистрации международной системы электронных денег/эмитента международной системы электронных денег, лицензии/сертификата на право осуществления деятельности по эмиссии/выпуску международных электронных денег, их процессингу и обслуживанию, выданные уполномоченным органом страны происхождения, регулирующим указанную деятельность;
- типовой договор с агентом международных систем электронных денег;
- правила работы международной системы электронных денег/эмитента международной системы электронных денег или иной документ, регулирующий операции с международными электронными деньгами по законодательству страны происхождения эмитента, который не должен противоречить законодательству Кыргызской Республики. Правила должны также содержать общую схему всех денежных и информационных потоков, описание организации контроля за финансовыми и техническими рисками при использовании электронных денег;

71. В случае необходимости, по запросу Национального банка, отдельные документы должны предоставляться в электронной форме.

72. Срок рассмотрения заявления на регистрацию международной системы электронных денег/эмитента международной системы электронных денег составляет 15 календарных дней. Если предоставленные документы не отвечают требованиям,

предъявляемым Национальным банком, отсчет срока рассмотрения документов начинается с даты получения Национальным банком документов, удовлетворяющих предъявляемым требованиям. В случае несоответствия документов установленным требованиям и при предоставлении неполного пакета документов они возвращаются на доработку. Международная система электронных денег/эмитент международной системы электронных денег в срок не более 10 календарных дней должна/должен предоставить в Национальный банк документы, доработанные с учетом замечаний. При предоставлении документов, не соответствующих требованиям настоящего Положения или не в полном объеме более двух раз, Национальный банк вправе отказать международной системе электронных денег/эмитенту международной системы электронных денег в регистрации.

73. В случае принятия решения о регистрации Национальный банк присваивает международной системе электронных денег/эмитенту международной системы электронных денег регистрационный номер и включает информацию в реестр международных систем электронных денег/эмитентов международных систем электронных денег на территории Кыргызской Республики, и в срок не позднее 7 календарных дней с даты принятия решения направляет международной системе электронных денег/эмитенту международной системы электронных денег письмо о прохождении регистрации. Порядок ведения реестра международных систем электронных денег/эмитентов международных систем электронных денег устанавливается Национальным банком.

74. Международная система электронных денег/эмитент международной системы электронных денег обязана/обязан уведомить в письменной форме Национальный банк об изменении любых сведений, указанных при регистрации в течение трех рабочих дней с момента наступления изменений. Национальный банк на основании предоставленной информации в течение трех рабочих дней вносит информацию в реестр международных систем электронных денег/эмитентов международных систем электронных денег.

75. Документы, предоставленные международной системой электронных денег/эмитентом международной системы электронных денег в Национальный банк, не возвращаются.

76. Международная система электронных денег/ эмитент международной системы электронных денег после прохождения

процедуры регистрации должна/должен предоставить для Национального банка постоянный доступ к документам системы (правилам, действующим тарифам, типовым договорам, требованиям для участия, отчетам и т.д.), в том числе на своих сайтах.

77. Эмитент международной системы электронных денег в целях обеспечения гарантии финансовых обязательств перед банком, как агентом международной системы электронных денег, должен обеспечить выполнение как минимум одного из следующих условий:

1) разместить на указанном агентом международной системы электронных денег корреспондентском счете обязательный страховой депозит в объеме, покрывающем средний ежедневный оборот по всем производимым операциям (за месяц/квартал/год по согласованию). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств эмитентом международной системы электронных денег средства страхового депозита используются агентом международной системы электронных денег для удовлетворения требований по таким обязательствам. В случае прекращения договора по инициативе эмитента международной системы электронных денег или агента международной системы электронных денег средства страхового депозита возвращаются эмитенту международной системы электронных денег в порядке и сроки, предусмотренные договорными отношениями;

2) предоставить гарантию от банка, который имеет международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня – не ниже категории «BBB», присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor's (США), или не ниже категории «Baa» по Moody's Investors Service (США) или не ниже категории «BBB» по Fitch-IBCA (США), либо имеет рейтинг национального рейтингового агентства, равнозначный рейтингу перечисленных международных рейтинговых агентств, которое получило аккредитацию в уполномоченных органах страны происхождения банка нерезидента и рейтинг которого признается центральным (национальным) банком страны происхождения.

Банковская гарантия также может быть предоставлена банком, являющимся эмитентом международной системы электронных денег, который имеет лицензию на проведение банковских операций. При этом банк, предоставляющий гарантию, должен иметь международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня – не

ниже категории «BBB», присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor's (США), или не ниже категории «Baa» по Moody's Investors Service (США) или не ниже категории «BBB» по Fitch-IBCA (США), либо иметь рейтинг национального рейтингового агентства, равнозначный рейтингу перечисленных международных рейтинговых агентств, которое получило аккредитацию в уполномоченных органах страны происхождения организации нерезидента и рейтинг которого признается центральным (национальным) банком страны происхождения. Эмитент международной системы электронных денег должен предоставить в Национальный банк документы, подтверждающие наличие кредитных рейтингов банка-гаранта. В случае ухудшения рейтинга (ниже уровня начальной отметки кредитного рейтинга инвестиционного уровня) банка, предоставившего гарантию, гаранта, эмитент международной системы электронных денег должен в течение 30 календарных дней произвести замену гарантии либо предоставить обеспечение в рамках подпунктов 1 или 3 настоящего пункта.

Агент международной системы электронных денег вправе (если им оценены все сопутствующие риски при работе с эмитентом международной системы электронных денег) не требовать банковскую гарантию в случае, если эмитент международной системы электронных денег имеет международный кредитный рейтинг инвестиционного уровня – не ниже категории «BBB», присвоенный рейтинговым агентством Standard & Poor's (США), или не ниже категории «Baa» по Moody's Investors Service (США) или не ниже категории «BBB» по Fitch-IBCA(США), либо имеет рейтинг национального рейтингового агентства, равнозначный рейтингу перечисленных международных рейтинговых агентств, которое получило аккредитацию в уполномоченных органах страны происхождения организации нерезидента и рейтинг которого признается центральным (национальным) банком страны происхождения. Эмитент международной системы электронных денег должен предоставить в Национальный банк документы, подтверждающие наличие кредитных рейтингов соответствующего уровня. В случае ухудшения рейтинга (ниже уровня начальной отметки кредитного рейтинга инвестиционного уровня) эмитента международной системы электронных денег, эмитент международной системы электронных денег должен в течение 30 календарных дней

произвести замену гарантии либо предоставить обеспечение в рамках подпунктов 1 или 3 настоящего пункта;

3) обеспечить страхование международных электронных денег, проводимых через международную систему электронных денег, на территории Кыргызской Республики путем заключения договора страхования, где выгодоприобретателем будет являться агент международной системы электронных денег, со страховыми компаниями Кыргызской Республики, или если иное не предусмотрено агентом международной системы электронных денег на взаимовыгодных условиях с эмитентом международной системы электронных денег в двусторонних договорах. Договор страхования заключается с каждым агентом международной системы электронных денег в отдельности и должен предусматривать сумму страховой выплаты выгодоприобретателю, достаточную для покрытия финансовых обязательств эмитента международной системы электронных денег, при наступлении страхового случая.

78. Агент международной системы электронных денег может предоставлять услуги по погашению и пополнению международных электронных денег.

79. Агент международной системы электронных денег может заключать договора с субагентами для выполнения ими функций обналичивания и пополнения международных электронных денег. В качестве субагентов международной системы электронных денег могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели.

80. Агент международной системы электронных денег должен выполнять требования по лимитам для международных электронных кошельков, действующим на территории Кыргызской Республики в соответствии с §3 Главы 3 настоящего Положения.

81. Погашение международных электронных денег может проводиться в иностранной или национальной валюте по собственному выбору держателя международных электронных денег. При погашении в национальной валюте конвертация производится по курсу агента международной системы электронных денег на день осуществления операции.

82. Учет денежных средств, поступающих от держателей международных электронных денег, ведется на отдельном банковском

счете, предназначенном для учета по операциям с международными электронными деньгами.

83. Агент международных систем электронных денег должен иметь разработанные и утвержденные внутренние правила и процедуры по работе с международной системой электронных денег в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

84. Агент международной системы электронных денег предоставляет отчет в Национальный банк в форме, установленной в приложении 1 к настоящему Положению, до 15 числа месяца следующим за отчетным кварталом.

Глава 5. Управление рисками при использовании электронных денег

85. Система расчетов с использованием электронных денег должна быть обеспечена внутренними правилами и процедурами использования электронных денег и договорными отношениями, регулирующими работу системы. Система электронных денег должна обеспечивать соответствующие механизмы технической, организационной, технологической безопасности для недопущения, предотвращения и распознавания рисков угрозы безопасности в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

86. Система электронных денег должна обладать механизмами защиты от мошеннических действий и выявления подозрительных и сомнительных транзакций (операций), приостановления операций и блокирования электронных кошельков, осуществляемых или принадлежащих лицам, включенным в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

87. Система электронных денег должна обладать возможностью формирования необходимых статистических и информационных отчетов о денежном обращении в форме электронных денег в соответствии с требованиями Национального банка в рамках надзора за платежной системой Кыргызской Республики, банковского надзора и денежно-кредитной политики.

88. Система электронных денег может иметь возможность эффективного интегрирования с взаимодействующими системами участников электронных денег (внутренняя система по учету движения денежных средств) путем использования унифицированных стандартов передачи данных и форматов платежей для снижения издержек акцептантов и держателей электронных денег при их использовании.

89. Система электронных денег должна быть эффективной для участников по использованию электронных денег, доступной по цене и удобной в использовании для держателей электронных денег, соответствовать требованиям защиты прав потребителей.

90. Управление операционным риском в системе электронных денег должно быть основано на реализации следующих основных принципов:

1) наличие процедур внутреннего контроля и аудита работы системы, хранение информации о действиях системы и проводимых транзакциях в электронном виде;

2) наличие персонала, квалификация которого соответствует требованиям для выполнения возложенной ответственности согласно должностным инструкциям;

3) наличие информационной системы, обеспечивающей своевременную обработку данных, учет и хранение информации по каждой транзакции, защиту и хранение данных в системе;

4) наличие плана по обеспечению непрерывности деятельности, как минимум, для системно-важных модулей системы электронных денег.

Глава 6. Порядок выдачи лицензии банку на выпуск электронных денег

91. Для получения лицензии коммерческий банк должен представить в Национальный банк на официальном и/или государственном языках следующие документы:

1) заявление на выдачу лицензии для осуществления деятельности;

2) справка от налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов;

3) копия типового агентского договора по распространению электронных денег с агентом - в двух экземплярах;

4) копия договора с оператором (в случае, если эмитент работает с оператором) - в двух экземплярах;

5) копия акта установки программного обеспечения для получения, ежедневного обновления и хранения базы данных об оборотах и остатках по электронным деньгам - в двух экземплярах;

6) бизнес-план, содержащий маркетинговый план по реализации мероприятий с электронными деньгами, прогнозные экономические расчеты - в двух экземплярах;

7) подписанные Председателем Правления/Совета директоров (далее – руководитель) правила работы системы электронных денег, которые должны содержать положения о:

- порядке осуществления операций между банком, оператором, агентами, акцептантами, который должен включать общую схему всех денежных и информационных потоков;

- организации контроля за финансовыми и техническими рисками при использовании электронных денег;

- системе безопасности и защиты информации и разграничении прав доступа к информационным ресурсам при использовании электронных денег - в двух экземплярах;

8) другие документы и материалы по выпуску электронных денег, которые заявитель сочтет нужным предоставить для всестороннего, полного и четкого понимания Национальным банком предполагаемой деятельности заявителя - в двух экземплярах;

9) документ, подтверждающий внесение платы за рассмотрение и выдачу лицензии.

10) доверенность, выданная на получение лицензии.

92. Национальный банк рассматривает документы заявителя в срок не позднее шестидесяти дней с момента получения заявления и документов и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии. Лицензия (приложение 2) подписывается лицом, уполномоченным приказом Председателя Национального банка.

93. В случае предоставления документов не в полном объеме либо при несоответствии документов установленным требованиям настоящего Положения, отсчет срока рассмотрения заявления и документов заявителя начинается вновь со дня получения всех документов, удовлетворяющих требованиям настоящего Положения, которые должны быть предоставлены в течение 20 календарных дней.

94. Лицензия выдается банку только на выполнение следующих видов операций:

- 1) выпуск, распространение и обналичивание электронных денег;
- 2) прием поручений от держателей электронных денег на осуществление оплаты за товары/услуги, передаваемых банку с использованием интернет, мобильной и других средств связи;
- 3) обработка (процессинг) транзакций с использованием электронных денег;
- 4) осуществление расчетов с акцептантами, с которыми заключены договоры, по обработанным в системе платежам от имени и по поручению держателей.

95. Выдача лицензии осуществляется при наличии доверенности на получение лицензии, оформленной в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, и документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица либо руководителя. Лицензия является бессрочной. Лицензия является неотчуждаемой, передача ее третьим лицам запрещается. Нарушение данного пункта влечет за собой отзыв лицензии.

96. Сведения о выдаче лицензий коммерческим банкам заносятся в Реестр лицензий, выданных Национальным банком, с присвоением очередного порядкового номера в регистрационном журнале. Реестр по действующим лицензиям размещается на сайте Национального банка.

97. Бланки лицензии являются документами строгой отчетности. Учет бланков лицензии осуществляется Национальным банком.

98. В случае утери подлинного экземпляра лицензии, а также негодности бланка лицензии банк обязан в трехдневный срок подать заявление на получение дубликата лицензии. В заявлении должны быть указаны все реквизиты утраченного (негодного) бланка и причины утраты (негодности) бланка. Дубликат выдается на основании

имеющихся в Национальном банке документов. Выданная лицензия должна иметь отметку «Дубликат», а запись о подлинном экземпляре лицензии дополняется пометкой о выдаче дубликата в книге реестра учета лицензий. В случае обнаружения банком утерянного экземпляра лицензии, он обязан передать лицензию с пометкой «Дубликат» в Национальный банк.

99. В случае внесения изменений в устав в части наименования, места нахождения, банку необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы в Национальный банк в течение 10 рабочих дней после принятия изменений в установленном порядке для получения новой лицензии в соответствии с требованиями настоящего Положения.

100. Лицензия не выдается в случаях:

1) предоставления заявителем недостоверных сведений, указанных в документах, либо непредставление документов, требуемых настоящим Положением. При устранении заявителем указанных препятствий заявление рассматривается на общих основаниях;

2) запрета/неразрешения на осуществление указанных в лицензии видов деятельности законами для данной категории субъектов;

3) несоответствие заявителя требованиям, установленным законодательством Кыргызской Республики;

4) несоответствия устава заявителя требованиям законодательства Кыргызской Республики;

5) наличия в отношении заявителя решения суда, запрещающего заявителю занятие данным видом деятельности;

6) невнесения оплаты за выдачу лицензии;

7) отсутствия доверенности или иного документа, свидетельствующие о надлежащих полномочиях у уполномоченного лица на получение лицензии.

В случаях, если банк находится в специальных режимах, Национальный банк вправе принять решение об отказе в выдаче лицензии.

101. При отказе в выдаче лицензии заявителю предоставляется мотивированный ответ в письменном виде, при этом один экземпляр документов, представленных на рассмотрение, не возвращается.

Решение об отказе в выдаче лицензии может быть обжаловано в установленном порядке.

102. На территории Кыргызской Республики иные субъекты не вправе создавать систему электронных денег или использовать систему электронных денег, без надлежащей лицензии Национального банка. Полномочия Национального банка по выдаче лицензии также включает приостановление действия лицензии или отзыв лицензии.

103. В случае выявленных нарушений банком/оператором требований, указанных в настоящем Положении и законодательства Кыргызской Республики, к банку/к оператору применяются меры воздействия согласно нормативным правовым актам Национального банка.

Глава 7. Заключительные положения

104. Банки, осуществляющие выпуск электронных денег, и/или распространение электронных денег международных систем предоставляют в Национальный банк сведения о выпущенных и обслуживаемых ими электронных деньгах, а также о движении денежных средств по ним в соответствии с формами и сроками, установленными в нормативных правовых актах Национального банка.

105. Банк, агент и оператор электронных денег обязаны осуществлять контроль за соблюдением условий договоров, безопасности проведения операций и правил пользования электронными деньгами.

106. Банк, агент, оператор электронных денег обязаны осуществлять мониторинг конкретных проводимых им операций по параметрам, установленным правилами соответствующей системы, а также проводить мероприятия для прекращения и/или предотвращения ошибочных и неправомочных операций.

Приложение 1
к Положению «Об электронных деньгах в Кыргызской Республике»

Отчет о деятельности, связанной с выпуском
и обращением электронных денег.

за _____ квартал _____ года

(наименование банка, оператора)

Физические лица

Наименование продукта	Оператор	Количество пользователей (количество электронных кошельков)	Объем электронных денег на конец отчетного периода	Перевод денежных средств с од- ного электрон- ного кошелька		Обнали- чивание электрон- ных денег		Оплата за то- вары и услуги		Пополне- ние элек- тронных кошельков	
				Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Объем транзакций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
E-money											
Итого											

Контактное лицо _____

(ФИО, номер телефона)

Председатель Правления

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Отчет о деятельности, связанной с выпуском
и обращением электронных денег.

за _____ квартал _____ года.

(наименование банка-эмитента, оператора)

Юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Наименование продукта	Оператор	Типы юр.лиц и индивидуальных предпринимателей	Количество пользователей (количество электронных кошельков)	Объем электронных денег на конец отчетного периода	Перевод денежных средств с одного электронного кошелька		Обналичивание электронных денег		Оплата за товары и услуги		Пополнение электронных кошельков	
					Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Объем транзакций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E-money		Агенты										
		Акцептанты										
		Другие										
Итого:												

Контактное лицо _____

(ФИО, номер телефона)

Председатель Правления _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

Печать

Приложение 2
к Положению «Об электронных
деньгах в Кыргызской Республике»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЛИЦЕНЗИЯ № ____

на право выпуска электронных денег

Выдана _____
(полное наименование коммерческого банка)

(сокращенное наименование коммерческого банка)

Настоящая лицензия дает право на выпуск электронных денег в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе:

- распространение и обналичивание электронных денег;
- прием поручений от держателей электронных денег на осуществление оплаты за товары/услуги банком с использованием интернет, мобильной и других средств связи;
- обработка (процессинг) транзакций с использованием электронных денег;
- осуществление расчетов с акцептантами, с которыми заключены договоры, по обработанным в системе платежам от имени и по поручению держателей.

Срок действия лицензии неограничен.

Копии лицензии являются недействительными.

Настоящая лицензия вступает в силу с момента ее подписания.

Лицензия зарегистрирована (число, месяц, год).

№ _____ серия бланка _____

(Должностное лицо Национального банка)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17/2

О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики прилагаемые дополнения и изменения:

– О «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля 2003 года №4/2;

– Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства» и Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года №25/3;

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

3. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения Ассоциации микрофинансовых организаций, микрофинансовых организаций, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Джусупова Т.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17/2**

О внесении дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых организаций на территории Кыргызской Республики» от 19 февраля 2003 года № 4/2 следующие дополнения и изменения:

в «Правилах регулирования деятельности микрофинансовых компаний на территории Кыргызской Республики», утвержденных вышеуказанным постановлением:

подпункт 7.8.1 изложить в следующей редакции:

«7.8.1. Максимальный совокупный размер микрокредита и лизинга, выдаваемый МКА одному и тому же заемщику или группе связанных лиц, должен быть определен в размере не более 500 тыс. сомов.

При этом микрокредиты, выданные одному и тому же заемщику или группе связанных лиц, в размере, не превышающем 100 тыс. сомов, должны составлять 20 и более процентов от общего кредитного портфеля МКА.»;

– дополнить подпунктом 7.8.2. в следующей редакции:

«7.8.2. Выдача микрокредита и лизинга, свыше максимального размера микрокредита, выдаваемого МКА одному и тому же заемщику или группе связанных лиц, установленного подпунктом 7.8.1. настоящих Правил, учитывая цели статьи 2 Закона Кыргызской Республики «О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике», допускается в размере не более двух процентов от собственного капитала МКА, на следующие цели:

а) создание бизнеса (приобретение основных и оборотных средств для организации предпринимательской деятельности) или нового направления в деятельности;

б) расширение и развитие действующего бизнеса/деятельности, при выполнении одного из следующих вопросов:

- внедрение новых технологий, нацеленных на технологическое обновление, внедрение инновационного оборудования и техники;
- автоматизация бизнес-процессов;
- создание дополнительных рабочих мест;
- увеличение масштабов производства.

При выдаче МКА микрокредитов и лизингов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, необходимо выполнение следующих условий:

1) наличие у микрокредитного агентства разработанной в соответствии с целями и задачами микрофинансирования политики финансирования с определением конкретных видов продуктов и порядок последующего мониторинга целевого использования предоставляемого финансирования;

2) наличие соответствующей информации из Кредитного информационного бюро (КИБ) относительно кредитной истории заявителя, в том числе по просроченным кредитам, ранее полученным заявителем, а также информации о том, выступает ли заявитель в качестве поручителя по каким-либо другим кредитам;

3) наличие необходимых документальных подтверждений платежеспособности заявителя (права владения активами, генерирующими доход заявителя, справка о заработной плате с места работы, патент, свидетельство и т.д.), а также проведение оценки платежеспособности заявителя, подтвержденная заключением ответственного кредитного специалиста или сотрудника в соответствии с кредитной политикой и/или иными внутренними документами микрокредитного агентства;

4) предоставляется бизнес-план на получение кредита заявителя, при этом в бизнес-плане на получение кредита должны быть указаны цели использования кредита с соответствующими расчетами и прогнозами.

При этом в случае если в кредитном портфеле МКА доля вышеуказанных кредитов занимает 70 и более процентов, ограничения, указанные в пункте 7.8.1. ,на данные МКА не распространяются.

В случае если в кредитном портфеле МКА доля вышеуказанных кредитов составляет менее 70 процентов, то микрокредиты до 100 тыс сом должны составлять 20 и более процентов от общего кредитного портфеля МКА.».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства» и Положения «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании» от 27 мая 2009 года № 25/3 следующие изменения и дополнения:

1) в Положении «О периодическом регулятивном отчете микрофинансовой компании», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в Приложении 2:

в разделе 1. «Регулятивный отчет о финансовом состоянии» в подразделе «Б. Обязательства» статью 17 изложить в следующей редакции:

«17 Полученные кредиты и займы:

а) от банков КР

б) от других ФКУ КР

в) от международных финансовых организаций и доноров

г) от международных ФКУ

д) от органов государственной власти

е) от учредителей (акционеров) – физических лиц

ж) от учредителей (акционеров) – юридических лиц

з) от других юридических лиц.»;

2) Положении «О периодическом регулятивном отчете микрокредитной компании/микрокредитного агентства», утвержденном вышеуказанным постановлением:

– в Приложении 2:

в разделе 2 «Отчет о совокупном доходе»:

в подразделе «В. Разбивка кредитного портфеля по отраслям и регионам»

в таблицах «По республике», «по Бишкеку», «по Чуйской области», «по Иссык-Кульской области», «по Таласской области», «по Нарынской области», «по Джалал-Абадской области», «по Ошской области», «по Баткенской области» после строк «Физические лица (потреб. кредиты)» и «в т.ч. факторинговые операции» дополнить строками следующего содержания:

«Кредиты финансово-кредитным учреждениям
в т.ч. факторинговые операции».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17/3

О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести дополнения и изменения в следующие постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики (прилагаются):

– «Об Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9;

– «Об утверждении Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах» от 4 февраля 2004 года № 2/2.

2. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

3. Управлению методологии надзора и лицензирования довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, специализированного финансово-кредитного учреждения ОАО

«Финансовая компания кредитных союзов», Государственного банка развития Кыргызской Республики, микрофинансовых организаций, кредитных союзов, обменных бюро, ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», Ассоциации кредитных союзов, Ассоциации микрофинансовых организаций, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики Джусупова Т.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17/3**

Дополнения и изменения в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9 следующие дополнения:

в Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства, утвержденной вышеуказанным постановлением:

– в пункте 1 после цифры «363» дополнить цифрами «, 505-17, 505-18, 505-19, 505-20»;

– в пункте 2:

в подпункте 1 после цифр «357-362» дополнить цифрами «, 505-17 – 505-20»;

в подпункте 4 после цифр «357-363» дополнить цифрами «, 505-17 – 505-20».

2. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Инструкции «О проведении инспекторских проверок на местах» от 4 февраля 2004 года № 2/2 следующие дополнения и изменения:

в Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах, утвержденной вышеназванным постановлением:

– по всему тексту аббревиатуру «НБКР» заменить словами «Национальный банк» в соответствующих падежах;

– пункт 1.9. дополнить абзацем следующего содержания:

«- Риск-ориентированный надзор за коммерческими банками (РОН) является надзорным подходом, который предназначен для идентификации основных рисков в деятельности и практике

коммерческих банков в целях сохранения их безопасности и устойчивости, и, соответственно, надзор направлен на оценку того, как коммерческий банк управляет этими рисками.»;

– абзац первый пункта 3.3. изложить в следующей редакции:

«В соответствии с политикой Национального банка комплексная проверка каждого банка проводится для оценки общего состояния банка по компонентам рейтинговой системы (CAMELS). Кроме того, в надзорных целях Национальный банк может принять решение об осуществлении инспекторских проверок по риск-ориентированному надзору (РОН). Отчет по итогам комплексной проверки на месте охватывает, включая, (но не ограничиваясь), следующие вопросы:»;

– дополнить пунктом 4.9. следующего содержания:

«4.9. В ходе проверки проверяющие совместно с работниками банка могут выезжать к клиентам банка в целях проведения мониторинга предпринимательской деятельности клиента, а также на место нахождения залогового имущества.»;

– абзацы первый и второй пункта 10.3. изложить в следующей редакции:

«При необходимости Заместитель Председателя/Член Правления Национального банка, принимает участие на встрече, если имеет место одно из перечисленных ниже условий:

– сводный рейтинг банка был ухудшен;».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17/4

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести прилагаемые изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4.

2. Управлению платежных систем Национального банка направить настоящее постановление в Национальный статистический комитет Кыргызской Республики для последующей государственной регистрации в установленном порядке.

3. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики после регистрации в Национальном статистическом комитете Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

5. Управлению бухгалтерского учета и отчетности и Управлению банковских расчетов внести необходимые изменения в справочники кодов платежей в Главной книге Национального банка Кыргызской Республики, Системе пакетного клиринга и Гроссовой системе расчетов в режиме реального времени.

6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения Министерства финансов Кыргызской Республики и коммерческих банков Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17/4

**Изменения
в постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного
классификатора платежного оборота»
от 30 ноября 2007 г. № 51/4**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Государственного классификатора платежного оборота» от 30 ноября 2007 г. № 51/4, следующие изменения:

в Государственном классификаторе платежного оборота, утвержденном вышеуказанным постановлением:

– – Раздел 1 «Платежи по доходам в государственный бюджет» изложить в следующей редакции:

«

Код платежа	Наименование назначения платежа
10000000	ПЛАТЕЖИ ПО ДОХОДАМ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ
11000000	Налоговые доходы
11100000	Налоги на доходы и прибыль
11110000	Налоги на доходы и прибыль
11111000	Подходный налог с физических лиц-резидентов Кыргызской Республики
11111100	Подходный налог, уплачиваемый налоговым агентом
11111200	Подходный налог по единой налоговой декларации
11112000	Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
11112100	Налог на доходы лиц-нерезидентов Кыргызской Республики
11113000	Налог на прибыль
11113100	Налог на прибыль

Код платежа	Наименование назначения платежа
11113200	Налог на проценты
11113300	Налог на доходы золотодобывающих компаний
11120000	Налоги по специальным режимам
11121000	Поступления по единому налогу
11121100	Единый налог для субъектов малого предпринимательства
11122000	Налог на основе патента
11122100	Налог на основе обязательного патента
11122200	Налог на основе добровольного патента
11130000	Налоги не распределяемые по категориям
11131000	Налог на валовый доход Кумтор
11131100	Налог на валовый доход Кумтор
11300000	Налоги на собственность
11310000	Налог на имущество
11311000	Налог на недвижимое имущество
11311100	Налог на недвижимое имущество не используемое для осуществления предпринимательской деятельности
11311200	Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 2 группы
11311300	Налог на недвижимое имущество используемое для осуществления предпринимательской деятельности 3 группы
11312000	Налог на движимое имущество
11312100	Налог на транспортные средства
11312110	Налог на транспортные средства юридических лиц
11312120	Налог на транспортные средства физических лиц
11320000	Земельный налог
11321000	Земельный налог
11321100	Земельный налог за пользование приусадебными и садово - огородными земельными участками
11321200	Земельный налог за пользование сельскохозяйственными угодьями

Код платежа	Наименование назначения платежа
11321300	Земельный налог за использование земель населенных пунктов и земель несельскохозяйственного назначения
11400000	Налоги на товары и услуги
11410000	Общие налоги на товары и услуги
11411000	Налог на добавленную стоимость (НДС)
11411100	НДС на товары и услуги, производимые на территории Кыргызской Республики
11411200	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС
11411300	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из государств-членов ЕАЭС
11411400	НДС на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран
11412000	Налог с продаж
11412100	Налог с продаж
11420000	Акцизный налог
11421000	Акцизный налог на товары, производимые или реализуемые на территории КР
11421100	Алкогольная продукция
11421110	Спирт этиловый
11421120	Водка и ликероводочные изделия
11421130	Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11421140	Вина
11421150	Коньяки
11421160	Вино игристое, включая шампанское
11421170	Пиво расфасованное
11421180	Пиво нефасованное
11421190	Виноматериалы
11421200	Табачные изделия
11421210	Табачные изделия с фильтром

Код платежа	Наименование назначения платежа
11421220	Табачные изделия без фильтра
11421230	Сигары и сигариллы
11421290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11421300	Нефтепродукты
11421310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11421320	Топливо реактивное
11421330	Дизельное топливо
11421340	Мазут
11421350	Масла и газоконденсат
11421360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11421400	Прочие подакцизные товары
11421410	Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11421420	Прочие подакцизные товары
11422000	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики до присоединения к ЕАЭС
11422100	Алкогольная продукция
11422110	Спирт этиловый
11422120	Водка и ликероводочные изделия
11422130	Крепленые напитки, крепленные соки и бальзамы
11422140	Вина
11422150	Коньяки
11422160	Вино игристое, включая шампанское
11422170	Пиво расфасованное
11422180	Пиво нефасованное
11422190	Виноматериалы
11422200	Табачные изделия
11422210	Табачные изделия с фильтром
11422220	Табачные изделия без фильтра

Код платежа	Наименование назначения платежа
11422230	Сигары и сигариллы
11422290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11422300	Нефтепродукты
11422310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11422320	Топливо реактивное
11422330	Дизтопливо
11422340	Мазут
11422350	Масла и газоконденсат
11422360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11422400	Прочие подакцизные товары
11422410	Прочие подакцизные товары
11423000	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики от государств-членов ЕАЭС
11423100	Алкогольная продукция
11423110	Спирт этиловый
11423120	Водка и ликероводочные изделия
11423130	Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11423140	Вина
11423150	Коньяки
11423160	Вино игристое, включая шампанское
11423170	Пиво расфасованное
11423180	Пиво нефасованное
11423190	Виноматериалы
11423200	Табачные изделия
11423210	Табачные изделия с фильтром
11423220	Табачные изделия без фильтра
11423230	Сигары и сигариллы
11423290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного

Код платежа	Наименование назначения платежа
11423300	Нефтепродукты
11423310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11423320	Топливо реактивное
11423330	Дизельное топливо
11423340	Мазут
11423350	Масла и газоконденсат
11423360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11423400	Прочие подакцизные товары
11423410	Ювелирные изделия из золота, платины или серебра
11423420	Прочие подакцизные товары
11424000	Акцизный налог на товары, ввозимые на территорию Кыргызской Республики из третьих стран
11424100	Алкогольная продукция
11424110	Спирт этиловый
11424120	Водка и ликероводочные изделия
11424130	Крепленые напитки, крепленые соки и бальзамы
11424140	Вина
11424150	Коньяки
11424160	Вино игристое, включая шампанское
11424170	Пиво расфасованное
11424180	Пиво нефасованное
11424190	Виноматериалы
11424200	Табачные изделия
11424210	Табачные изделия с фильтром
11424220	Табачные изделия без фильтра
11424230	Сигары и сигариллы
11424290	Прочие изделия, содержащие табак, кроме табака ферментированного
11424300	Нефтепродукты

Код платежа	Наименование назначения платежа
11424310	Бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины
11424320	Топливо реактивное
11424330	Дизельное топливо
11424340	Мазут
11424350	Масла и газоконденсат
11424360	Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных материалов
11424400	Прочие подакцизные товары
11424410	Прочие подакцизные товары
11440000	Налоги за пользование недрами
11441000	Бонусы
11441100	Горючие полезные ископаемые
11441110	Нефть
11441120	Газы горючие
11441130	Уголь
11441190	Прочие горючие полезные ископаемые
11441200	Металлические полезные ископаемые
11441210	Благородные металлы
11441220	Ртуть
11441230	Сурьма
11441240	Олово, вольфрам
11441290	Прочие металлы, не классифицированные выше
11441300	Неметаллические полезные ископаемые
11441310	Облицовочные камни
11441320	Песок строительный
11441330	Гипс
11441340	Известняк, строительный камень
11441350	Цветные камни (самоцветы)
11441390	Прочие неметаллы, не классифицированные выше

Код платежа	Наименование назначения платежа
11441400	Подземные воды
11441410	Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
11441420	Минеральные воды для бальнолечения
11441430	Термальные воды для отопления
11441440	Воды питьевые и технические
11442000	Роялти
11442100	Горючие полезные ископаемые
11442110	Нефть
11442120	Газы горючие
11442130	Уголь
11442190	Прочие горючие полезные ископаемые
11442200	Металлические полезные ископаемые
11442210	Благородные металлы
11442220	Ртуть
11442230	Сурьма
11442240	Олово, вольфрам
11442290	Прочие металлы, не классифицированные выше
11442300	Неметаллические полезные ископаемые
11442310	Облицовочные камни
11442320	Песок строительный
11442330	Гипс
11442340	Известняк, строительный камень
11442350	Цветные камни (самоцветы)
11442390	Прочие неметаллы, не классифицированные выше
11442400	Подземные воды
11442410	Минеральные и пресные воды для розлива в качестве питьевой воды
11442420	Минеральные воды для бальнолечения
11442430	Термальные воды для отопления

Код платежа	Наименование назначения платежа
11442440	Воды питьевые и технические
11442490	Прочие подземные воды
11500000	Налоги на международную торговлю и внешние операции
11510000	Таможенные платежи
11511000	Таможенные платежи с ввозимой продукцией
11511100	Ввозные таможенные пошлины, подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
11511200	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины уплаченные и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11511300	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины подлежащие уплате до присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС
11511400	Ввозные таможенные пошлины, уплаченные по ставкам ЕТТ и зачисленные в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11511500	Таможенный платеж по единым ставкам таможенных пошлин, налогов
11511600	Совокупный таможенный платеж
11512000	Таможенные платежи с вывозимой продукцией
11512100	Экспортная таможенная пошлина
11512200	Экспортная сезонная таможенная пошлина
11513000	Таможенные сборы
11513100	Сборы с иностранных автоперевозчиков
11513200	Сборы за таможенное оформление
11514000	Другие таможенные сборы и платежи
11514100	Другие таможенные сборы и платежи
11515000	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС приостановлено
11515100	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Казахстан приостановлено
11515200	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Беларусь приостановлено

Код платежа	Наименование назначения платежа
11515300	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Российской Федерации приостановлено
11515400	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисление которых на счета в иностранной валюте Республики Армения приостановлено
11516000	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте других государств-членов ЕАЭС
11516100	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан
11516200	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь
11516300	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации
11516400	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения
11516500	Распределенные ввозные таможенные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики
11517000	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счета в иностранной валюте в соответствии с Протоколом о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам.
11517100	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Казахстан
11517200	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Беларусь
11517300	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Российской Федерации
11517400	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет в иностранной валюте Республики Армения
11517500	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, перечисленные на счет Кыргызской Республики
11518000	Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства
11518100	Невыясненные суммы, поступившие на счет казначейства

Код платежа	Наименование назначения платежа
11520000	Ввозные таможенные пошлины
11521000	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от государств-членов в соответствии с Договором о присоединении к ЕАЭС
11521100	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Казахстан
11521200	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Беларусь
11521300	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Российской Федерации
11521400	Ввозные таможенные пошлины, поступающие от Республики Армения
11522000	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств государств-членов по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522100	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Казахстан по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522200	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Беларусь по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522300	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Российской Федерации по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11522400	Проценты, поступившие за несвоевременное исполнение обязательств Республикой Армения по перечислению сумм от распределения ввозных таможенных пошлин
11523000	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов, предоставленного таможенным органам, при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории ЕАЭС
11523100	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Казахстан
11523200	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Беларусь
11523300	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Российской Федерации

Код платежа	Наименование назначения платежа
11523400	Денежные средства, взысканные за счет обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, поступившие от Республики Армения
11524000	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с соглашениями о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам
11524100	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Казахстан
11524200	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Беларусь
11524300	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Российской Федерации
11524400	Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, поступившие от Республики Армения
11600000	Прочие налоги и сборы
11610000	Прочие налоги и сборы
11611000	Прочие налоги и сборы
11611100	Прочие налоги и сборы республиканского бюджета
11611200	Прочие налоги и сборы местного бюджета
12000000	Взносы/отчисления на социальные нужды
12100000	Взносы/отчисления на социальное обеспечение
12110000	Страховые взносы работников
12110100	Страховые взносы работников
12110200	Страховые взносы работников по основной задолженности в Государственный накопительный пенсионный фонд
12110300	Страховые взносы работников по отсроченной задолженности в Государственный накопительный пенсионный фонд
12110400	Страховые взносы работников по преемственной задолженности в Государственный накопительный пенсионный фонд
12120000	Страховые взносы работодателей
12120100	Страховые взносы работодателей

Код платежа	Наименование назначения платежа
12120200	Страховые взносы работодателей и работников по основной задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12120300	Страховые взносы работодателей и работников по отсроченной задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12120400	Страховые взносы работодателей и работников по преемственной задолженности (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12130000	Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью
12130100	Страховые взносы занятых индивидуальной трудовой деятельностью
12130200	Страховые взносы по полюсам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12130300	Страховые взносы по полюсам по Государственному накопительному пенсионному фонду
12130400	Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (кроме Государственного накопительного пенсионного фонда)
12130500	Страховые взносы по крестьянским и фермерским хозяйствам (по Государственному накопительному пенсионному фонду)
12140000	Страховые взносы, не распределенные по категориям
12140100	Страховые взносы, не распределенные по категориям
12150000	Страховые взносы от сельхозпроизводителей
12150100	Страховые взносы от сельхозпроизводителей
12200000	Другие взносы/отчисления на социальные нужды
12210000	Взносы/отчисления работников
12210100	Взносы/отчисления работников
12220000	Взносы/отчисления работодателей
12220100	Взносы/отчисления работодателей
12230000	Другие взносы/отчисления
12230100	Другие взносы/отчисления
12300000	Прочие доходы Социального фонда
12310000	Прочие доходы Социального фонда

Код платежа	Наименование назначения платежа
12310100	Прочие доходы Социального фонда
12310200	Оплата по капитализируемым суммам
12310300	Оплата по регрессным искам
12310400	Проценты за предоставленную отсрочку
12320000	Проценты по доходам Социального фонда
12320100	Проценты по доходам Социального фонда
13000000	Полученные официальные трансферты
13100000	Трансферты из-за границы
13110000	От правительств иностранных государств
13111000	От правительств иностранных государств
13111100	Текущие
13111200	Капитальные
13120000	От международных организаций
13121000	От международных организаций
13121100	Текущие
13121200	Капитальные
13300000	Трансферты сектора государственного управления
13310000	Гранты местным бюджетам
13311000	Гранты местным бюджетам
13311100	Категориальные гранты
13311200	Выравнивающие гранты
13320000	Средства, передаваемые по взаимным расчетам
13321000	Средства, передаваемые по взаимным расчетам
13321100	Средства, передаваемые по взаимным расчетам на повышение заработной платы
13321200	Средства, передаваемые по взаимным расчетам на питание школьников 1-4 классов
13321300	Прочие средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского бюджета

Код платежа	Наименование назначения платежа
13321400	Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного бюджета
13321500	Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов
14000000	Неналоговые доходы
14100000	Доходы от собственности и проценты
14110000	Проценты
14111000	Проценты по депозитам
14111100	Проценты по депозитам Правительства, находящимся в Национальном банке Кыргызской Республики
14112000	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14112100	Проценты по выданным бюджетным ссудам и кредитам
14120000	Дивиденды и прибыль
14121000	Дивиденды
14121100	Дивиденды, начисленные на государственный пакет акций
14122000	Прибыль
14122100	Прибыль Национального банка Кыргызской Республики
14122200	Прибыль государственных предприятий
14150000	Арендная плата
14151000	Плата за право разведки, разработки и /или использования месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
14151100	Плата за право разработки месторождений полезных ископаемых или ископаемого топлива
14151200	Плата за удержание лицензии на право пользования недрами
14152000	Плата за использование природных ресурсов
14152100	Плата за аренду земли в населенных пунктах
14152200	Плата за аренду пастбищ
14152300	Плата за аренду присельных пастбищ
14152400	Плата за аренду пастбищ зоны интенсивного использования
14152500	Плата за аренду отгонных пастбищ

Код платежа	Наименование назначения платежа
14152600	Плата за аренду земель Фонда перераспределения земель
14152700	Плата за использование лесных ресурсов
14152800	Плата за использование водных ресурсов
14152900	Прочие платежи за использование природных активов
14153000	Плата за аренду имущества
14153100	Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в государственной собственности
14153200	Плата за аренду помещений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности
14153900	Плата за аренду прочего имущества
14154000	Плата за аренду нематериальных активов
14154100	Поступления от проведения конкурса на право пользования полос радиочастотного спектра
14200000	Административные сборы, платежи и государственные услуги
14220000	Административные сборы и платежи
14221000	Платежи
14221100	Плата за выдачу лицензий
14221200	Плата за выдачу сертификатов и других разрешительных документов
14221300	Плата за право осуществления лотерейной деятельности
14221400	Плата за регистрацию и перерегистрацию транспортных средств
14221500	Плата за прохождение альтернативной службы и призывного мобилизационного резерва
14221600	Плата на развитие отрасли связи
14221700	Плата за подбор, выдачу, продление и использование номиналов и/или полос РЧС
14221900	Прочие платежи
14222000	Государственные пошлины
14222100	Государственная пошлина, взимаемая регистрационными органами
14222200	Государственная пошлина, взимаемая органами юстиции
14222300	Государственная пошлина, взимаемая судебными органами

Код платежа	Наименование назначения платежа
14222400	Прочая государственная пошлина
14222500	Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий при декларировании
14223000	Единовременный декларационный платеж
14223100	Единовременный декларационный платеж
14224000	Сборы
14224100	Сборы за предоставление допуска автотранспорта и водителей к участию в дорожном движении
14224200	Сбор за вывоз мусора
14224300	Сбор за парковку автотранспорта
14224900	Прочие сборы
14230000	Поступления от оказания платных услуг
14231000	Медицинские услуги
14231100	Плата за оказание консультативно-диагностической помощи на амбулаторном уровне
14231200	Плата за проведение лечебных мероприятий на амбулаторном уровне
14231300	Плата за оказание медицинской помощи в стационарозамещающих отделениях
14231400	Плата за оказание медицинской помощи в специализированных стационарах
14231500	Сооплата за оказание услуг в сфере здравоохранения
14231600	Плата за оказание стоматологической помощи
14231700	Плата за проведение дезинсекционных, дезинфекционных и дератизационных мероприятий
14231800	Плата за оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (сверх установленной квоты)
14231900	Плата за неклассифицированные медицинские услуги
14232000	Образовательные и культурные услуги
14232100	Плата за предоставление образования в учебных заведениях (ВУЗ, ПТУ, СУЗ)
14232200	Плата за проведение тестирования выпускников общеобразовательных школ-претендентов на получение документов особого образца

Код платежа	Наименование назначения платежа
14232300	Поступления от учебно-производственной деятельности учащихся, плата за проживание в общежитиях, гостиницах
14232400	Плата за оказание дополнительных услуг дошкольными и школьными учреждениями
14232500	Плата за организацию и проведение обучающих программ, курсов, семинаров, конференций
14232600	Плата за предоставление довузовского, послевузовского и дополнительного образования
14232700	Плата за показ театральных постановок
14232800	Плата за предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры
14232900	Плата за неклассифицированные образовательные и культурные услуги
14233000	Социальные услуги
14233100	Плата за содействие в трудоустройстве за рубежом
14233200	Плата за выдачу разрешения на привлечение иностранной рабочей силы и разрешения на работу
14233300	Плата за публикацию научных статей в Интернет-журнале
14233400	Плата за предоставление комнат для свиданий
14233500	Плата за предоставление санаторно-курортных путевок на оздоровление лиц с ограниченными возможностями здоровья
14233600	Плата за изготовление и предоставление протезно-ортопедических изделий
14233900	Плата за неклассифицированные социальные услуги
14234000	Услуги регистрации, выдачи справок, удостоверений и других документов
14234100	Плата за выдачу сертификата соответствия на оборудование и услуги связи
14234200	Плата за выдачу дубликатов военно-учетных документов военнообязанным, военнослужащим срочной и контрактной служб
14234300	Плата за выдачу диплома/аттестата, нострификация документов о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий

Код платежа	Наименование назначения платежа
14234400	Плата за выдачу справок, удостоверений, дубликатов, доверенности и полиса
14234500	Плата за подтверждение компетентности лабораторий, органов по сертификации продукции, персонала и так далее
14234600	Плата за предоставление сертификатов
14234700	Плата за государственную регистрацию
14234900	Плата за неклассифицированные услуги по регистрации, выдаче справок, удостоверений и другие
14235000	Услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
14235100	Плата за опробирование и клеймение ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов
14235200	Плата за проведение внеплановых работ
14235300	Плата за проведение экспертизы и исследований
14235400	Плата за проведение тестирования и оценки знаний
14235500	Плата за проведение анализа и обследования
14235600	Плата за ветеринарный и клинический осмотр
14235900	Плата за неклассифицированные услуги по исследованию, анализу, оценке и экспертизе
14236000	Предоставление информации и услуги печати
14236100	Плата за предоставление информации по авторефератам диссертаций и диссертациям
14236200	Плата за проведение статистических наблюдений, предоставление статистической информации
14236300	Плата за проведение поиска, подбора и предоставление информации
14236400	Плата за организацию, проведение различных мероприятий
14236500	Плата за выдачу документов во временное пользование
14236600	Плата за оформление документов и документирование граждан
14236900	Плата за неклассифицированные услуги по предоставлению информации и печати
14237000	Обеспечение безопасности и хранения
14237100	Плата за химическую и биологическую обработку против вредителей

Код платежа	Наименование назначения платежа
14237200	Плата за обеззараживание подкарантинных продуктов, средств и помещений
14237300	Плата за содержание животных в карантинном изоляторе
14237400	Плата за таможенное сопровождение товаров и транспортных средств
14237500	Плата за подготовку, прием и хранение документов
14237600	Плата за охрану и обеспечение безопасности объектов по договорам
14237700	Плата за сопровождение легковоспламеняющихся, сильно действующих, ядовитых веществ
14237900	Плата за неклассифицированные услуги по обеспечению безопасности и хранения
14238000	Другие виды услуг
14238100	Плата за поставку воды водопользователям
14238200	Плата за посещение объектов особо охраняемых природных территорий
14238300	Плата за реализацию древесины и посадочного материала
14238400	Плата за классификацию темы по международной патентной классификации
14238500	Плата за индексирование авторефератов диссертаций
14238600	Плата за разработку карты схемы для установки и эксплуатации садковых сооружений
14238700	Плата за организацию и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга
14238900	Плата за неклассифицированные другие виды услуг
14239000	Прочие поступления
14239100	Отчисления взимаемые сверх цены продажи при приватизации
14239200	Отчисления при разбронировании госматрезервов
14239300	Отчисления по ранее выданным бюджетным ссудам
14239400	Плата за оказание межведомственных услуг, предоставляемых на договорной основе государственными и муниципальными учреждениями
14239500	Отчисления выше/ниже стоящих учреждений
14239900	Прочие поступления, отнесенные к категории государственных и муниципальных услуг

Код платежа	Наименование назначения платежа
14300000	Штрафы, санкции, конфискации
14310000	Административные штрафы, санкции, конфискации
14311000	Административные штрафы, санкции, конфискации
14311100	Административные штрафы
14311200	Поступления от реализации выявленной контрабанды
14311300	Поступления от реализации конфискованного имущества
14311400	Поступления от проведения контрольно-надзорных мероприятий
14311500	Плата по возмещению причиненного ущерба по экономическим преступлениям
14311600	Плата по возмещению экологического ущерба
14320000	Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам
14321000	Штрафы, санкции, конфискации по страховым взносам
14321100	Штрафные санкции по основной задолженности
14321200	Штрафные санкции по отсроченной задолженности
14321300	Штрафные санкции по преемственной задолженности
14400000	Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
14410000	Добровольные трансферты и гранты единицам государственного сектора
14411000	Текущие
14411100	Текущая помощь
14412000	Капитальные
14412100	Капитальная помощь
14500000	Прочие неналоговые доходы
14510000	Прочие неналоговые доходы
14511000	Прочие неналоговые доходы
14511100	Доходы обращенные в пользу государства
14511200	Прочие неналоговые доходы
14511300	Курсовая прибыль/убыток
14511400	Отчисления на развитие и содержание инфраструктуры местного значения

»;

– Раздел 2 «Платежи по расходам из государственного бюджета» изложить в следующей редакции:

«

Код платежа	Наименование назначения платежа
20000000	ПЛАТЕЖИ ПО РАСХОДАМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
21000000	Оплата труда работников
21100000	Зарботная плата
21110000	Зарботная плата
21111000	Зарботная плата постоянных работников
21111100	Основная зарботная плата
21111200	Надбавки
21111300	Дополнительные выплаты и компенсации
21112000	Зарботная плата временных работников
21112100	Работники, нанятые по контракту или на временной основе
21200000	Взносы/отчисления на социальные нужды
21210000	Взносы в Социальный фонд
21211000	Взносы в Социальный фонд
21211100	Взносы в Пенсионный фонд
21211200	Взносы в Фонд медицинского страхования
22000000	Приобретение и использование товаров и услуг
22100000	Использование товаров и услуг
22110000	Расходы на служебные поездки
22111000	Командировочные расходы внутри страны
22111100	Транспортные расходы
22111200	Гостиничные расходы
22111300	Суточные расходы
22112000	Командировочные расходы за границу
22112100	Транспортные расходы
22112200	Гостиничные расходы

Код платежа	Наименование назначения платежа
22112300	Суточные расходы
22120000	Услуги связи
22122000	Услуги связи
22122100	Услуги телефонной и факсимильной связи
22122200	Услуги сотовой связи
22122300	Услуги фельдъегерской связи
22122400	Услуги почтовой связи
22122500	Плата за услуги по трансляции телерадиопрограмм
22122900	Прочие услуги связи
22130000	Арендная плата
22131000	Арендная плата
22131100	Аренда зданий и помещений
22131200	Аренда оборудования и инвентаря
22131300	Аренда транспортных средств
22131900	Аренда прочего имущества
22140000	Транспортные услуги
22141000	Транспортные услуги
22141100	Бензин, дизель и прочее топливо
22141200	Приобретение запасных частей
22141300	Обслуживание транспортных средств
22141900	Прочие транспортные услуги
22150000	Приобретение прочих товаров и услуг
22151000	Приобретение прочих услуг
22151100	Приобретение юридических услуг
22151200	Приобретение услуг консультантов
22151400	Услуги в области информационных технологий
22152000	Приобретение услуг по содержанию состояния имущества
22152100	Приобретение санитарных услуг в содержании зданий и помещений

Код платежа	Наименование назначения платежа
22152200	Приобретение услуг по реставрации памятников истории и культуры
22152900	Приобретение прочих услуг по содержанию зданий, помещений и иного имущества
22153000	Расходы на обучение государственных служащих и населения
22153100	Расходы на обучение государственных служащих
22153200	Расходы на обучение и переобучение взрослого населения в учебных заведениях профтехобразования на краткосрочной основе
22154000	Расходы, связанные с оплатой прочих услуг
22154100	Представительские расходы
22154200	Расходы за изготовление бланков, медалей, значков
22154300	Оплата за оказание информационно-коммуникационных услуг
22154900	Прочие расходы, связанные с оплатой прочих услуг
22160000	Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161000	Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22161100	Расходы, представленные единой статьей в системе здравоохранения
22170000	Приобретение медицинских товаров и услуг
22171000	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171100	Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения
22171200	Приобретение инсулина и инсулиносодержащих препаратов
22171300	Приобретение ветеринарных средств и препаратов для служебных животных, задействованных в оборонных и правоохранительных органах
22172000	Расходы, связанные с приобретением медицинских услуг
22172100	Расходы на приобретение лабораторных и диагностических исследований
22180000	Приобретение продуктов питания
22181000	Приобретение продуктов питания
22181100	Приобретение продуктов питания
22181200	Компенсационные выплаты на продукты питания

Код платежа	Наименование назначения платежа
22181300	Приобретение корма для служебных животных, задействованных в оборонных и правоохранительных органах
22200000	Приобретение товаров и услуг
22210000	Расходы на текущий ремонт имущества
22211000	Расходы на текущий ремонт имущества
22211100	Расходы на текущий ремонт зданий и помещений
22211200	Расходы на текущий ремонт сооружений
22211300	Расходы на текущий ремонт оборудования и инвентаря
22220000	Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22221000	Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22221100	Приобретение оборудования и материалов
22221200	Прочие приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
22230000	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования
22231000	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования
22231100	Приобретение, пошив и ремонт предметов вещевого имущества и другого форменного и специального обмундирования
22240000	Приобретение угля и других видов топлива
22241000	Приобретение угля и других видов топлива
22241100	Приобретение каменного угля
22241200	Приобретение других видов топлива
22250000	Приобретение услуг охраны
22251000	Приобретение услуг охраны
22251100	Приобретение услуг вневедомственной охраны
22251900	Приобретение прочих охранных услуг
22260000	Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг

Код платежа	Наименование назначения платежа
22261000	Расходы на оплату услуг банков и услуг по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг
22261100	Финансовые услуги по выпуску, размещению и погашению государственных ценных бумаг
22261200	Прочие услуги по выпуску размещению и погашению государственных ценных бумаг
22261300	Прочие услуги Национального Банка, коммерческих банков, финансово-кредитных учреждений
22261400	Услуги коммерческих банков по обслуживанию системы казначейства
22300000	Коммунальные услуги
22310000	Коммунальные услуги
22311000	Коммунальные услуги
22311100	Плата за воду
22311200	Плата за электроэнергию
22311300	Плата за теплоэнергию
22311400	Плата за газ
22350000	Плата за прочие коммунальные услуги
22351000	Плата за прочие коммунальные услуги
22351100	Плата за пользование лифтом
22351200	Плата за аренду автостоянок и гаражей
24000000	Проценты
24100000	Проценты нерезидентам
24110000	Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
24111000	Выплата процентов по кредитам и займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
24111100	Выплата процентов по займам, полученным от иностранных государств и международных организаций
24200000	Проценты резидентам, кроме сектора госуправления
24210000	Выплата процентов по государственным ценным бумагам

Код платежа	Наименование назначения платежа
24211000	Выплата процентов по государственным ценным бумагам
24211100	Выплата процентов по государственным краткосрочным ценным бумагам
24211200	Выплата процентов по государственным долгосрочным ценным бумагам
24220000	Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221000	Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24221100	Погашение задолженности населению по индексированным суммам
24300000	Проценты другим единицам сектора госуправления
24310000	Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311000	Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
24311100	Выплата процентов другим единицам сектора госуправления
25000000	Субсидии
25100000	Субсидии государственным предприятиям
25110000	Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111000	Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25111100	Субсидии нефинансовым государственным предприятиям
25120000	Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121000	Субсидии финансовым государственным предприятиям
25121100	Субсидии финансовым государственным предприятиям
25200000	Субсидии частным предприятиям
25210000	Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211000	Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25211100	Субсидии нефинансовым частным предприятиям и предпринимателям
25220000	Субсидии финансовым частным предприятиям
25221000	Субсидии финансовым частным предприятиям
25221100	Субсидии финансовым частным предприятиям
26000000	Гранты

Код платежа	Наименование назначения платежа
26100000	Гранты правительствам иностранных государств
26110000	Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111000	Текущие гранты правительствам иностранных государств
26111100	Текущие гранты правительствам иностранных государств
26120000	Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121000	Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26121100	Капитальные гранты правительствам иностранных государств
26200000	Гранты международным организациям
26210000	Текущие гранты международным организациям
26211000	Взносы в международные организации и объединения в рамках СНГ
26211100	Взносы в международные организации
26211200	Взносы в интеграционные объединения в рамках СНГ
26211900	Прочие безвозмездные перечисления
26220000	Капитальные гранты международным организациям
26221000	Капитальные гранты международным организациям
26221100	Капитальные гранты международным организациям
26300000	Гранты другим единицам сектора государственного управления
26310000	Текущие гранты другим единицам сектора государственного управления
26311000	Гранты местным бюджетам
26311100	Категориальные гранты
26311200	Выравнивающие гранты
26312000	Средства, передаваемые по взаимным расчетам
26312100	Средства, передаваемые по взаимным расчетам из республиканского в местный бюджет
26312200	Средства, передаваемые по взаимным расчетам из местного в республиканский бюджет
26312400	Средства, передаваемые между уровнями местных бюджетов
26313000	Субвенции

Код платежа	Наименование назначения платежа
26313100	Субвенции Социальному Фонду
26320000	Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
26321000	Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
26321100	Капитальные гранты другим единицам сектора государственного управления
27000000	Социальные пособия и выплаты
27100000	Пособия по социальному обеспечению
27110000	Пособия по социальному обеспечению
27111000	Пособия по социальному обеспечению
27111100	Базовая часть пенсии по социальному страхованию населения
27111200	Льготные пенсии за работу в условиях высокогорья
27111300	Пенсии военнослужащим
27111400	Пенсии многодетным матерям и матерям инвалидов с детства
27111500	Пенсии отдельным категориям населения
27111600	Льготные пенсии за работу в отдаленных и трудно доступных районах
27112000	Государственное обязательное страхование военнослужащих
27112100	Государственное обязательное личное страхование военнослужащих на случай их гибели, получения инвалидности
27113000	Выплаты по социальному страхованию населения
27113100	Компенсационные выплаты к пенсиям за электроэнергию
27113200	Компенсационные выплаты за трудовые увечья
27113300	Компенсационные выплаты участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
27114000	Надбавки по социальному страхованию населения
27114100	Надбавки к пенсиям инвалидов
27114200	Надбавки к пенсиям за особые заслуги
27115000	Медицинское страхование населения

Код платежа	Наименование назначения платежа
27115100	Медицинское страхование детей до 16 лет
27115200	Медицинское страхование пенсионеров
27115300	Медицинское страхование лиц, получающих социальные пособия
27200000	Пособия по социальной помощи населению
27210000	Пособия по социальной помощи населению
27211000	Пособия по социальной помощи населению
27211100	Пособия малообеспеченным семьям
27211200	Единовременное пособие при рождении ребенка
27211300	Пособия матерям до достижения ребенком 3 лет
27211400	Пособия по безработице
27211500	Социальные выплаты населению
27211600	Компенсационные выплаты, в связи с потерей кормильца
27212000	Прочие социальные пособия и выплаты
27212100	Пособия по временной нетрудоспособности
27212200	Пособия по беременности и родам
27212300	Выплата ритуальных пособий (на погребение)
27213000	Компенсации взамен льгот и льготы населению
27213100	Компенсации взамен льгот и льготы населению
27214000	Прочие расходы по содействию занятости населения
27214100	Расходы на профессиональное обучение
27214200	Расходы на организацию общественных работ
27214300	Расходы на микрокредитование
27214400	Чек на рабочее место
27215000	Расходы на оздоровительные мероприятия
27215100	Расходы на оздоровительные мероприятия работников и членов их семей
27216000	Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий
27216100	Безвозмездная помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий

Код платежа	Наименование назначения платежа
28000000	Другие расходы
28200000	Различные прочие расходы
28210000	Стипендии
28211000	Стипендии
28211100	Стипендии
28220000	Капитальные различные прочие расходы
28221000	Капитальные различные прочие расходы
28221100	Капитальные различные прочие расходы
28230000	Исполнение решений суда
28231000	Исполнение решений суда
28231100	Исполнение решений суда
28231200	Компенсации должностным лицам, незаконно освобожденным от занимаемой должности
28240000	Резервные фонды
28241000	Резервные фонды
28241100	Резервные фонды

»;

– Группу 42151000 «Прочие услуги» раздела 4 «Платежи за товары и услуги, активы и обязательства небюджетных учреждений и физических лиц» изложить в следующей редакции:

«

Код платежа	Наименование назначения платежа
42151000	Прочие услуги
42151110	Юридические услуги
42151210	Прочие консультационные услуги
42151310	Услуги охраны
42151410	Услуги в области информационных технологий
42151510	Банковские услуги
42151610	Аудиторские услуги

42151710	Бухгалтерские услуги
42151800	Услуги в области страхования и пенсий
42151810	Услуги в области страхования и пенсий
42151820	Страховые возмещения, кроме страхования жизни
42151900	Прочие услуги, оказанные по контракту
42151910	Строительные работы
42151920	Дорожные строительные работы
42151930	Строительство жилых домов, зданий и сооружений
42151940	Геологические исследования месторождений
42151950	Услуги в области рекламы и изучения конъюнктуры рынка
42151960	Гонорар
42151990	Прочие, не вошедшие в другие категории

».

КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
УЛУТТУК БАНК БАШКАРМАСЫНЫН



ПРАВЛЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, ул. Уметалиева, 101
от 11 апреля 2016 года № 17/5

О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5 изменения (прилагаются).
2. Признать утратившими силу пункты 2-4 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Положение «О Периодическом регулятивном банковском отчете и утверждении формы «Сведения о тарифах на услуги коммерческих банков Кыргызской Республики»» от 28 декабря 2005 года № 41/7.
3. Управлению платежных систем ежеквартально в срок до 20 числа первого месяца квартала следующего за отчетным периодом размещать на веб-сайте Национального банка Кыргызской Республики сводную информацию о тарифах на услуги коммерческих банков Кыргызской Республики по состоянию на конец предыдущего квартала по форме, разработанной Управлением платежных систем.
4. Юридическому управлению:

– опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;

– после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении трех месяцев со дня официального опубликования.

6. Управлению платежных систем довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений и коммерческих банков Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.

Председатель

Т. Абдыгулов

**Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 11 апреля 2016 года № 17/5**

**О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О
некоторых нормативных актах Национального банка
Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5**

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О некоторых нормативных актах Национального банка Кыргызской Республики» от 25 августа 2005 года № 26/5 следующие изменения:

в Положении «О периодическом регулятивном банковском отчете», утвержденном вышеуказанным постановлением:

- в пункте 4.3 цифры «19-21» исключить;
- в Приложении 1:

пункты 23 и 25 изложить в следующей редакции:

«

№	Раздел	Название	Периодичность	Сроки представления	Примечание или ссылка на НПА
23	Раздел 19	Тарифы на услуги банков			
		А. Тарифы на услуги банков в головных офисах и в регионах	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	Если тарифы банка в головном офисе и в регионах одинаковы, то составляется единый отчет и тарифы по регионам в отчете не указываются
		А-1. Расшифровка услуги «Локальные системы денежных переводов»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	

№	Раздел	Название	Периодичность	Сроки представления	Примечание или ссылка на НПА
23	Раздел 19	А-2. Расшифровка услуги «Международные системы денежных переводов»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		А-3. Расшифровка услуги «Системы трансграничных платежей»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		А-4. Расшифровка услуги «Карты национальной платежной системы «Элкарт»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		А-5. Расшифровка услуги «Международные платежные карты»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		А-6. Расшифровка «I. Справочно»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Б. Процентные ставки по депозитам и кредитам в головных офисах и в регионах	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		В. Процентные ставки по видам кредитов в головных офисах и в регионах	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Г. Приложение 1. «Наименование и количество филиалов по регионам»	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	

№	Раздел	Название	Периодичность	Сроки представления	Примечание или ссылка на НПА
25	Раздел 21	Информация о платежах			
		А. Внутрифилиальные исходящие платежи клиентов	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Б. Внутрибанковские межфилиальные платежи	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		В. Межбанковские платежи банка в разрезе по филиалам	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Г. Платежи по видам платежных инструментов	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Г1. Электронные платежи	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Д. Трансграничные денежные переводы по видам систем в разрезе государств	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	

№	Раздел	Название	Периодичность	Сроки представления	Примечание или ссылка на НПА
25	Раздел 21	Е. Трансграничные денежные переводы по видам систем в разрезе по областям и г.Бишкек	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Ж. Трансграничные платежи по видам систем и в разрезе стран	Ежеквартально	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		З. Отчет о количестве и объемах платежей (переводов) в платежной системе (ПС)	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		И. Отчет о количестве и объемах платежей (переводов), не принятых в обработку платежной системой (ПС)	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		К. Отчет о нештатных ситуациях в системе	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		Л. Отчет о мошеннических транзакциях в системе	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	
		М. Отчет о деловой репутации	Ежемесячно	До 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом	

».

- в приложении 2:

раздел 19 изложить в следующей редакции:

«Периодический регулятивный банковский отчет

Наименование банка: _____

Период отчета: _____

РАЗДЕЛ 19. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ*

А. Тарифы на услуги банков в головных офисах и в регионах

Код	Наименование услуги	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
1.	Расчетно-кассовое обслуживание								
1.1.	Открытие счета								
1.1.1	Юридические лица								
1.1.2	Физические лица								
1.2.	Обслуживание счета								
1.2.1	Обслуживание счета среди лиц:								
1.2.1.1	Юридические лица								
1.2.1.2	Физические лица								
1.2.2	Интернет-Банкинг								
1.2.2.1	юридические лица								
1.2.2.2	физические лица								
1.2.3	Мобильный банкинг								
1.2.3.1	Коммерческие организации								
1.2.3.2	Бюджетные организации								
1.2.3.3	Физические лица								
1.2.4	Выдача расчетно-денежных, чековых, вкладных книжек и их дубликатов								
1.2.5	Выдача выписок по счету								
1.2.6	Выдача справок о наличии счета								
1.2.7	Выдача дубликатов выписок по счету и приложений к ним								
1.2.8	Закрытие счета								
1.2.9	Восстановление счета								
1.2.10	Переоформление счета								

Код	Наименование услуги	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
1.2.11	Проведение платежей посредством терминалов								
1.2.11.1	Пополнение расчетного счет счета								
1.2.11.2	Пополнение счета по карте								
1.2.11.3	Погашение кредита (пополнение расчетного счета)								
1.2.12	Выдача наличных денежных средств со счета								
1.2.12.1	в пределах ранее сданных сумм								
1.2.12.2	сверх ранее сданных сумм								
1.2.13	Выдача зарплаты								
1.2.14	Выдача пенсий и пособий								
1.2.15	Прием наличных средств								
1.2.16	Комиссия за пересчет и укрупнение банкнот								
1.2.17	Обмен ветхих купюр на новые								
1.2.18	Розыск вклада								
1.2.19	Инкассация								
1.3 Безналичные переводы по расчетному счету									
1.3.1	Переводы внутри банка								
1.3.2	В пользу клиентов других банков								
1.3.2.1	юридических лиц								
1.3.2.2	физических лиц								
1.3.3	Изменение условий, аннулирование, возврат перевода								
1.3.4	Передача копий банковских поручений								
1.3.5	Оформление платежных документов								
1.3.6	Запрос по переводу								
1.3.7	Проведение расследований по платежам								
1.3.8	Гроссовые платежи								
1.3.9	Клиринговые платежи								
1.3.9.1	в том числе через Интернет-банкинг								
1.3.10	Прямое дебетование								

Код	Наименование услуги	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
1.4 Валютные операции									
1.4.1 Конверсионные операции с безналичной валютой									
1.4.1.1	покупка								
1.4.1.2	продажа								
1.4.2	Конвертация валют								
1.4.3	Проверка подлинности банкнот								
2 Документарные операции									
2.1 Операции с аккредитивами									
2.1.1	Выдача (открытие) аккредитива								
2.1.2	Предавизование аккредитива								
2.1.3	Авизование аккредитива								
2.1.4	Авизование изменений условий аккредитива								
2.1.5	Подтверждение аккредитива								
2.1.6	Изменение условий аккредитива								
2.1.7	Комиссия за принятие, проверку, обработку и акцепт документов								
2.1.8	Аннулирование аккредитива до истечения срока действия								
2.1.9	Запросы, связанные с операциями по аккредитиву								
2.1.10	Комиссия за несоответствия в документах								
2.1.11	Перевод аккредитива								
2.1.12	Платежи по аккредитиву								
2.1.13	Комиссия за неиспользованные аккредитивы								
2.1.14	Пролонгация условий аккредитива								
2.2 Документарное инкассо									
2.2.1	Авизование инкассо								
2.2.2	Оформление документов по инкассо								
2.2.3	Изменение инструкций по инкассо								
2.2.4	Запросы, связанные с операциями по инкассо								

Код	Наименование услуги	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
2.2.5	Возврат неоплаченных документов								
2.2.6	Индоссирование документов в пользу покупателя или его банка								
2.2.7	Перевод денег с целью осуществления платежей								
2.3 Гарантии									
2.3.1	Выдача гарантий								
2.3.2	Авизование гарантий								
2.3.3	Комиссия за выставление и подтверждение гарантии								
2.3.4	Комиссия за риски по гарантиям								
2.3.5	Платеж по гарантии								
2.3.6	Изменение условий гарантии								
2.3.7	Подтверждение гарантии								
2.3.8	Исполнение запросов								
2.3.9	Аннулирование гарантии до истечения срока								
2.3.10	Выдача гарантий для участия в тендере								
2.3.11	Внесение изменений по гарантии								
2.3.12	Пролонгация сроков гарантии								
2.4 Операции с дорожными чеками									
2.4.1	Продажа								
2.4.2	Обналичивание								
2.4.3	Инкассо чеков								
2.4.4	Комиссия за возвращенные неоплаченные чеки								
2.4.5	Негоциация тратт								
2.4.6	Комиссия за проверку документов								
2.4.7	Акцепт трат								
3 Операции с ценными бумагами									
3.1	Покупка/продажа ценных бумаг								
3.2	Хранение векселей в банке								
3.3	Операции с векселями банка								

Код	Наименование услуги	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
3.4	Операции с акциями банка								
3.5	Комиссия за обработку документов для участия в аукционе цен. бумаг								
4 Операции по выдаче кредитов									
4.1	Комиссия за выдачу кредита, открытие кредитной линии								
4.2	Оформление документов на получение кредита								
4.3	Комиссия за пролонгацию кредита								
5 Переводы без открытия счета									
5.1 Переводы без открытия счета по системам денежных переводов									
5.1.1	Локальные системы денежных переводов								
5.1.2	Международные системы денежных переводов								
5.2 Переводы по системам трансграничных платежей									
5.2.1	Системы трансграничных платежей								
6 Обслуживание банковских платежных карт									
6.1	Карты национальной платежной системы «Элкарт»								
6.2	Международные платежные карты								
7 Обслуживание по системе Е-клиент									
7.1	Подключение системы								
7.2	Стоимость одного комплекта Touch Memoгу								
7.3	Ежемесячная оплата								
8 Электронные деньги									
8.1	Выпуск электронных денег								
8.2	Обналичивание (погашение) электронных денег								
8.3	Переводы между электронными кошельками								
9 Прочие услуги									
9.1	Выдача доверенности								

Код	Наименование услуги	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
				KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
9.2	Услуги ксерокопии								
9.3	Услуги телекса								
9.4	Выдача бланков образца подписей								
9.5	Консультационные услуги								
9.6	Хранение ценностей в банке (в банковских ячейках)								
9.7	Аренда банковских ячеек								
9.8	Оказание брокерских услуг								
9.8	Предоставление прохождения практики/стажировки								
9.10	Оформление, распечатка заявления на перевод								
9.11	Удостоверение доверенностей, оформление распечатки								
9.12	Продажа акцизных марок								
9.13	Обслуживание обменных бюро								
9.14	Выдача справок по просьбе клиентов								
I	Справочно								

*Информация из данного раздела является публичной и может быть использована для размещения на веб-сайте НБКР и в средствах массовой информации

**Указываются декларируемые тарифы на услуги

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

А-1. Расшифровка услуги «Локальные системы денежных переводов»

5. Переводы без открытия счета

5.1. Переводы без открытия счета по системам денежных переводов

5.1.1. Локальные системы денежных переводов

Наименование системы денежных переводов	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
			KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		

**Указываются декларируемые тарифы на услуги

Председатель_____

Главный бухгалтер_____

Исполнитель (ФИО, тел.)_____

A-2. Расшифровка услуги «Международные системы денежных переводов»

5. Переводы без открытия счета

5.1. Переводы без открытия счета по системам денежных переводов

5.1.2. Международные системы денежных переводов

Наименование системы денежных переводов	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
			KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		

**Указываются декларируемые тарифы на услуги

Председатель_____

Главный бухгалтер_____

Исполнитель (ФИО, тел.)_____

A-3. Расшифровка услуги «Системы трансграничных платежей»

5. Переводы без открытия счета

5.2. Переводы по системам трансграничных платежей

5.2.1. Системы трансграничных платежей

Наименование системы денежных переводов	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
			KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		

**Указываются декларируемые тарифы на услуги

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

А-4. Расшифровка услуги «Карты национальной платежной системы «Элкарт»

6. Обслуживание банковских платежных карт

6.1. Карты национальной платежной системы «Элкарт»

Код	Наименование услуги	Наименование платежной карты	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.1.1	Открытие счета									
6.1.2	Выдача карты									
6.1.2.1	магнитная									
6.1.2.2	чиповая									
6.1.3	Комиссия за проведение транзакций									
6.1.3.1	В инфраструктуре своего банка									
6.1.3.1.1	снятие наличных									
6.1.3.1.2	проведение платежей									

Код	Наименование услуги	Наименование платежной карты	Код региона	Валю-та	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.1.3.2	В инфраструктуре других банков									
6.1.3.2.1	снятие наличных									
6.1.3.2.2	проведение платежей									
6.1.3.3	Комиссия за годовое обслуживание									
6.1.3.4	Внос денежных средств на счет									
6.1.3.5	Зачисление средств поступивших безнал. перечислением									
6.1.4	Прочие услуги по картам:									
6.1.4.1	Предоставление выписок по счету									
6.1.4.2	Персонализация доп. карты									
6.1.4.2.1	магнитная									
6.1.4.2.2	чиповая									
6.1.4.3	Восстановление утраченной карты									
6.1.4.3.1	магнитная									
6.1.4.3.2	чиповая									
6.1.4.4	Смена Pin-кода									
6.1.4.5	Внесение в «черный список»									
6.1.4.6	Блокировка карты									
6.1.4.7	Разблокировка карты									
6.1.4.8	Установка POS-терминалов									
6.1.4.9	Начисляемые проценты на среднемесячный остаток карт-счета (% годовых)									
6.1.4.10	Процентная ставка овердрафта (% суточных)									
6.1.4.11	Услуги по претензионной работе (комиссия за возврат карты, рассмотрение претензии, запрос материалов и др.									

**Указываются декларируемые тарифы на услуги

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

А-5. Расшифровка услуги «Международные платежные карты»

6. Обслуживание банковских платежных карт

6.2. Международные платежные карты

Код	Наименование услуги	Наименование платежной карты	Код региона	Валюта	Стоимость услуги**				Причины изменений тарифов	Примечание
					KGS, min	KGS, max	%, min	%, max		
6.2.1	Открытие счета									
6.2.2	Выдача карты									
6.2.2.1	магнитная									
6.2.2.2	чиповая									
6.2.3	Комиссия за проведение транзакций									
6.2.3.1	В инфраструктуре своего банка									
6.2.3.1.1	снятие наличных									
6.2.3.1.2	проведение платежей									
6.2.3.2	В инфраструктуре других банков									
6.2.3.2.1	снятие наличных									
6.2.3.2.2	проведение платежей									
6.2.3.3	Комиссия за годовое обслуживание									
6.2.3.4	Внос денежных средств на счет									
6.2.3.5	Зачисление средств поступивших безнал. перечислением									
6.2.4	Прочие услуги по картам:									

6.2.4.1	Предоставление выписок по счету											
6.2.4.2	Персонализация доп. карты											
6.2.4.2.1	магнитная											
6.2.4.2.2	чиповая											
6.2.4.3	Восстановление утраченной карты											
6.2.4.3.1	магнитная											
6.2.4.3.2	чиповая											
6.2.4.4	Смена Pin-кода											
6.2.4.5	Внесение в «черный список»											
6.2.4.6	Блокировка карты											
6.2.4.7	Разблокировка карты											
6.2.4.8	Установка POS-терминалов											
6.2.4.9	Начисляемые проценты на среднемесячный остаток карт-счета (% годовых)											
6.2.4.10	Процентная ставка овердрафта (% суточных)											
6.2.4.11	Услуги по претензионной работе (комиссия за возврат карты, рассмотрение претензии, запрос материалов и др.											

**Указываются декларируемые тарифы на услуги

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

А-6. Расшифровка «I. Справочно»

Код	Наименование услуг	Код региона	Валюта	Min	Примечание
1 Минимальный остаток на расчетном счете					
1.1	юридические лица				
1.2	физические лица				
2 Минимальный размер вклада					
2.1	юридические лица				
2.2	физические лица				

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

Б. Процентные ставки по депозитам и кредитам в головных офисах и в регионах **

1. Для физических лиц

В процентах годовых

Код региона	Валюта	Депозиты до востребования	0-1 месяц		1-3 месяца		3-6 месяцев		6-12 месяцев		свыше 12 месяцев	
			депозиты	кредиты	депозиты	кредиты	депозиты	кредиты	депозиты	кредиты	депозиты	кредиты
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max

**Указываются декларируемые процентные ставки

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

Б. Процентные ставки по депозитам и кредитам в головных офисах и в регионах **

2. Для юридических лиц

В процентах годовых

Код региона	Валюта	Депозиты до востребования	0-1 месяц		1-3 месяца		3-6 месяцев		6-12 месяцев		свыше 12 месяцев	
			де-по-зиты	кре-ди-ты	де-по-зиты	кре-ди-ты	де-по-зиты	кре-ди-ты	де-по-зиты	кре-ди-ты	де-по-зиты	кре-ди-ты
			min	max	min	max	min	max	min	max	min	max

**Указываются декларируемые процентные ставки

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

В. Процентные ставки по видам кредитов в головных офисах и в регионах **

В процентах годовых

Код	Наименование услуг	Код региона	Валюта	В процентах годовых**		Примечание
				min	max	
1	Кредиты, кроме международных кредитных линий					
1.1	Кредиты на строительство и покупку жилья, включая ипотечные					
1.2	Потребительские кредиты					
1.3	Кредиты на развитие бизнеса					
2	Кредиты по международным кредитным линиям					
2.1	ПММФ ЕБРР					
2.1.1	Экспресс-кредиты					
2.1.2	Микрокредиты					
2.1.3	Малые кредиты					
2.2	Кредиты по другим международным кредитным линиям (на развитие агропромышленного сектора, МАР, АБР, KWF и др.)					

**Указываются декларируемые процентные ставки

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

Г. Приложение 1. Наименование и количество филиалов по регионам

Код региона	Наименование офиса	Количество филиалов
	г. Бишкек (головной офис)	
	Чуйская область (филиалы)	
	Иссык-Кульская область (филиалы)	
	Таласская область (филиалы)	
	Нарынская область (филиалы)	
	Джалал-Абадская область (филиалы)	
	Ошская область (филиалы)	
	Баткенская область (филиалы)	

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

».

– подраздел Г1. «Электронные платежи» раздела 21 «Информация о платежах» изложить в следующей редакции:

«Периодический регулятивный банковский отчет за период с

Наименование банка _____

РАЗДЕЛ 21. Информация о платежах

Г1. Электронные платежи»

	Виды электронных платежей	Количество клиентов	В нацвалюте		В инвалюте		
			Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Код валюты	Объем транзакций
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Интернет-Банкинг						
	г. Бишкек						
	Чуйская область						
	Баткенская область						
	Джалал-Абадская область						
	Иссык-Кульская область						
	Нарынская область						
	Ошская область						

	Виды электронных платежей	Количество клиентов	В нацвалюте		В инвалюте		
			Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Код валюты	Объем транзакций
	Таласская область						
2.	Мобильный банкинг						
	г. Бишкек						
	Чуйская область						
	Баткенская область						
	Джалал-Абадская область						
	Иссык-Кульская область						
	Нарынская область						
	Ошская область						
	Таласская область						
3.	Электронные деньги						
	г. Бишкек						
	Чуйская область						
	Баткенская область						
	Джалал-Абадская область						
	Иссык-Кульская область						
	Нарынская область						
	Ошская область						
	Таласская область						
4.	Другие						
	г. Бишкек						
	Чуйская область						
	Баткенская область						
	Джалал-Абадская область						
	Иссык-Кульская область						
	Нарынская область						
	Ошская область						
	Таласская область						
5.	Всего платежей						
	г. Бишкек	0	0	0	0	0	0
	Чуйская область	0	0	0	0	0	0
	Баткенская область	0	0	0	0	0	0

	Виды электронных платежей	Количество клиентов	В нацвалюте		В инвалюте		
			Кол-во транзакций	Объем транзакций	Кол-во транзакций	Код валюты	Объем транзакций
	Джалал-Абадская область	0	0	0	0	0	0
	Иссык-Кульская область	0	0	0	0	0	0
	Нарынская область	0	0	0	0	0	0
	Ошская область	0	0	0	0	0	0
	Таласская область	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

– подраздел 3. «Отчет о количестве и объемах платежей (переводов) в платежной системе (ПС) _____» раздела 21 «Информация о платежах» изложить в следующей редакции:

«Периодический регулятивный банковский отчет

РАЗДЕЛ 21. Информация о платежах

3. «Отчет о количестве и объемах платежей (переводов) в платежной системе (ПС) _____»

Наименование участника ПС _____

Дата (месяц, год) _____

Наименование ПС _____

Вид ПС _____

Наименование оператора ПС _____

Валюта _____

Дни (день/месяц/ год)	курс валюты	Количество плате- жей (переводов) входящих/исходя- щих	Объем платежей (переводов) входя- щих/исходящих в тыс. единиц валюты
1	2	3	4
Всего за месяц:			
в ин.валюте	входящих		
	исходящих		
в нац.валюте	входящих		
	исходящих		

Валюта

1	2	3	4
Всего за месяц:			
в ин.валюте	входящих		
	исходящих		
в нац.валюте	входящих		
	исходящих		

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

– подраздел М. «Информация о деловой репутации ПС ____»
раздела 21 «Информация о платежах» изложить в следующей
редакции:

«Периодический регулятивный банковский отчет

РАЗДЕЛ 21. Информация о платежах

М. «Информация о деловой репутации ПС _____»

Наименование участника ПС _____
 Дата (месяц, год) _____
 Наименование ПС _____
 Вид ПС _____
 Наименование оператора ПС _____

СМИ					Судебные процессы					Обращения			
Дата публикации	№ публикации	Наименование СМИ	Краткое содержание статьи	Признак статьи (полож/негат)	Истец (ФИО/ должность)	Ответчик (ФИО/ должность)	Предмет спора	Суд, рассматривающий дело	Информация о решении суда	Дата	Вх. №	Краткое содержание обращения	Признак (полож/ негат)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Председатель _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель (ФИО, тел.) _____

».

